

Эртеги Керес
Моисейдин баштапкы бичиги

БАШТАЛГАНЫ



Россиядагы библей биригү
Санкт-Петербург
2012

Серия «Россияның калыктарының тилине
Агару Бичиктин көчүриштери»

ISBN 978-5-85524-462-5

© Перевод, глоссарий, карты, оформление,
Российское Библейское Общество, 2012.

Күндүүлү қычыраачылар!

Слерди Библияның баштапкы бичигиле, Башталганыла, таныштырып турус.

Библия — телекейлик кудай јанының ла конфессиялардың Агару Бичиги, кееркемел литератураның улу кереези. Башталганы Агару Бичикке кирип турган көп тоолу түүкилик бичиктердин бажында туруп жат. Ол Кудай јер-телекейди жайаганының ла Кудайдың албатызының, израильяндардың, түүкизи керегинде куучындайт.

Бичикти алтай тилге Россияның Библей Биригүзи белетеп жазаган. Иште көчүреечилер, эззегетический ле филология редакторлор турушкан. Көчүргенинин чыныгын Библей Биригүлердин Биригүзинин консультанты башкарған. Проекттин текши башкараачызы РБО-ның Санкт-Петербургтагы бөлүги.

Бу бичик библей бичиктерди јебрен еврей тилден эмдиги алтай литературный тилге көндүре көчүрерин баштап жат.

Бичиктинг учында онын тургузылган аайы, кудайлых учурлы ла көчүргенинин ээжилери керегинде адакы сөс, төс учурлу терминдердин, улустын аттарының сөзлиги, ол юйдөги Јебрен Йуук Күнчыгыштын ла Јебрен Палестинаның карталары берилген.

Бичик керегинде алтай тил ле литератураның специалисттери, бичиичилер, кудай јанының биригүлери, конфессиялар бойының күүн — санаазын айдар деп иже-

нип турус. Бис айдылган шүүлтөлөрди шиндел, мынан ары көчүриштерде башкарынар эдис.

Шүүлтөлөрди ийер суру:
191014, Санкт-Петербург, а/я 127, СПб-отделение РБО.

*Клавдия Пиянтинова,
чыгараачы редактор*

Моисейдин баштапкы бичиги

БАШТАЛГАНЫ

1 ¹ Баштап Кудай тенерини ле јерди јайаган.

² Јер кеп-бүдүм юк ло ээн болгон. Анданып јаткан суунын ўстинде карангуй болгон. Онын ўстиле Кудайдын Тыны учуп јўрген.

³ Кудай:

— Јарык болзын — деген.

Јарык боло берген. ⁴ Јарык јакшы болгонын көрөлө, Кудай оны карачкыдан башкалас, ⁵ јарыкты «түш», карачкыны дезе «түн» деп адаган.

Энир кирген, тан аткан — бир күнötкөн.

⁶ Кудай айткан:

— Суунын özöгиле кабага болзын, оны эки жара бөлүзин.

Анайда ла боло берген. ⁷ Кудай кабаганы откүрип, онын алдындагы сууны ўстиндеги суудан бөлиген. ⁸ Кабаганы «тенери» деп адаган.

Энир кирген, тан аткан — экинчи күнötкөн.

⁹ Кудай айткан:

— Тенерининг алдындагы суулар тудушталып, кыртыш ачылзын.

Анайда ла боло берген. ¹⁰ Кудай кыртышты «јер», тудушталган сууларды «талайлар» деп адаган. Кудай көрзө, бу јакшы эмтири.

¹¹ Кудай айткан:

— Јерден özümдер ёссын: ўрендүй олёндөр, ўрен јиилектерлү јүзүн бүдүмдү агаштар.

Анайда ла боло берген. ¹² Жер ёзүмдер ёскүрген: ўрен береечи јўзўн бўдўмдў ёлёндёр; ўрендў юилемектер эке-леечи јўзўн-јўўр агаштар. Кудай кўрзö, бу јакшы эмтири.

¹³ Энир кирген, тан аткан — ўчинчи кўн откён.

¹⁴ Кудай айткан:

— Тўшти тўйнен бўлиирге, јылдын ёйлорин ле Кудайдын байрамдарын, кўндерди ле јылдарды илелеерге тенериде ѡарыткыштар болзын, ¹⁵ олор ѡаркындалып, ёрди ѡарытсын.

Анайда ла боло берген. ¹⁶ Кудай эки ѡарыткыш ѿйаган: јааны тўшти башкарзын, онон кичинеги тўнди башкарзын деп, база јылдыстар ѿйаган. ¹⁷⁻¹⁸ Ёрди ѡарытсын, тўшти ле тўнди башкарзын, ѡарыкты карачкыдан бўлизин деп, Кудай олорды тенериге тургускан. Кудай кўрзö, бу јакшы эмтири.

¹⁹ Энир кирген, тан аткан — төртинчи кўн откён.

²⁰ Кудай айткан:

— Суларда не ле тынар-тындулар кўймырашсын, ёрдин ўстиле, тенерининг тўбили куштар учсын.

²¹ Анайып, Кудай талайдын сўрекей јаан тындуларын, сууда кўймырашкан јўзўн бўдўм не ле тынар-тындуларды, куркунду јўзўн куштарды ѿйаган.

Кудай кўрзö, бу јакшы эмтири. ²² Быларды Кудай алкап, айткан:

— Арбындап ёзигер, талайлардын сууларын толтырыгар. Ёрдин ўстинде куштар кўптозин.

²³ Энир кирген, тан аткан — бежинчи кўн откён.

²⁴ Кудай айткан:

— Жер јўзўн бўдўм не ле тынар-тындулар бўдўрзин: уй-малды, оок тындуларды, јўзўн бўдўм андарды.

Анайда ла боло берген. ²⁵ Кудай јўзўн бўдўм андарды, уй-малды, ёрдин ўстиле кўймырашкан тынар-тындуны ѿйаган. Кудай кўрзö, бу јакшы эмтири.

²⁶ Кудай айткан:

— Биске кеберлеш, бис ошкош кижи јайайлы. Ол талайдын балыктарына, тенеринин күштарына, уй-малга, јерле, јер ўстиле јылып ла јорголоп јўрер тынар-тындуларга ээ ле баш болзын.

²⁷Анайып, Кудай кижиини јайаган, оны Бойына, Кудайга, кеберлеш эткен; эр кижиини ле ўй кижиини јайаган. ²⁸Кудай олорды алкап, айткан:

— Ёзигер, кёптёгёр, јерди толтырып ээлегер. Талайдын балыктарына, тенеринин күштарына, јерле јылып ла јорголоп јўрер тындуларга ээ ле баш болыгар.

²⁹Кудай база айткан:

— Јер ўстинде бар ўрендў ёлёндөрди ончозын, ўрендў јиилектер экелеечи агаштарды ончозын Мен слерге курсак эдип берип јадым. ³⁰Јердин ончо андарына, тенеринин ончо күштарына, јер ўстинде бар тынар-тындуларга дезе ёзўмдердин кёк-јажанын Мен курсак эдип берип јадым.

Анайда ла боло берген. ³¹Кудай Бойынын јайаганын айландыра көрзö, ончозы јакши эмтири.

Энир кирген, тан аткан — алтынчы кўн ёткён.

2 ¹Анайып тенери ле јер, олордогы не-немелер толо јайлган.

² Јетинчи кўнде Кудай Бойынын ижин божоткон, неме этпей амыраган. ³Кудай јетинчи кўнди алкап, агарулаган, ненин учун дезе, јайап, бўдўрип јўрген керектеринин учына чыгып, ол кўнде Кудай амыраган.

⁴Бу тенери ле јердин бўткени, Кудай Кайракан олорды јайлган ёй керегинде куучын. ⁵Ол тушта јerde тайа-јыраада, ёлён-чўп тё ѡюн болгон: Кудай Кайракан јерге јанмыр ийгелек, јerde иштеп, оны кичеейтен кижи ѡюн болгон. ⁶Јерден јўқ буу кўдўрилип, оны сугарган.

⁷Кудай Кайракан јердин тоозынынан кижиини эдип, тумчугынын ўйттерине јўрўмнинг тыныжын ўрўп ийерде, ол тындана берген.

⁸Онон Кудай Кайракан күнчыгышта Эдем деп јерде сад тарып, јайаган кижизин ондо ѡаттыргызып койгон.

⁹Кудай Кайракан садта көрөргө ѡараш, јиилеги јакшы кандый ла агаштар отургысан, садтын ортозында дезе јүрүм берер, кижи јиилегин јизе, јакшыны ла јаманды билип алар агаш ѿскүрген.

¹⁰Эдемнен ағып чыккан суу садты сугарып, онон ары төрт башка айрыланган. ¹¹Олордын бирүзинин ады Пишон, ол алтынла бай Хавила деп ороонды эбира агат.

¹²Ол орооннын алтыны јакшы, ондо база ѡараш јытту чагана ла баалу-чуулу оникс деп таш бар. ¹³Экинчи суу Гихон, ол Күш деп ороонды эбира агат. ¹⁴Үчинчи суу Тигр, ол Ашшурдан күнчыгыштай агат. Төртинчи суу — Евфрат.

¹⁵Эдем садты кичееп көрүп турзын деп, анда кижи ѡаттыргызып, ¹⁶Кудай Кайракан ого јакыган:

— Садта бар агаштардын јиилегин ји, ¹⁷је јаныс ла јийле, јакшыны ла јаманды билип алар агаштыйын јибе. Жизен, ол ло күн ѿлүп каларын.

¹⁸Онон Кудай Кайракан айткан:

— Кижиге јаңысан јўрерге јаман. Ого бойы ошкош болушчы јайайдым.

¹⁹Кудай Кайракан јерде јўзүн-јўйр андар ла күштарды јайап, олорды канайда адаарын көрөргө кижиге экелген.

²⁰Кижи ончо уй-малга, ончо күштарга, ончо андарга ат адаган, је олордын ортозынан бойына болушчы таппаган. ²¹Айдарда, Кудай Кайракан кижини калын уйкуга кийдирип, бир кабыргазын кодороло, ордын этле бөктөгөн. ²²Кабырганан Кудай Кайракан ўй кижини эдип, оны кижиге экелген. ²³Кижи:

— Бу эмди сөёгимнен бүткен сөök, эдимнен бүткен эт — деген. — Эр кижинен алылган учун, ол ўй кижи деп адалар.

²⁴Онын учун эр кижи ада-энезин артырып, ўйиле журтап, оныла бир эт-кан боло берет.

²⁵Эр кижи ле ўй кижи экилези кызыл-јыланаш болгондор, ёе онон уйалбайтандар.

3 ¹Кудай Кайракан жайаган ончо андардын эн сүмелүзини жылан болгон. Ол ўй кижинен сураган:

— Садтагы агаштардын бирүзинин де жиилегин Кудай слерге јидиртпей турганы чын эмеш пе?

²Ўй кижи каруузын жандырган:

— Биске агаштардын жиилегин жиирге жараар, ³ёе Кудай айткан: «Садтын ортозындагы агаштын жиилектерин жаңыс жибекер, олорго тийбекер де, онон башка ёлүп каларыгар».

⁴ Жылан:

— Ёлбözигер — деген. — ⁵Кудай билер: слер олорды жизегер, көстөригер ачылып, жакшыны ла жаманды билер кудайларды боло береригер.

⁶Ўй кижи көрзө, ол агаштын жиилектери жакшы, көрөргө жарааш ла билгир бергедий. Ол жиилекти ўзүп, јип ийген. Йобёнине база берген, ол до јип ийген. ⁷Экилезинин көстөри ачылып, кызыл-јыланаш болгондорын көрүп, смоква агаштын жалбырактарын тизеле, курчанып алгандар.

⁸Серўён эзин согордо, олор садта базып јўрген Кудай Кайраканнын табыжын угала, агаштар ажыра жажына бергендер.

⁹— Сен кайда? — деп, Кудай Кайракан кижиге баштанган.

¹⁰Онызы каруузын жандырган:

— Сенин садта базып јўргенинди угала, коркып, жажына бердим, ненин учун дезе мен кызыл-јыланаш.

¹¹— Сени кызыл-јыланаш деп, сеге кем айтты? — Кудай Кайракан сураган. — Мен сени жибе деген агаштын жиилегин јидин бе?

¹²Кижи каруузын жандырган:

— Сен берген ўй кижи меге бу жиилектерди берерде, мен јигем.

¹³ — Сен не мынайда кылышын? — Кудай Кайракан ёй кижинен сураган.

Онызы каруузын жандырган:

— Мен жыланынг мекезине кирип, жидим.

¹⁴ Айдарда, Кудай Кайракан жыланга айткан:

— Мыны кылышынганин учун ончо уй-мал ла ончо андар ортодо каргышка калдын: бастыра жүрүмине ичинле жылып, тоозын жип азыранарын. ¹⁵ Сенин ле ёй кижини ѡштүлөр эдерим, сенин балдарын онын балдарынын ѡштүлери болор. Олор сенин бажынды жара чабар, сен дезе онын чончойына чагарын.

¹⁶ Кудай Кайракан ёй кижиге айткан:

— Барланып, шыралап жүрерин, балдарынды кыйналып табарын. Ёбёнине тартылып жүрерин, онын дезе сенин бийин болор.

¹⁷ Кижиге дезе Кудай Кайракан айткан:

— Мен сеге ол агаштын жиилегин жибе дегем, сен дезе, ёй кижинин сөзин угуп, оны ўзёп жидин. Сенин учун жер каргышка калды: кажы ла күн, бастыра жүрүмине жерден бүткен не-немени күчин салып, шыралап табарын. ¹⁸ Ол сеге тегенектү жыраалар ѡскүрер, жаланынг ёлениле азыранарын, ¹⁹ кара терге түжүп, калажына јединерин. Онон туулган жерине бурыларын: тоозыннан бүткен бойын ойто тоозын болуп каларын.

²⁰ Адам-Кижи ўйин Ева деп адаган, ненин учун дезе ол жер ўстинде улустынг ончозынын энези.

²¹ Кудай Кайракан тындулардын терелеринен кийим эдип, кижини ле онын ўйин кийиндириген. ²² Онон Кудай Кайракан айткан:

— Кижи бистин бирёбистий болуп калды: јакшыны ла жаманды билип алды. Мёнкү болорго, жүрём берер агаштын жиилегин ўзёп жибезин бе!

²³ Мынайда Кудай Кайракан кижини Эдемдеги јемишликтен чыгара сүрген — жерден бүткен бойы жерде иштеп, оны кичеезин деп. ²⁴ Кижини сүрүп ийеле, жүрүмнин агажы

жаар барган јолды каруулдазын деп, Эдем јемишилкитин күнчыгыш јанына херувимдерден ле бастыра јанынан корулап турар от-жалбышту кылыштан каруул тургускан.

4 ¹Адам-Кижи бойынын ўйиле, Евала, билишкен. Ева барланып, уулын, Каинди, таап айткан:

— Кайраканын болужыла мен кижи таптым!

²Оноң Авельди, Каиннинг карындажын, тапкан.

Авель кой кабырган, Каин дезе јер ижинде иштеген.

³Öй једип, Каин Кайраканга түжүминен сый эткен.

⁴Авель ўүринде озо чыккан кураандардын эн артыгын экелген. Кайракан Авельдин сыйын јараткан, ⁵Каиннинг сыйын јаратпаган. Каин чугулданып, чырайы бўркўле берген.

— Неден улам чугулданын? — деп, Кайракан Каиннен сураган. — Неден улам чырайын бўркўлди? ⁷Жакшыны эдип турган болzon, бажынды кўдўр. Ондый эмес болзо, иргееде кинчек бар. Ол сени бойына тартып јат, же сен ого бажынды бербезин.

⁸Каин Авель карындажына:

— Жаланга барак — деген.

Жаланда Каин Авельге чурап барада, оны ёлтўрип койгон.

— Авель, карындажын кайда? — Кайракан Каиннен сураган.

Каин каруу јандырган:

— Билбезим. Мен карындажыма каруулчык эmezim?

¹⁰— Сен нени кылынып салдын? — деп, Кайракан айткан. — Карындажыннын тёгўлген каны Менен болуш сурап јайнайт. ¹¹Карындажыннын канын ичкен јер сени каргап койды. ¹²Мынан ары Јерде канча да кире иштеп, оны кичеезен, ол сеге кўчин бербес; бўгўннен ала сўрдўрип, тенип јўрерин.

¹³— Андый jaan кезедўге мен чыдажып болбозым — деп, Каин айткан. — ¹⁴Сен мени јер ўстишинен сўрўп јадын, мен Сенен јажынып каларым. Мен сўрдўрўде, тенибер — мени туштаган ла кижи ёлтўрип койор аргалу.

¹⁵ Же Кайракан айткан:

— Каинди ёлтүрген кижиңиң жети кат оч алылар.

Туштаган улустың кемизи де Каинди ёлтүрбезин деп, Кайракан ого аңылу темдек эдип койгон. ¹⁶ Каин Кайраканнан ырап, Эдемнен күнчыгыштай Нод деп ороондо јуртаган.

¹⁷ Каин ўйиле билишкен, ўи барланып, Ханох деп уул тапкан. Каин ол айда тудуп турган калазын уулының адыла Ханох деп адаган.

¹⁸ Ханох Ирад деп уулду болгон, Ирад — Мехиаэл, Мехиаэл — Метушаэл, Метушаэл — Ламех деп уулдарлу болгондор. ¹⁹ Ламех эки кижи алган: бирүзинин ады Ада, экинчизинин — Цилла. ²⁰ Ада Явал деп уул тапкан, Явалдан кийис айылдарда јадып, мал кабырып јўрер улус таркаган. ²¹ Явалдын Ювал деп карындажынан киннорло ойноор, шоорлоп јўрер улус таркаган. ²² Цилла Тувал-Каин деп уул тапкан, онон жес ле темир сулаачы устар таркаган. Тувал-Каинде Наама деп сыйын болгон.

²³ Ламех бойынын ўйлерине айткан:

— Мени угыгар, Ада ла Цилла! Мен нени айдарым — угыгар, ўйлерим! Мени шыркалаарга уумзанган эр де кижиңи, согорго сананган жиит те кижиңи ёлüm сакыр. ²⁴ Каин учун жети кат оч алылар, Ламех учун дезе — жетен жети катап.

²⁵ Кижи-Адам ўйиле база ла билишкен. Ўи уул бала таап, оны Шет деп адаган — онызы: «Каин ёлтүрген Авельдин ордына Кудай меге јаны бала берди» — дегени. ²⁶ Шет уулду болуп, оны Энош деп адаган.

Онон ло бери улус Кайраканга онын адын адап, баштанар боло берген.

5 ¹ Бу Адам ла онын калдыктары керегинде қуучын.

Кудай кижиңи жайаарда, Бойина түней эткен. ² Ол эр кижи ле ўи кижиңи жайап алкаган, олорды «кижи» деп адаган.

³ Адам жүс одус јаштуда бойына кеберлеш уулду болуп, Шет деп адаган. ⁴ Шет туулган кийнинде, Адам сегис жүс жыл жүрүп, база уулдарлу ла кыстарлу болгон. ⁵ Ол тогус жүс он эки јаш жажап божогон.

⁶ Шет жүс беш јаштуда Энош деп уулду болгон. ⁷ Энош туулган кийнинде, Шет сегис жүс жети жыл жүрүп, база уулдарлу ла кыстарлу болгон. ⁸ Шет тогус жүс он эки јаш жажап, јада калган.

⁹ Энош тогузон јаштуда Кенан деп уулду болгон. ¹⁰ Кенан туулган кийнинде, Энош сегис жүс он беш жыл жүрүп, база уулдарлу ла кыстарлу болгон. ¹¹ Энош тогус жүс беш јаш жажап, јада калган.

¹² Кенан жетен јаштуда Махалалэл деп уулду болгон. ¹³ Махалалэл туулган кийнинде, Кенан сегис жүс төртөн жыл жүрүп, база уулдарлу ла кыстарлу болгон. ¹⁴ Кенан тогус жүс он јаш жажап, јада калган.

¹⁵ Махалалэл алтан беш јаштуда Эред деп уулду болгон. ¹⁶ Эред туулган кийнинде, Махалалэл сегис жүс одус жыл жүрүп, база уулдарлу ла кыстарлу болгон. ¹⁷ Махалалэл сегис жүс тогузон беш јаш жажап, јада калган.

¹⁸ Эред жүс алтан эки јаштуда Энох деп уулду болгон. ¹⁹ Энох туулган кийнинде, Эред сегис жүс жыл жүрүп, база уулдарлу ла кыстарлу болгон. ²⁰ Эред тогус жүс алтан эки јаш жажап, јада калган.

²¹ Энох алтан беш јаштуда Метушелах деп уулду болгон. ²² Метушелах туулган кийнинде, Энох Кудайдын алдында ўч жүс жыл жүрүп, Ого бүдүп, база уулдарлу ла кыстарлу болгон. ²³ Энох ўч жүс алтан беш јаш жажаган. ²⁴ Ол Кудайдын алдында жүрүп, Ого бүдүп, ак-ярыктан ыраган: Кудай оны Бойына алган.

²⁵ Метушелах жүс сегизен жети јаштуда Ламех деп уулду болгон. ²⁶ Ламех туулган кийнинде, Метушелах жети жүс сегизен эки жыл жүрүп, база уулдарлу ла кыстарлу болгон. ²⁷ Метушелах тогус жүс алтан тогус јаш жажап, јада калган.

²⁸ Ламех јүс сегизен эки јаштуда уулду болгон. ²⁹ «Бу уул Кайраканың каргыжы јеткен јерде бистинг эдип јўрген ижиске токунал экелер» — деп айдып, оны Ной деп адаган. (Ной — амыр-энчў дегени). ³⁰ Ной туулган кийнинде, Ламех беш јүс тогузон беш јыл јўрўп, база уулдарлу ла кыстарлу болгон. ³¹ Ламех јети јүс јетен јети јаш јажап, јада калган.

³² Ной беш јўс јаштуда Сим, Хам ла Яфет деп уулдарлу болгон.

6 ¹ Јер-ўстинде улус ёзўп кёптёгён. Олордын кёп сабазы кыс балдарлу болгон. ² Кудайдын уулдары улустын кыстары ѡарашиб болгонын кёрўп, санаа-кўёни јеткениле биригип турган.

³ Кайракан айткан:

— Менинг тыныжым кижида ўргўлиге болбос, ненин учун дезе ол јўк ле эт-кан. Онын јўрер кеми јўс јирме јаш болзын.

⁴ Ол ёйлёрдö лё соондо јер-ўстинде алыш-кезерлер болгон, ненин учун дезе Кудайдын уулдары улустын кыстарыла ўйукттайтан, кыстар олордон балдар табатан. ёткён ёйлёрдин баатырлары олор бойлорынын ады-јолын макка чыгаргандар.

⁵ Јер-ўстинде улустын кинчек-јаманы ажынып, јаманды ла эдейин деп јаантайын ўстўгип јўргендерин кёрўп, ⁶ јер-ўстинде улусты не јайадым болбогой деп Кайраканың јўргеги ачула толгон: ⁷ «Жайаган улузымды ончозын јер ўстинен кыратам, олорло кожо малды да, јылып ла јорголоп јўрер тындуларды да, күштарды да јоголторым. Олорды не јайадым болбогой» — деп кородоп айдынган:

⁸ Кайракан јаныс ла Нойды јараткан.

⁹ Бу Ной ло онын калдыктары керегинде куучын.

Ол ёйдö јўрген улустан јўк ле Ной ару ла јек ѡюк болгон. Ной Кудайдын алдында кинчек этпей јўрген. ¹⁰ Ол Сим, Хам ла Яфет деп уулдарлу болгон.

¹¹ Жерден Кудайдын күүни јангандын: ол неге де јарабас болуп ўрелип, јаман керектерле толгон. ¹² Кудай кörзö, јер неге де јарабас болуп ўрелип, анда јўргендер јолынан астыгып калтыр. ¹³ Айдарда, Кудай Нойго айткан:

— Мен јерде јўргендерди ончозын ѡюк эдип саларым: олор јаман керектериле јерди толтырган. Мен олорло кожно јерди јоголторым.

¹⁴ Је сен бойына гофер агаштан јаан кереп тудуп, ондо бўлўнтилер эт, ичи-тыштын тёгöttö. ¹⁵ Онын узуны јетен беш, тууразы он ўч, бийиги сегис кулаш болзын. ¹⁶ Керепте јабынчынын алдында чаканакча кўзнöк эт. Келтейинде эжик эт. Керепте баштапкы, экинчи ле ўчинчи кат болзын.

¹⁷ Мен јерге чайык чыгарып, тенери алдында тынышту не ле немени кырып койорым. Јерде бар ончо неме кырылып калар.

¹⁸ Је, сениле Мен ѡюптёжў тургузарым. Ол аайынча сен бойын, уулдарын, ўйин, келиндеринг керепке отуравыгар.

¹⁹ Керепке анайда ок тирў артсын деп, бойынла кожно ончо тынар-тындудан эркектў-тижилў эдип эжерлеп аларын:

²⁰ кажы ла бўдўм куштардан, малдан, андардан, јылып ла јорголоп јўрер тынар-тындунаан эжерлежип, тирў артарга, сениле кожно керепке кирзин. ²¹ Йўзён-јўёр курсактан азык эдип ал: бойына да, олорго до курсак болор.

²² Ной ончозын Кудайдын јакарганынча эдип койгон.

7 ¹ Кайракан Нойго айткан:

— Сен бойын биленле керепке киригер. Мен кўрзём, эмди јўрген улустын ончозынан јаныс сен Менинг алдында чындык эмтириин. ² Йўзён малдын аруларын эркектў-тижилў эдип, јети эжерден, арткан малдын ару эместерин эркектў-тижилў эдип, бир эжерден, ³ анайда ок тенерининг јўзён-јўёр куштарын эркектў-тижилў эдип, јети эжерден ал. Јерде олордын угы ўзўлбезин. ⁴ Јети кўннин бажында Мен тёртён тўш ле тёртён тўнгэ улай

јерге јааш ийип, ончо јайаганымды јердин ўстинен кырып койорым.

⁵ Ной Кайраканын јакарганынча ончозын эткен.

⁶ Чайык ёйинде Ной алты јўс јашту болгон. ⁷ Ной, онын уулдары, ўйи, келиндери чайыктан аргаданып, керепке киргендөр. ⁸ Малдын арузынан ла ару эмезинен, күштардан, јердин не ле тынар-тындузынан ⁹ эркеги-тижизиле эжерлекип, Нойло кожо керепке кирген. Анаидә этсин деп, Нойго Кудай јакарган.

¹⁰ Жети күннин бажында чайык чыккан.

¹¹ Ной алты јўс јашка барып јадарда, јылдын экинчи айынын он јетинчи күннинде анданып јаткан суулар адышып, тенери тежилип, ¹² төртөн түш ле төртөн түнгө улай јааш јааган.

¹³ Шак ол күн Ной, онын уулдары Сим, Хам ла Яфет, ўйи, келиндери керепке киргендөр. ¹⁴ Олорло кожо бүдүм бүдүмиле ончо андар, мал, тынар-тынду, учар күштар болгондор. ¹⁵ Олор ончозы: тынып јўрген кандый ла бўдўм тындулар — Нойдын керебине эжерлекип, ¹⁶ кажы ла бўдўмнен эркектў-тижилў кирген. Анаидә этсин деп, Нойго Кудай јакарган.

Онон Кайракан Нойдын кийнинен керептин эжигин јаап ийген.

¹⁷ Чайык төртөн күн улалган. Суу кирип, керепти јерден ёрё кўдўрген, кереп јўзўп ийген. ¹⁸ Суу там ла кирип, јерди айдары юқ алыш турган, кереп дезе суула јўзўп јўрген. ¹⁹ Јerde суу там кўдўрилип, тенери алдындағы ончо сўмерлерди бўркеп, ²⁰ қырлардын ўстиле төрт кулашка кўдўрилип, олорды кёмўп ийген.

²¹ Јер-Жынгиста јўрген ончо неме: күштар, мал-аш, андар, не ле тынар-тынду, улус — сууга чончўп божогондор. ²² Јerde конжорыла тынып јўрген ончо неме олгён.

²³ Јердин ўстиндеги ончо неме: улус, мал, јылып ла ѡрголоп јўрер не ле тынар-тынду, тенеринин күштары — бас-

тыразы кырылган. Іаңыс Ной ло оныла кінші керепте болгондор ти्रү арткан.

²⁴ Чайык жүс бежен күн улалган.

8 ¹Нойды, оныла кінші керепте болгон јерлик андарды ла азыранты малды Кудай эске алган. Кудай јерге салқын ийерде, суулар көпчибей барган.

²Суулар ордына кирип, тенгеринің тежигі жабылып, жаңмыр токтогон. ³Суу жүргеери јерден тартылып, жүс беженинчи күнде жабызап баштаган. ⁴Жетинчи айдын он жетинчи күнинде кереп Арааттың кырларында токтогон. ⁵Суу табынча жабызап, он ай өткөн. Онынчы айдын баштапкы күнинде кырлардың баштары көрүніп келген.

⁶ База төртөн күн өдөрдө, Ной бойы эткен көзнөкти ачып, ⁷кускунды божодып ийген. Кускун учуп чыгала, жер суудан кургагалак учун, ырада учуп болбой айланыжып турған.

⁸Оноң Ной, жерде суу тартылган ба деп билерге, күүлени божоткон. ⁹Же күйле отурап жер таппай, керепке бурылган: ончо жер сууның алдында болгон. Ной колын сунуп, күйлени керепке кийдирип алган.

¹⁰Ной база жети күн сакыйла, күйлени такып божоткон.

¹¹Күйле энирде бурылган, чокыжында олива агаشتың жалбырагы болгон. Анайып, Ной чайык токтоп калганын билип алган. ¹²База жети күн сакыйла, күйлени божодордо, ол бурылбаган.

¹³Ной алты жүс бир жашка барып жадарда, баштапкы айдын баштапкы күнинде суу жерден тартылган. Ной керептин жабынчызындағы көзнөкти ачып көрөрдө, жердингүйстінде суу курғап жаткан.

¹⁴Экинчи айдын жирме жетинчи күнинде жер курғап каларда, ¹⁵Кудай Нойго айткан:

¹⁶— Сен бойын, ўйин, уулдарын, келиндеринг керептен چыгыгар. ¹⁷Бойынла кінші ончо тындуларды: күштарды,

малды, јерле јылып, јорголоп јўрер не-немелерди — чыгар. Олор јер сайын таркап, ѡссин, көптөзин.

¹⁸ Ной, онын уулдары, ўйи, келиндери керептен чыгып келгендер, ¹⁹ ээчиде андар, оок тындулар, күштар, јerde јўргендер ончозы бўдўм бўдўмиле чыккандар.

²⁰ Ной Кайраканга тагыл тургузып, ару тындулардын ла күштардын ончо бўдўмдеринен бўткўлинче ёртўп, тайган. ²¹ Тайылгалардын јараш јыдын тынып, Кайракан Бойына айткан:

— База качан да улус учун јерди каргабазым. Олор канчын јиит туштан ала јаманды ла эдейин деп јўрзе де, Мен эмди чилеп, ончо тынар-тындуны кырбазым. ²² Јер бар тушта, јажына аш ўренделер ле кезилер, соок ло изў, јай ла кыш, тўш ле тўн болор.

9 ¹Кудай Нойды ла онын уулдарын алкап, айткан:

— Ёзўп, көптўп, јерди толтырыгар. ² Јердин ончо андары, тенерининг ончо күштары, јerde јўргендер ончозы, талайдын ончо балыктары слерден коркып, сертил деп јўрзин: олор слердин колыгарга берилген. ³ Баштап слерге јажыл ёзўмдер берген эдим, эмди дезе курсак эдип ончо тындуларды берип јадым. ⁴ Ё канду этти јибергер, ненин учун дезе, кан — ол тын. ⁵ Слердин тёгўлген каныгар, кыйылган тынар учун Мен оны кылынганинан: ан да болзын — карындажынын тынына јеткен кижи де болзын, каруузын некеерим. ⁶ Кем кишининг канын тёксё, онын бойынын канын база кижи тёгёр: ненин учун дезе кижи Кудайдын кебериле јайлган. ⁷ Слер дезе ёзигер, көптёгёр, јерге таркап, ума юк болыгар!

⁸ Онон Кудай Нойго ло онын уулдарына айткан:

⁹⁻¹⁰ — Мен слерле, слердин келер калдыктарыгарла, керептен чыккан ончо тынар-тындуларла: күштарла, малла, андарла, јердин ончо тындуларыла — ёптёжў тургузып јадым. ¹¹ Мен слерди колтыгымнын алдына алып јадым: чайык тынар-тындуны база качан да кырбас, јерди чайык база качан да ээнзиретпес.

¹² Кудай айткан:

— Слерле, ончо тынар-тындула ўргүлжиге Мен тургужып жаткан јөптөжүнин темдеги: ¹³ Мен булуттарга ожжаамды — солоныны илип жадым. Ол Мен ле Јерде бар тынар-тынду ортодо јөптөжүнин темдеги. ¹⁴ Булуттарла јердин ўстин бўркезем, булуттарда солоны кўренип турар. ¹⁵ Ол тушта Мен слерле, ончо тынар-тындула тургускан јөптөжўмди эзедерим — тынар-тындуны қырас чайык база качан да чыкпас. ¹⁶ Булуттарда солоны болор, Мен оны кўрўп ийзем, јерде јўргендерле тургускан мёнкўлик јөптөжўмди эске алыш турарым.

¹⁷ Кудай Нойго айткан:

— Бу — јerde јўргендерле ончозыла Мен тургузып жаткан јөптөжүнин темдеги.

¹⁸ Керептен чыккан Нойдын уулдары Сим, Хам ла Яфет. Хам — Ханаананын адазы. ¹⁹ Бу ўчў Нойдын уулдары, олордон јер ўстинде бастыра албатылар таркаган.

²⁰ Ной јер ижин иштеген, ўзўмнинг садын тарып ёскўрерин ол баштаган. ²¹ Ной аракы ичеле, эзирик, бойынинг айылында қызыл-јылангаш жаткан. ²² Онын јылангаш болгонын Ханаананын адазы Хам кўрёлёт, эки аказына айткан. ²³ Оны уккан Сим ле Яфет кийим алыш, јардона арта салала, чадырга тескерлеп кирген, адазынинг қызыл-јылангаш эдин ѡапкандар. Олор тескерлеп кирген учун, адазынын јылангаш болгонын кўрбёгёндар.

²⁴ Ной серип, ойгонып келеле, кичў уулы оныла канайда қылышганын билип, ²⁵ айткан:

— Ханаанан каргатты! Агаларына кулдардын қулы болзын!

²⁶ База айткан:

— Кайракан, Симнинг Кудайы, алкалзын! Ханаанан дезе акаларынын қулы болзын. ²⁷ Кудай Яфеттин ээлленген јерлерин элбетсин! Яфет Симнинг айылдарында ѡуртазын! Ханаан дезе онын қулы болзын.

²⁸Чайыктын кийнинде Ной база ўч јўс бежен јыл јўрген.

²⁹Ной тогус јўс бежен јаш јажап, јада калган.

10 ¹Бу Нойдын Сим, Хам ла Яфет деп уулдарынын угы-тёзи керегинде куучын. Чайыктын кийнинде Сим, Хам ла Яфет балдарлу болгон.

²Яфеттин уулдары: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех ле Тирас. ³Гомердинг уулдары: Ашкеназ, Рифат ла Тогарма. ⁴Яваннын уулдары: Элиша, Таршиш, анайда ок киттейлер ле роданейлер. ⁵Олор талайды јакалай ороондордо јуртаган. Олордын јаткан јерлери, ук-тёстёри ле ук-албатылары андый, кажызында ла бойынын тили болгон.

⁶Хамнын уулдары: Куш, Мицраим, Пут ла Ханаан.

⁷Күштын уулдары: Сева, Хавила, Савта, Раама ла Савтеха. Рааманын уулдары: Шева ла Дедан.

⁸Куш база Нимрод деп уулду болгон. Нимрод ак-јарыкта ады-чуузы чыккан баштапкы јуучыл, ⁹Кайраканын көзинде улу анчы болгон. Онын да учун: «Нимрод ошкош кижи ол, Кайраканын алдында јўрген улу анчы» — деп, кеп сös јўрет. ¹⁰Онын каандыгы озо баштап Шинар ороондогы Вавилон, Урук, Аккад ла Халне болгон. ¹¹Бу орооннон ол Ассур дёён јўре берген. Анда Ниневияны, Реховот-Ирди, Калахты, ¹²анайда ок Ниневия ла Калахтын ортозында тас каланы, Ресенди, туткан.

¹³Мицраимнин угы-тазылы: лудейлер, анамейлер, лехавейлер, нафтухейлер, ¹⁴патрусейлер, каслухейлер, кафторяндар, олордон филистимдер бўткен.

¹⁵Ханааннан бўткендери: тун уул Сидон, Хетт, ¹⁶евусейлер, аморейлер, гиргашейлер, ¹⁷хиввейлер, аркейлер, синейлер, ¹⁸арвадейлер, цемарейлер ле хаматейлер. Сонында Ханааннан бўткен ук-албатылар ёр сайын тарап-таркаган. ¹⁹Олор Сидоннон ала Герара јаар Газага јетири, Содом, Гоммора, Адма ла Цевоим јаар Лашага јетири јерлерди ээлеген.

²⁰Хамның калдықтары, олордың тилдери, јерлери, уктостöри ле ук-албатылары андый болгон.

²¹Сим де балдарлу болгон. Ол — Эвердин ончо уулдарының ада-обöкөзи, Яфеттин jaан агазы. ²²Симнин уулдары: Элам, Ашшур, Арпахшад, Луд, Арам. ²³Арамның уулдары: Уц, Хул, Гетер ле Маш. ²⁴Арпахшад Шелах деп уулду болгон, Шелах Эвер деп уулду болгон.

²⁵Эвер эки уулду болгон: бирүзин Пелег (Ырынты) деп адаган, ненин учун дезе ол юйдö јер ўлелген, экинчизинин ады — Йоктан. ²⁶Йоктанда мындык уулдар болгон: Алмодад, Шелеф, Хацармавет, Ярах, ²⁷Хадорам, Узал, Дикла, ²⁸Овал, Авимаэл, Шева, ²⁹Офир, Хавила ла Йовав. Былар ончозы Йоктанның уулдары. ³⁰Олордың јерлери Мешанан ала күнчыгыш jaар Сефардың кырларына жетире болгон.

³¹Симнин калдықтары, олордың тилдери, јерлери, уктостöри ле ук-албатылары андый болгон.

³²Нойдың уулдарының калдықтары андый болгон, олордон андый албатылар бүткен. Чайыктың кийнинде јер ўстинде албатылар олордон бүдöп таркаган.

11 ¹Ол юйдö бастыра телекейде бирлик тил, бир түней сөстöр болгон. ²Улус күнчыгыштан барып, Шинар ороондогы özökкö једип, анда јуртай берген.

³— Той балкаштан кирпичтер эдип, отло ѡртöп кадыралыктар — деп, олор бой-бойлорына айдышкан.

Анайып, таштың ордына кирпич, череттин ордына сары тögöt тузаланып баштагандар.

⁴— Тенериге жетире столмолу кала тудалы — олор јöп-тöшкönдöр. — Анайып, ады-жолысты макка чыгарып, јер сайын тарап-таркап, изис јок болуп, јылыйып калбазыс.

⁵Улустың тудуп јаткан калазын ла столмозын кöröргö, Кайракан тенериден түшкен. ⁶Кайракан:

— Бир калык бу, ончозының тили јаңыс — деген. — Олор эздeten керегин баштап алган, эдейин дегенин этпеген-

че, токтобос. ⁷Олорго түжүп, тили-оозын колыштырып, эрмек-куучынын аайлашпас эдип койоктор.

⁸Оноортынаң Кайракан улусты јер сайын таркадып ийген, кала жетире тудулбай артып калган. ⁹Оның учун бу кала Вавилон деп адалган — анда Кайракан јер-ўстинин ончо улузының тилин колыштырып, јер сайын таркаткан.

¹⁰Бу Сим ле оның калдыктары керегинде куучын.

Чайыктың кийнинде, эки јылдың бажында, јüs јашту Сим Арпахшад деп уулду болгон. ¹¹Арпахшадтың кийнин Сим беш јüs јыл јүрген, база уулдарлу ла кыстарлу болгон.

¹²Арпахшад одус бештүде Шелах деп уулду болгон.

¹³Шелах туулган кийнинен Арпахшад төрт јüs ўч јыл јүрген, база уулдарлу ла кыстарлу болгон.

¹⁴Шелах одустуда Эвер деп уулду болгон. ¹⁵Эвер туулган кийнинен Шелах төрт јüs ўч јыл јүрген, база уулдарлу ла кыстарлу болгон.

¹⁶Эвер одус төрттүде Пелег деп уулду болгон. ¹⁷Пелег туулган кийнинен Эвер төрт јüs одус јыл јүрген, база уулдарлу ла кыстарлу болгон.

¹⁸Пелег одустуда Рей деп уулду болгон. ¹⁹Реуның кийнинен Пелег эки јüs тогус јыл јүрген, база уулдарлу ла кыстарлу болгон.

²⁰Рей одус экилүде Серуг деп уулду болгон. ²¹Серуг туулган кийнинен Рей эки јüs жети јыл јүрген, база уулдарлу ла кыстарлу болгон.

²²Серуг одус јаштуда Нахор деп уулду болгон. ²³Нахор туулган кийнинен Серуг эки јüs јыл јүрген, база уулдарлу ла кыстарлу болгон.

²⁴Нахор јирме тогус јаштуда Терах деп уулду болгон.

²⁵Терах туулган кийнинен Нахор јüs он тогус јыл јүрген, база уулдарлу ла кыстарлу болгон.

²⁶Терах жетен јаштуда Аврам, Нахор ло Харан деп уулдарлу болгон.

²⁷Бу Терах ла онын калдыктары керегинде куучын.

Терах Аврам, Нахор ло Харан деп уулдарлу болгон. Харан Лот деп уулду болгон. ²⁸Харан бойы, адазы Терах эзен тушта, төрөл јеринде, Ур Халдейде, јада калган. ²⁹Аврам ла Нахор айыл туткан. Аврамнын ўйинин ады Сара болгон, Нахордыйынын — Милька. Милька Хараннындызы болгон (Харан Милька ла Искенин адазы). ³⁰Сара бала таппас болуп бўткен, ондо бала ѡок болгон.

³¹Терах Ур Халдейден чыгып, ханаан јерине ууланган. Оныла кожно уулы Аврам, барказы Лот (Хараннын уулы), келди Сара (Аврамнын ўйи) болгондор. Олор Харранга једеле, анда јуртай берген. ³²Терах Харранда эки јўс беш јаштуда јада калган.

12 ¹Кайракан Аврамга айткан:

12 — Ороонынды, јуук улузынды, аданнын айлы-јуртын артырып, Мен сеге айдып берген јерге бар. ²Мен сенен улу калык бўдўрерим, сени алкап, адунды кўдўре-рим: улус сени адап, бой-бойын алкаар. ³Мен сени ал-кап тургандарды алкаарым, сени каргап тургандарды каргаарым. Сен ажыра јердин ончо калдыктары алкалар.

⁴Кайраканнан айтканынча, Аврам јеринен јўрўп ийген; оныла кожно Лот барган. Аврам Харраннан чыгып баарарда, јeten беш јашту болгон. ⁵Ол бойыла Сара ўйин, Лот ачызын, ар-жоёжозин, Харрандагы ончо улузын алышп, олорло кожно Ханаан јерине ууланган.

Олор Ханаанга једип, ⁶Шехемнин јуугында эрмен агаштарлу Морэ деп јерге келген. Ол тушта бу јerde ханаанейлер јуртаган, ⁷је Аврамга Кайракан кўрёлип:

— Мен бу јерди сенин калдыктарына берерим — деп айткан.

Анда Аврам Кайраканга тагыл тургускан.

⁸Онон Аврам Бет-Элдин кўнчыгыш јанында турган кырларга ууланып, анда бойынын кийис айылдарын тургускан. Айдарда, онын кўнбадыш јанында Бет-Эл, кўнчыгышта дезе Гай болгон. Анда Аврам Кайраканга

тагыл тургузып, Кайраканның адын адап бажырган.

⁹Оноң түштүкти — Негевти — көстөп барган.

¹⁰Ороондо ачана-торо башталган. Ачана-торо тынып турарда, Аврам Египет jaар ууланган. ¹¹Египетке јууктап келеле, Сарага айткан:

— Сени јараш ўй кижи деп билерим — ¹²Египеттин улузы сени көрөлө, «Менин ўйим деп билип ийер. Мени олтүрип, сени дезе тирў артырап. — ¹³Олорго сен менин сыйным деп айт, ол тушта ончозы јакшы болор: сен менин јўрўмимди аргадап аларын».

¹⁴Аврам Египетке келерде, Египеттин улузы Сара сўрекей јараш ўй кижи деп көрўп ийгендер. ¹⁵Кёдочилер Сараны көрөлө, онын јаражын фараонго мактагылап, оны фараонның оргөзине экелгендер. ¹⁶Саранын шылтузында Аврамның керектери јакшы ёдўп турган: ондо оок ло юон мал, эштектер, кулдар, кул ўй де улус, тижи эштектер де, тёйлёр дў болгон.

¹⁷Je Кайракан фараонго ло онын јуук улузына Аврамның ўйи Сара учун jaан тўбек, јобол ийген. ¹⁸Фараон Аврамды бойына қычырып, айткан:

— Сен не анайда эттин? Ол сенин ўйин деп, меге не айтпадын? ¹⁹Ненин учун оны сыйным дедин? Онын учун мен оны алдым. Эмди ўйинди алып, мынан бар.

²⁰Фараон Аврамды ўйиле, бары-јогыла ороонынан јўрзин деп јакарган.

13 ¹Аврам ўйин, бары-јогын алганча Египеттен чыгып, Негев jaар ойто јўре берген. Оныла кожно анайда оок Лот барган. ²Аврамда сўрекей кёп мал, алтын-мёнён болгон. ³Ол Негевтен Бет-Элге јетире — алдында Бет-Эл ле Гайдын ортозында токтогон јерине јетире барган. ⁴Ол тушта Аврам анда тагыл тургузып, Кайраканның адын адап, бажырган болгон.

⁵Аврамла кожно кёчўп јўрген Лотто база оок ло юон мал, айылдар болгон. ⁶Экўгэ јер тапчы боло берген: олордын ѡёйжози, малы ума юк ёзўп, кожно јадып болбой баргандар.

⁷Аврам ла Лоттын күдүчилерининг ортозында блааштартыш башталган. (Ол юйдө бу јерде база ханаандар ла периззейлер јуртагандар).

⁸Аврам Лотко айткан:

— Бойыс ортодо, күдүчилерис ортодо ёён-бёкён чыкпазын: бис төрөён улус. ⁹Бастыра јер сенинг алдында. Экү айрылак. Сен сол јаны jaар барзан, мен онт јаны jaар барапым. Сен он јаны jaар барзан, мен сол јаны jaар барапым.

¹⁰Лот аյыктап көрзө, суу Иордан ёзёкти бүткүлинче Цоарга јетире, Кайраканын сады чылап, Египеттин јери чилеп, сугарып турган эмтири. Кайракан Содом ло Гоморраны јоголтордон озо андый болгон. ¹¹Лот Иордан ёзёкти талдап, күнчыгыш jaар ууланган. Аналайш, олор бой-бойынан болүнген: ¹²Аврам Ханаан јеринде, Лот дезе ёзёкти јакалай калалардын јуугында токтогон. Ол Содомго коштой јерлерле кочүп јўрген. ¹³Содомнын улузынын кылыгы јаман, Кайраканга удура көп кинчек эткен болгон.

¹⁴Лот Аврамнан болүнерде, Кайракан Аврамга айткан:

— Эбира айкта! Түндүк ле түштүк, күнчыгыш ла күнбадыш jaар көр. ¹⁵Сенинг көрүп турган бу ончо јерди Мен сеге ле сенинг калдыктарынга ўргулжиге берерим. ¹⁶Сенинг калдыктарынды јердин кумагы ошкош көп эдерим: јердин кумагын тоолоп болбос, сенинг калдыктарын база ондый болов. ¹⁷Бар, Мен сеге берип јаткан јерди сындай, јакалай эбир.

¹⁸Аврам ары-бери кочүп, Хевроннын јуугында Мамренин эрмен агаштарына келип токтогон, мында Кайраканга тагыл тургускан.

14 ¹Шинардын кааны Амрафел, Эласардын кааны Ариох, Еламнын кааны Кедорлаомер, Гоимнин кааны Тидал башкарып турар тушта јуу болгон. ²Содомнын кааны Беруга, Гоморранын кааны Биршуга, Адманын кааны Шинавка, Севоимнин кааны Шемеверге, эмди Цоар дайтэн Бел каангага удура јуулажып баргандар.

³ Олор Тусту талай болгон Сидим özöктö бириккен. ⁴ Со-домнын, Гоморранын, Адма ла Севоимнин каандары он эки јыл Кедорлаомерге базындырган, он ўчинчи јылда дезе тўйимеп чыккандар. ⁵ Он төртингичи јылда Кедорлаомер бойына бирлик күүн-санаалу каандарла кожо Аштерот-Карнаимде рефаимдерди, Хамда зузейлерди, Шава-Киръятаимде эмейлерди, ⁶ куба чёлди јакалай Эл-Параннын јуугында, Сеирдин кырларында, хоррейлерди оодо соккондор. ⁷ Оноортынан Эн-Мишпат (Эмдиги Кадеш) jaар бурып, Хацеон-Тамарда јуртап јаткан амеликитяндардын ла аморейлердин јерлерин ээнзиредип койгондор. ⁸ Содомнын кааны, Гоморранын кааны, Адмынын кааны, Цевоимнин кааны ла эмдиги Белдын кааны удура чыгып, Сиддим özöктö ⁹ Эламнын кааны Кедорлаомерле, Гоимнин кааны Тидалла, Шинардын кааны Амрафелле, Элласардын кааны Ариохло јуулашкандар. А나йып төрт каан беш каанга удура јуулашкан. ¹⁰ Сиддим özöктö дезе сары тёгöttүр оролор болгон. Содом ло Гоморранын каандарынын јуучылдары качып, бу оролорго түшкен, тирү арткандары кырлар дöён качкан. ¹¹ Женүчилдер Содом ло Гоморранын ончо байлыктарын, аш-курсагын алып, јүре берген. ¹² А나йда ок Содомдо јуртап јаткан Аврамнын јеенин, Лотты, олјолоп, ээленген јёёжозиле катай апаргандар.

¹³ Тирү арткандардын бирёзи Иври Аврамга келип, не болгонын јетирген. Аврам ол тушта эрмен агаштын јанында аморрэй укту Мамренин јеринде јуртаган (Мамре, Эшкол ло Анер карындаштар Аврамла бой-бойына бо-лужар јöптü болгон). ¹⁴ Јеени олјодо деп угала, Аврам аңылу јуучыл таскаду алган ўч јüs он сегис кижиини јууйла, түндеше шаштап жетире сүрүшкен. ¹⁵ Данын јанында тирү арткандарын Дамасктан түндүктей Ховага јетире истешкен. ¹⁶ Ол јаштүлеринен ончо тапканын, Лотты, онын ар-юёжозин, ўй улусты ла олјолоткондорды кайра јандырып алган.

¹⁷Аврам Кедорлаомерди ле оны јёмёгён каандарды оодо соголо, јанып барадарда, Содомның кааны оны Шаве özöктө (эмди Каандардың özöги) удура келип уткыган.

¹⁸Салимнинг кааны, Бийиктен бийик Кудайдынabyзы Мелхиседек колында калаш ла аракылу чыгып, ¹⁹Аврамды алкан, айткан:

— Бийиктен бийик Кудай, тенери ле јерди Јайаачы Аврамды алкагай! ²⁰Öштүлеринди колына табыштырган öрө турган Кудай алкалзын!

Аврам тапкан-жоёгөнинин онынчы ўлўзин Мелхиседекке берип ийген.

²¹Содомның кааны Аврамга айткан:

— Улузымды меге берип ий, тапкан-жоёгөнин бойына артсын!

²²Аврам каруузын јандырган:

— Öрө турган Кудай Кайраканга, тенери ле јерди Јайаачыга, колымды көдүрип, чертенип турум: ²³сенийинен нени де албазым: учук та, öдүктин буужын да. — «Мен Аврамды байыттым» — деп айдарынг јок болзын. ²⁴Улузымның ичкен-жигенинен öскö меге не де керек јок. Мениле кожо јүрүп јуулашкан Анер, Эшкол ло Мамре бойлорының ўлўзин алзын.

15 ¹Бу керектердин кийинде Аврамга көрүлте болгон, ол Кайраканың сөстөрин уккан:

— Коркыба, Аврам. Мен — сенинг куйагын. Сеге улу кайрал болор.

²Аврам айткан:

— Менин Ээм, Кайракан! Сенин кайралынг меге не керек: мен бала јок артканчам. Менин јуртымды Мешектин уулы Дамесек Элиэзер энчиленер. ³Сен меге бала бербедин — бастыра јоёгөним кулымга баар.

⁴Аврамга Кайраканың сөзи келген:

— Ол сенинг энчилигинг болбос. Угынды улалтары сенин каныннан бүдер.

⁵Кайракан Аврамды айылдан чыгарып, айткан:

— Тенери ёрё көрүп, јылдыстарды тоолоп боловын ба? —
Оноң кошкон: — Сенинг калдыктарын анча кире болор.

⁶ Аврам Кайраканга бүткен, Кайракан онын чындыгын билген. ⁷Кайракан Аврамга айткан:

— Мен, Кайракан бойым, сени Ур Халдейден экелгем —
бу јерди эзленезин деп берерге.

⁸ — Менинг Ээм, Кайракан! — Аврам айткан. — Бу јер
менин деген темдек кайда?

⁹ Кайракан айткан:

— Меге бери ўч јашту уй, ўч јашту эчки, ўч јашту кой,
күүлечек ле күүле экел.

¹⁰ Аврам тындуларды экелеле, талортолой омурып,
јарымдарын удур-тедир салган. Күштарды омурбаган.

¹¹ Барынтычы күштар учкулап келерде, Аврам олорды
ўркидип ийген.

¹² Күн ажып барадарда, Аврамнын санаазы энделип,
коркышту тын коркып баштаган.

¹³ Кайракан айткан:

— Билип јүр, сенен таркаган албаты ёскö ороондо тöрт
јүс јыл јаман кöс болуп, базынчыкта јüрер. ¹⁴ Же Мен олор-
ды базынган калыкты каруузына тургузарым. Сенин кал-
дыгын ол орооннон јüре берер, байып калган баргылаар.

¹⁵ Сен дезе јаан јаш јажап, ада-обöкө јерине амыр јüре
берерин. ¹⁶ Калдыктарыннын јük тöртинчи ўйези бого

бурылар, ненин учун дезе амморейлердин эдип турган
кинчектери бойынын кемjүзине жеткелек.

¹⁷ Күн ажып, бўрўнкўйлей берген. Бу тушта омурып
койгон тындулардын ортозыла буузы чойилип, кызу
казан ла от-жалбыш жалбырап öткён. ¹⁸ Ол күн Кайракан
Аврамла ѡйтёжү тургузып, оны бойынын колтыгынын
алдына алган:

— Египеттин суузынан ала улу Евфрат сууга жетире
јерлерди: ¹⁹ кенейлердин, кениззейлердин, кадмоней-
лердин, ²⁰ хеттердин, переззейлердин, рефаимдердин,
²¹ аморрейлердин, ханаанейлердин, гиргашейлердин ле

евусейлердин јерлерин калдыктарынга берип јадым — деп айткан.

16 ¹Аврамның ўи Сара бала таппас болгон. Ондо Агарь деп египтян кул ўй кижи болгон. ²Айдарда, Сара Аврамга айткан:

— Кайракан меге бала бербей јат. Менин кулымла јурта: айса болзо, ол меге уул таап берер.

Аврам Сараның сөзин уккан. ³Сара ого бойынын күлүн, египтян Агарьды, ўи эдип берип ийген. Ол ёйдö Аврамның Ханаанга келгени он јылдан ажа берген болгон.

⁴Аврам Агаръла кожо јуртай берген, удабай, келин барланып, бойынын абакай ээзин јабыс кörüp баштаган.

⁵— Менин базынчык болгонымда сен бурулу — деп, Сара Аврамга айткан. — Мен сеге кулымды бердим, ол дезе барланала, мени јабыс кörör болды. Бис экүнин аайыска Кайракан чыккай.

⁶— Сен кулынгынг ээзи — Аврам каруу јандырган. — Оны канайдатан эдин, бойында.

Сара Агарьды кыстап баштаарда, ол онон кача берген.

⁷Кайраканың агару элчизи куба чолдö Шур jaар барган јолдогы кутуктын јанында Агарьды кörölö, ⁸айткан:

— Агарь, Сараның кулы, кайдан келдин, кайдаар ба-рып јадын?

Онызы каруузын јандырган:

— Мен Сара ээмнен качып барадырым.

⁹Кайраканың элчизи айткан:

— Ээнте бурыл, оның сөзинен чыкпа.

¹⁰— Сенинг калдыктарынды ума јок көп эдерим, — деп, Кайраканың элчизи айткан, — тоолоп то болбозын.

¹¹Кайраканың элчизи база айткан:

— Сен барлу. Уул бала табарын. Оны Измаил деп адаа-рын, ненин учун дезе Кайракан кыйын-шыранды уккан.

¹²Уулын улус ортодо јерлик эштектий јўрер. Ол ончозына удура, ончозы ого удура болор. Ол карындаштарыла ёйрёжип јўрер.

¹³ Агарь оныла эрмектешкен Кайраканды «Сен — Эл-Рои — «Мени көрүп турганды мен чын көрдим эмеш пе?» дегени. ¹⁴ Оның учун Кадеш ле Бередтин ортозында ол кутук Беэр-Лахай-Рои деп адалат.

¹⁵ Агарь Аврамга уул бала таап берген. Аврам Агарьдан туулган уулын Измаил деп адаган. ¹⁶ Ол тушта Аврам сегизен алты јашту болгон.

17 ¹Аврам тогузон тогус јаштуда Кайракан ого көрүлип айткан:

— Мен Күчтүден Күчтү Кудай. Менин алдымда јүрүп, јек јок бол. ² Мен сени алыш јўрерим деп јоптожү тургузып, калдыктарынды ума јок кёп эдерим.

³ Аврам кёнкөрө түжүп бажырган. Кудай ого айткан:

⁴ — Эмди Мен сениле јоптожү тургузып јадым. Сен кёп калдыктардын адазы болорын. ⁵ Адын Аврам эмес, Авраам болор, ненин учун дезе Мен сени кёп калдыктардын адазы эдерим. ⁶ Сенин угынды сүрекей калын эдерим: сенен бүткүл калдыктар бүдер, олор каандар болор. ⁷ Мен сениле, сенин кийнинде јўрер калдыктарынла ўйеден ўйеге улалар мёнкү јоптожү тургузарым: Мен сенин ле сенин кийнинде јўрер калдыктарыннын Кудайы болорым. ⁸ Мен сеге ле сенин калдыктарына эмди, туура кижи чилеп, кочкүндеп јўрген јеринди берерим, Ханааннын ончо јерин сенин калдыктарынга ээлэнзин деп ўргүлжиғе берип, олордын Кудайы болорым.

⁹ Онон Кудай Авраамга айткан:

— Сен ле сенин кийнинде јўрер калдыктарын Менин јоптожүмди ўйеден ўйеге бүдүрер учурлу. ¹⁰ Мен сперле јоптожү тургустым, оны сенин калдыктарын бүдүрзин: ончо эр улузыгар кестириү эттиртер учурлу. ¹¹ Бойыгардын кору јеригerde кестириү эдигер, онызы Мен ле спер ортодогы јоптожүнин темдеги болор. ¹² Слерде јаны туулган кажы ла уулчак сегизинчи күнде кестириү эттиртер учурлу — анайда ўйеден ўйеге болзын. Сенин айлында туулганы да, сенин ўрениннен туулбаган,

öскө укту улустан садып алганыгар да, — ¹³онызы да, мынызы да: айлында туулганы да, садып алганыгар да кыйалтазы јоктон юстирё эттиртер учурлу. Анайып, Мениле тургускан јөптөжү, ўргүлжик јөптөжү, эди-каныгарда темдектелер. ¹⁴Юстирё эдилбегени — кору јеринде юстирё эдилбегени — калыгынан јектелер — Менинг јөптөжүмди бускан учун.

¹⁵Кудай Авраамга база айткан:

— Эмди ўйингнин ады Сара эмес — Сарра болор. ¹⁶Мен оны алкап, оноң сеге уул бала берерим. Мен оны алкаарым — оноң бүткүл калыктар бүдер. Онын калдыктары каандар болор.

¹⁷Авраам кёнкөрө түжүп бажырган, је ичинде каткырынып сананган: «Jүс јашту карган кижи балалу болор бо? Тогузон јашту Сарра да бала табар ба?»

¹⁸Ол Кудайга айткан:

— Ого јўк Измаил јўргей.

¹⁹Кудай дезе айткан:

— Шак ол Сарра, сенинг ўйин, сеге уул бала таап берер. Сен оны Исаак (Ол каткырат) деп адаарын. Мен оныла, онын калдыктарыла јөптөжү, ўргүлжик јөптөжү, тургузарым. ²⁰Измаил де керегинде сурагынды уктым: Мен оны алкап, онын угын калын эдип, көп калдыктар сыйлаарым. Измаилден он эки башчы чыгар. Мен оноң улу калык бүдүрерим. ²¹Je јөптөжүни Мен оныла тургуспазым, эзенде бу ла ёйдө сеге Сарра таап берер Исаакла тургузарым.

²²Кудай Авраамга анайда айдала, јўре берген.

²³Ол ло кўн Авраам бойынг уулына, Измаилге, онын айлында туулгандардын ончозынын, садып алган кулдардын ончозынын — айылда эр киндиктўлердин ончозынын кору јерлерине юстирё эткен. Ол анайып, Кудайдын јакарганыла эткен. ²⁴Авраамга юстирё эдип турарда, тогузон тогус јашту, ²⁵Уулы Измаил дезе он ўч јашту болгон.

²⁶ Бир ле күнде Авраам ла онын уулы Измаил, ²⁷ Авраамнын айлындагы эр киндиктүлөр ончозы — онын айлында туулгандар да, ёскö укту улустан садып алган кулдар да — кестириў эттирткен.

18 ¹Изў тал-түште Мамренин эрмен агаштарынын жынында айылынын эжигинде отурарда, Авраамга Кайракан кörүлген. ²Авраам кёзин ёрё кёдүрзэ, алдында ўч эр кижи турган. Ол отурган јеринен тап эдип, олорго удура туруп, јерге жетире бажырып, ³айткан:

— Агару Кайраканым, быйынды жетиргис, мени, кулынды, ёдö баспа. ⁴Слерге бут јунарга суу экелип бергилеер. Агаштын кёлёткөзине амырагар, ⁵мен дезе калаш экелейин. Жолго јүрген улус ажанып, күчигер кирzin. Слердин жанаарда кулыгар ине.

— Жакшы. Айтканынча ла эт — олор каруу јандырган.

⁶Авраам чадырга кийдире јүгүрип, Саррага айткан:

— Капшай ўч кёнök эң жакшы кулурдан калаш быжыр.

⁷Онон Авраам ўёр малына јүгүргенче барып, јлмай семис бозуны талдап, түрген сойоло, курсак белетезин деп, кулына жакарган. ⁸Саржу, сүт ле бозунын быжырган эдин айылчылардын алдына тургузып, бойы дезе, олор ажанып турганча, агаштын алдында турган.

⁹— Сарра ўйин кайда? — олор Авраамнан сураган.

— Мында, айылда — деп, Авраам каруузын јандырган.

¹⁰— Мен сеге эзенде, айдып койгон ёйдö, буруларым, — деп, олордын бирүзи айткан, — ол тушта Сарра ўйин уулду болор.

Сарра дезе онын кийни жынында айылдын эжигинде угуп турган. ¹¹Олор экилези: Авраам да, Сарра да — бош карып калгандар, ўй улуста болуп турганы Саррада токтоп калган. ¹²Ол ичинде каткырынып, сананган: «Карып калган меге кайдан соот болотон эди, ээм де карган».

¹³Же Кайракан Авраамга айткан:

— «Карып калган бойым бала табадым эмеш пе?» — деп айдып, Сарра неден улам каткырынды? ¹⁴ Кайраканың эдип албазы бар эмеш пе? Айдып койгон ёйдö, тогус айдын бажында, Мен сеге келерим, ол тушта Сарра уулду болор.

¹⁵ — Мен каткырбадым, — коркып калган Сарра тögүнденген.

— Йок, сен каткырган — деп, Кайракан айткан.

¹⁶ Эр улус ёрө туруп, Содом jaар баскандар. Авраам олорды ўйдежип барган.

¹⁷ Кайракан айткан:

— Эдейин дегенимди Мен Авраамнан жажырбазым.

¹⁸ Авраамнан улу ла күчтү калык бўдер, Авраам ажыра ёрдин ончо калыктары алкалар. ¹⁹ Мен оны талдап алдым — Кайраканың јолыла барып, ак-чегинче, чынынча эдип јўрзин деп, ол бойынын балдарына, ончо калдыктарына јакыыр учурлу. Ол тушта Мен, Кайракан, ого берген сўзимди бўдўрерим.

²⁰ Онон Кайракан айткан:

— Содом ло Гоморраның јаманы ажынган, олордын кинчеги айдары юк jaан. ²¹ Тўёжўп, Менинг укканымла, ондо ончозы, чындап та, бурулу ба деп кўройин. Айса болзо, ончозы эмес? Кўройин.

²² Эр улус Содом дёён баскан, Кайракан дезе Авраамның алдында турганча болгон. ²³ Авраам Кайраканга јууктап, сураган:

— Сен јаман кылыктуларла кожо ару санаалуларды јоголтодын эмеш пе? ²⁴ Айса болзо, бу калада бежен ару санаалу бар? Сен каланы јоголтып койодын эмеш пе, ондогы бежен акту учун килебезин бе? ²⁵ Сен анайда этпезин, ару санаалуларды јаман кылыктуларла кожо јоголтпозын. Ак санааны кара кинчекле кожо кезедерге јарабас. Сенин анайда эдер учурын юк! Јер ўстининг Яргычызы јастырап ба? ²⁶ — Мен Содомдо ару санаалу

бежен кижини тапсам, олор учун, бу калага килеерим — деп, Кайракан каруу јандырган.

²⁷ А враам айткан:

— Мен тоозын, кубал, је јүрүм берген Кайраканга айда-
йын деп: ²⁸ беженге беш ару санаалу бежү јетпезе, јетпей
турган бежүнен улам Сен бўткўл каланы юголтодын
эмеш пе?

Кайракан каруузын јандырган:

— Анда тёртён беш акту санаалуны тапсам, юголтпо-
зым.

²⁹ А враам улалткан:

— Айса болзо, анда ару санаалу јўк ле тёртён кижи
табылар.

Кайракан каруу јандырган:

— Тёртён дў ару санаалуны тапсам, юголтпозым.

³⁰ А враам айткан:

— Менинг сурагыма Кайраканым чугулданбазын: айса
болзо, анда јўк ле одус агару табылар?

Кайракан каруу јандырган:

— Анда одус агару табылза, юголтпозым.

³¹ А враам айткан:

— Менинг Ээм Кайраканнан тидинип, мынайда сураа-
йын: айса болзо, анда јўк ле ѡирме агару санаалу табы-
лар?

Кайракан каруу јандырган:

— Йирме агару санаалуга болуп килеерим.

³² А враам айткан:

— Калганчы, база бир сурек берзем, Јайаачым меге
чугулданбазын: айса болзо, анда ару санаалу јўк ле он
кижи табылар?

Кайракан каруу јандырган:

— Он актууга болуп килеерим.

³³ Мынайда айдала, Кайракан јўре берген, А враам дезе
айлына јанган.

19 ¹Энирде Кудайдын эки Элчизи Содомго келген. Лот каланың каалгазының жаңында отурган. Кудайдын Элчилерин көрөлө, ёрө туруп, олорго базып келеле, жерге жетирие бажырып ²айткан:

— Бийлерим! Кулыгардың айлына киригер. Будыгарды жунуп, коныгар, эртен тура онон ары баарыгар.

— Жок, — деп, олор каруу жаңдырган. — Бис тышкары конорыс.

³ Же Лоттын жайнузына чыдабай, олор јөпсингендер. Лот олорды айлына экелип, курсак азып, калаш быжырып азыраган. ⁴Олор уйуктаарга жаткалакта, каланың улусы — Содомның ончо эрлери, жаанду-жашту — айылды курчап ийген. ⁵Лотты алдырып, кыйгырып турғандар:

— Сеге конорго келген улус кайда? Олорды бери чыгар, бис олорло соотойдыс!

⁶ Лот тышкары чыгып, эжикти бöктöйлö, ⁷айткан:

— Карындаштар, жаман неме этпегер! ⁸Менде бойлу эки кыс бар, мен олорды слерге чыгарып берейин. Олорло нени эдерер, эдигер, же менин айлыма келген улуска тийбегер!

⁹ — Тайыл! — ого айткандар. — Эмди туш-тууразынан коччуп келген неме мында ээ болорго, жакаарга турған ба? Эмди сениле олорго эдетеңинен артык жаманды эдерис!

Олор Лотты ииде салып, эжикти оодорго жазанган, ¹⁰же айылчылар оны айылга кийдире тартып, эжикти күрчек-теп ийген, ¹¹тышкары улусты, жаанду-жаштузыла катай, сокородып ийгендер — олор эжикти таап болбогондор.

¹² Айылчылар Лотко айткан:

— Бу калада сенинг улусыннан база кижи бар ба? Күйүүн беди, уулдарын беди, кыстарын беди, калада кемигер де бар болзо, ончозын мынан апар: ¹³бис бу каланы юголтып койорыс! Онын улусының кинчеги ажынып калган, Кайракан оны юголтсын деп, бисти ийген.

¹⁴ Лот барып, кыстарыла биригерге молjoшкон уулдарга:

— Каланан ылтам барыгар! Кайракан оны эмди јоголтып койор! — деп айткан.

Је олор Лотты кокырлап туро деп бодогон.

¹⁵ Тан адып келерде, Кудайдын Элчилери Лотты јылгырладып айткандар:

— Капшай, ўйинди ле эки кызынды мынан апар! Онон башка бу кинчектү калала кожо ѡлўп каларын!

¹⁶ Лот дезе мендебей турган. Айдарда, Кудайдын Элчилери онын бойын, ўйин ле эки кызын јединип, каланан алыш чыккандар. Ненин учун дезе, Кайраканга Лот карам болгон.

¹⁷ — Аргадан! — ангелдердин бирёзи Лотко айткан. — Кайа көрбө! Özöttö кайда да токтобо! Кырлар jaар кач, онон башка божоорын!

¹⁸ — Јок, Менин Ээм! — деп, Лот айткан. — ¹⁹ Сен меге, Бойыннын кулынга, киледин. Сенин меге берип турган быданын учы-куйузы јок: Сен менин јүрүмимди аргадаган! Іе мен кырга јетпезим — түбекке алдырып, божоп каларым. ²⁰ Туку ол кала јуук, ого јетири јүгүрип ийерим. Оноор јүгүрейин, ол кичинек, анда аргаданаарым.

²¹ Кудайдын Элчили ого айткан:

— Џакши. Сеге болуп, айдып турган каланды јоголтпозым. ²² Іе, капшай јүгүр: ого јетпегенчен, керегимди баштап болбозым.

Онын да учун бу кала Цоар (Кичинек) деп адалат.

²³ Күн чыгып келерде, Лот Цоарга јеткен.

²⁴ Бу ла ёйдо Содом ло Гоморранын ўстине тенеринен — Кайраканнан — күйүп турган күкүрт, јаш чылап, урула берген. Төгүлип турган отко ²⁵ эки кала экилези, ёзёк, улус, јерден ёскён бастыра неме јок болуп калган. ²⁶ Лоттын ўйи дезе кайа көрүп ийеле, тусту столмо боло берген.

²⁷ Эрте танда Авраам мынан озо Кайраканын алдында турган јерине келип, ²⁸ Содом ло Гоморраны, ёзёкти көрзө, ыш, печкеден чыккан чылап, јерден көдүрилип јаткан.

²⁹ Özöктөги калаларды юголтып тура, Кудай Авраамды эске алган: Лот жүртаган калаларды юголтып тура, Кудай оны өлүмнен туураладып апарған.

³⁰ Лот эки кызын алганча Цоардан чыгып, қырлар жаар жүре берген: Цоарда артарга ол коркып турған. Олор күй ташка кирип, жүртай бергендер.

³¹ Жаан кыс кичүзине айткан:

— Адабыс карған. Жан аайынча бисле жүртайдан эр кижи жер ўстинде жок. ³² Адабысты аракыдадып эзиртеле, оныла кожо үйуктайлы. Бойыстын да адабыстан болзо, бисте балдар болор.

³³ Ол күн түнде олор адазын аракыдадып эзирткендер. Жаан кыс ого келип, оныла кожо үйуктаган, адазы дезе не болуп турғанын: кызы келип жатканын да, туруп барғанын да аайлабаган. ³⁴ Эртөнгизинде жаан кыс кичүзине айткан:

— Кече мен адамла кожо үйуктадым. Бу да түнде оны аракыдадалы, сен барып, оныла кожо үйукта. Бойыстын да адабыстан болзо, бисте балдар болор.

³⁵ Бу да түнде адазын аракыдадып эзирткендер. Кичү кыс адазына келип, оныла кожо үйуктаган, ол дезе не болуп турғанын — кызы качан жатканын да, качан турғанын да билбес болгон.

³⁶ Анейып Лоттын кыстары экилеzi адазынан барланған. ³⁷ Жаан кыс уул бала таап, оны Моав деп адаган. Ол — эмдиги моавтардын адазы. ³⁸ Кичү кыс база уул бала тапкан, оны Бен-Амми деп адаган. Ол — эмдиги аммониттердин адазы.

20 ¹ Авраам оноортынан түштүк жаар барып, Кадеш ле Шурдың ортозында Негевте жүртаган, онон Герарга көчүп алган. ² Ол бойынын ўйин, Сарраны, сыйным деген, онын учун Герардың кааны Авимелек Сарраны бойына ўйи эдиp алган. ³ Түнде түш жеринде Авимелекке Кудай келип, мынайда айткан:

— Бойына алган ўй кижи учун öлүп каларын. Ол öбөёндүй.

⁴ Авимелех дезе ого кол тийгискелек болгон.

— Менин Ээм! — деп, ол айткан. — Сен буру јок калыкты кырып койодын эмеш пе? ⁵ Ол кижи оны сыйным деп, меге бойы айткан. Ўй кижи бойы да оны акам деген. Менде буру јок, санаам да, колдорым да ару.

⁶ — Эйе, — Кудай ого түш јеринде каруузын јандырган, — Сенде буру јок — Мен билерим. Онын да учун сени бу ўй кижиге тийдиртпегем, Менин алдыма кинчек эттиртпегем. ⁷ Эмди дезе оны öбөёнине јандыр. Онын öбөёни Кудайла тил билижечи кижи, ол сени тирў артсын деп мүргүүр. Јандырбазан, сен бойын да, ончо улузын да öлүп каларыгар, оны билип jүр.

⁸ Эртен тура Авимелех јуук улузын јууп, олорго бу сөстөрди айдып берерде, олор сүрекей коркыган. ⁹ Онон Авимелех Авраамды бойына кычырып, айткан:

— Сен бисле не анайда эттин? Мен сеге не јаманымды жетирдим: мени де, каандыгымды да улу кинчекке сугарга? Анайда кылынарга jaрабас. ¹⁰ Не керектүй анайда эттин?

¹¹ Авраам каруузын јандырган:

— Бу јердин улузы Кудайдан коркыбас, эпшимнен улам мени öлтүргилеп койор деп санангам. ¹² Ол, чындал та, менин сыйным: адабыс јаныс, энебис башка. Ол менин эпшим болуп калган. ¹³ Меге адамнын айлын таштап, јолзорыкта јүрзин деп, Кудай јакаарда, ўйимди: «Кандый да јерге келзебис, мени акам деп айдып тур» — деп, сурагам.

¹⁴ Авимелех Авраамга оок ло јоон мал, кул эр ле ўй улус сыйлап, ўйин, Сарраны, јандырып, ¹⁵ айткан:

— Менин ончо јерим сенин көзиннин алдында: јараган јerde јурта.

¹⁶ Саррага дезе айткан:

— Сенин акана бир мун күмүш акча бескелеп берип

јадым. Бу јуук улузынның алдында акталганынның темдеги болор.

¹⁷Авраам Кудайга мүргүүрде, Кудай Авимелехти, онын ўйин ле јалчы ўй улузын јазып ийген, олор ойто бала табар боло берген ¹⁸(мынан озо Кайракан Авраамның ўии Саррадан улам Авимелехting айлындагы ончо ўй улусты бала таппас эткен болгон).

21 ¹Кайракан, Бойының айтканынча, Сарраны ундыбаган: Кайракан айткан сөзин бүдүрген.

²Сарра барланып, Кудай айткан ойдö карып, јажы једе берген Авраамга уул бала таап берген. ³Авраам Саррадан туулган уулын Исаак деп адаган, ⁴сегизинчи күнде дезе, Кудайдың јакарганыла, Исаактың кору јерине кестириў эткен. ⁵Исаак тууларда, Авраам јüs јашту болгон. ⁶Сарра айткан:

— Кудай меге каткымчылу неме этти: мен керегинде уккан ла кижи каткырап. — ⁷Онон кошкон: — Сарра бала эмчектеер деп, Авраамга кем айттай эди? Је карыыр јöбимде уул таап бердим.

⁸Бала чыдап, эмчектен айрылган күн Авраам јаан јыргал эткен.

⁹Египтян укту Агарьдың Авраамнан тапкан уулы Исаакла ойноп жүргенин кörölö, ¹⁰Сарра Авраамга айткан:

— Бу кул ўй кижини уулыла кожно сүрүп ий! Кулдың уулы, менин Исаак уулым чылап, сенен энчи албас учурлуу.

¹¹Уулы керегинде мындый сөстöрди угарга Авраамга ачу болгон, ¹²је Кудай айткан:

— Уулчак ла кул ўй кижи учун санааркаба. Сарраның айтканыла эт, ненин учун дезе Исаак сенин угынды улалтар. ¹³Кулдың да уулынан, ол сенин ўренин учун, Мен калык бүдүрерим.

¹⁴Авраам эрте туруп, Агарьга калаш ла суулу борбуй јўктендирип, уулчагыла экёни жүргёзип ийген. Олор бара-ла, Беэр-Шеваның куба чёлинде аза берген. ¹⁵Борбуйдагы

сүү түгенип каларда, Агарь уулын јыраанын тёзине артырып,¹⁶ бойы, онынölöп жатканын көрбөскө, согоон учум кире јерге ырап, отура түжеле, öксөп, ыйлай берген.

¹⁷Кудай уулчактын ыйын угуп ийген: Кудайдын Элчизи тенериден Агарьга баштанган:

— Не болды, Агарь? Коркыба! Кудай артырып койгон баланын ўнин укты.¹⁸ Тур, балана бар, колына ал! Мен бу баланан улу калык бўдўрерим.

¹⁹Кудай Агарьдын кёzin ачкан, Агарь кутукты кёрўп, онон борбуйды суула толтырып, уулчагына ичирген.

²⁰Кудай уулчакты таштабаган. Уулчак чыдап, куба чўлдў јўрўп, ок-яаачы боло берген.²¹ Ол Параң деп куба чўлдў јуртаган, энези ого Египет јеринен кижи алыш берген.

²²Ол ёйдо Авимелех бойынын черўзининг јааны Пихолло кожо келип, Авраамга айткан:

— Нени ле эткенде, Кудай сениле кожо.²³ Мени де, балдарымды да, баркаларымды да качан да сатпазым деп, Кудайдын адын адап, меге мында чертен. Мен сеге канайда јакшыны эткем, онойдо ок сен де меге, сени ѡаттыргыскан ороонго јакшынды јетирерин.

²⁴Авраам:

— Мен андый чертти берерим — дейле,²⁵ Авимелехтин улузы кутукты блаап алган деп комыдаган.

²⁶— Оны кем эткенин билбезим, — Авимелех каруузын јандырган. — Сен де меге айтпадын. Мен ол керегинде јаны угуп јадым.

²⁷Авраам Авимелехке оок ло јоон мал сыйлап, оныла ѡюптоjё тургускан.²⁸ Оок малдын ўүринен ўзеери анылап, јети кой берген.²⁹ Авимелех сураган:

— Меге бу јети койды не анылап бердин?

³⁰— Олорды менен ал, — Авраам каруу јандырган, — ол бу кутук менин болгонынын, мен оны касканымнын керечизи болзын.

³¹Онын учун бу јер Беэр-Шева деп адалган: мында олор экў чертengен.

³² Беэр-Шевада јөптөжү тургузала, Авимелех ле онын черүзинин јааны Пихол Филистим јерине бурылгандар.

³³ Авраам Беэр-Шевада агаш тарыйла, Кайраканга, мёнкү Кудайга, бажырган.

³⁴ Авраам Филистим јеринде узак јуртаган.

22 ¹ Мынын кийнинде Кудай Авраамды ченеген.

— Авраам! — деп, Ол айткан.

— Угуп турум! — Авраам каруу јандырган.

² Кудай айткан:

— Бойыннын уулынды, сок јаныс сёүген уулынды — Исаакты алыш, Мориа јерине бар. Анда, Мен сеге айткан кырлардын бирүзинде, уулынды ѡртöп, Меге тай.

³ Эртен тура Авраам эштегин ээртеп, эки јалчызын ла Исаак уулын кожно алыш, тайылганы ѡртöзö одыратан одын јарып, Кудайдын айдып берген јерине барган. ⁴ Ўчинчи күнде Авраам ол јерди ыраактан кöröп ийген.

⁵ — Мында эштекти кöröп артып калыгар — деп, Авраам јалчыларына айткан. — Мен уулымла кожно оноор барып, Кудайга бажырала, ойто келерим.

⁶ Авраам тайылганы ѡртööргө керектү одынды Исаакка јўктендирген. Онон отык ла бычак алыш, экў кожно баргандар.

⁷ Исаак Авраамга:

— Ада! — деген.

Онызы:

— Угуп турум, уулым! — деп, каруузын јандырган.

— Бисте отык ла одын бар — уулы айткан, — је ѡртöп, тайатан кураан кайда?

⁸ Авраам айткан:

— ѡртöп, тайатан кураан кайдазын Кудай кöröп јат, уулым.

Экў онон ары барган.

⁹ Кудайдын айдып берген јерине једип, Авраам тагыл тургускан, ого от салган. Онон Исаакты кўлўп, тагылдагы одыннын ўстине салала, ¹⁰ бычагын чыгарып, уулын

сайарга талайган.¹¹ Бу ла тушта тенериден Кайраканын Элчизи ого баштанып, айткан:

— Авраам! Авраам!

— Угуп турум! — онызы каруу јандырган.

¹² — Уулынга колынг кёдүрбе, — Кудайдын Элчизи айткан, — ого нени де этпе! Эмди Мен билерим: сен Кудайдан коркып јадын, бойыннын сок јаныс уулынды Ого берерге кысканбадын.

¹³ Авраам мёйүстери јыраага илинип калган кучаны кёрүп ийген. Ол барып, кучаны тудала, уулынын ордина ѡртöп, Кудайга тайган.

¹⁴ Бу јерди Авраам Яхве-Ирэ (Яхва Бойы кёрөр) деп адаган. Онын учун эмди де: «Кайраканын кырында кёрүнер» — деп кеп сös табылган.

¹⁵ Кайраканын Элчизи тенериден Авраамга такып баштанып,¹⁶ айткан:

— Бойымла чертенип турум деп, Кайракан айдат: мыны эдип, сок јаныс уулынды кысканбаган учун¹⁷ Мен сени алкаарым. Мен сеге тенеридеги јылдыстар, талайдын јарадындагы кумак кире калдыктар сыйлаарым. Олор ёштүлериининг калаларын јуулап алар.¹⁸ Менин сözимди уккан учун, калдыктарын ажыра јердин ончо калыктары алкалар.

¹⁹ Авраам јалчыларына бурылып, олорло кожо Беэр-Шева дöён барган. Анайып ол Беэр-Шевада јуртаган.

²⁰ Бу керектин кийнинде, бир канча ёйдин бажында, Авраамга жетиргендер:

— Сенин Нахор карындажыннын ўии Милька ого мындый уулдар таап берген:²¹ Уц (бу тун уул), Буз, Кемуэл (бу Арамнын адазы),²² Кесед, Хазо, Пилдаш, Идлаф ла Бетуэл.²³ Бетуэл Ревекка деп кысту болгон.

Бу сегис уулды Авраамнын Нахор карындажына Милька таап берген.

²⁴ Нахордо Реум деп ўй кижинен Тевах, Гахам, Тахаш ла Маха деп балдар база болгон.

23 ¹Сарра јүс јирме жети јаш жажаган. ²Ол Ханаан жеринде эмди Хеврон дайтэн Киръят-Арбада болжон. Авраам Сарранын жада калганына карыгып, ёксөп ыйлаган, ³онон бажын ёрө көдүрип, хеттерге баштанган:

⁴— Мен туш-туура, кочкүн кижи. Меге жада калган ўйимнин сёёгин јуур јер беригер.

5 Хеттер Авраамга каруу жандырып, айткан:

6 — Бисти ук, бийибис! Сен Кудайдын күндүлү, сүүген кижизи. Ўйингнин сёёгин энjakшы сёök салгышка јуу. Бистин кажыбыс ла мындый керекке бойынын ук сёök салгыжынан берер.

7 Авраам хеттерге бажырып, ⁸айткан:

— Ўйимнин сёёгин јуурга јөпти берип турган болзогор, оны јуурга Цохардын уулы Эфроннын кыразынын учын-дагы ⁹куй-ташты — Махпеланы меге сатсын деп сурап беригер. Мен оны слердин көзигерче бойынын баазыла садып аларым. Мёнүн акчала тölöörim.

10 Эфрон хеттердин ортозында отурган. Ол каланын каалгазынын јанында јуулган хеттердин ортозында отурган. Эфрон олордын көзинчө мындый каруу берген:

11 — Жок, бийим, мени ук: бу кыраны куй-тажыла кожо менен сый эдип ал. Менин улузым керечилер: мен сеге бу кыраны ўйингнин сёёгин тутсын деп сыйлап турум.

12 Авраам ол јердин улузына бажырып, ¹³јуулгандарга угуза Эфронго айткан:

— Сурап турум, сөзимди уксан: кыра учун бу мёнүн акчаны ал. Мен анда ўйимнин сёёгин тудайын.

14 Эфрон каруузына айткан:

15 — Бийим! Јердин баазы төрт јүс күмүш шекел. Анда ўйингнин сёёгин јууп сал.

16 Авраам Эфронго јарлаган бааны, төрт јүс мёнүн шекелди, коюйымдардын ортозында јарадылган кемжүле бес-келеп берген. ¹⁷Анайып Эфроннын Мамреге коштой Махпеладагы кыразы куй-тажыла, ончо агаштарыла

кожо¹⁸ Авраамның ээлү јери боло берген. Оның керечилери — каланың каалгазының јанына јуулган хеттер.

¹⁹ Мының кийнинде Авраам Ханаан јеринде Мамреге (эмди Хеврон дайтөн) коштой, Махпеладагы кырада куй-ташка Сарра ўйинин сөёгин јууп койгон.²⁰ Аналып кыра ла куй-таш хеттерден Авраамга көчүп, сөök јуутан јер боло берген.

24 ¹Авраам карып, јажы једе берген. Кайракан ого алкыжын јетирип, болужып јўрген.

² Авраам оның айылын ла ээлемин башкараачы кулына айткан:

— Колынды кору јериме салып,³ Кайраканла, тенеринин ле јердин Кудайла чертен, менинг уулыма јербойының, ханаанейлердин, кыстарынан албазым деп, сөзин бер.⁴ Менин орооныма, төрөёндөриме барып, Исаак уулыма кижиини анан экелип берерим деп, сөзин бер.

⁵ Кул ого айткан:

— Айса болзо, кыс мениле кожо бери, бу јерге, келерге күүнзебес. Ол тушта уулынды сенинг төрөл јерине аткаратаң ба?

⁶ — Йок, аткарба! — Авраам айткан. — Уулымды оноор аткарба.⁷ Мени адамның айлынан, төрөл јеримнен чулуның ороонына аткарып, бу јер менинг калдыктарыма болор деп, чертиң берген Кайракан, тенеринин Кудайы, сен оноортынан уулыма эш-нёкёр экелзин деп, озо Бойының Элчизин ийер.⁸ Кыс сениле кожо келерге күүнзебезе, черт учурын јылыйтар, је уулымды оноор аткарба!

⁹ Кул Авраам бийинин кору јерине колын салып, чертиң берген.¹⁰ Бийинин он төөзин, баалу-чуулу сыйларын алып, Нахордың јаткан калазы Арам-Нахараим jaар атанған.

¹¹ Эниргеери, кыстар суу алып келер ёйдö, ол каланың јуугында кутуктын јанына төёллөрин токтодып:

¹² — Кайракан, Авраам бийимнин Кудайы! Бўгўн ырызым тартсын, Авраам бийимди куру артыргыспа!¹³ Мен каланың тужында кыстар суу алып турган кутуктын

јанында турум.¹⁴ Кыстардын бирүзине мен айдарым: «Жыракыннан суу ичирзен?» — деп. Ол: «Ич, тёөлөрингди де сугарып берейин» дезе, Сен Исаак кулына эш-нöкөр эдип, көстөгөнин ол болор. Бу — Сен менинг бийимди таштабаганынның темдеги болзын»¹⁵ Ол жетире айткалақта, Авраамның Нахор карындажының ла Мильканың уулы Бетуэлдин кызы Ревекка ийнинде жыракылу базып келген.¹⁶ Бу сүрекей кеберек бойлу кыс болгон. Ол кутукка түжүп, жыракызын толтырала, ёрө чыгып отуарда,¹⁷ кул жүгүрип келеле, сураган:

— Жыракыннан суу ичип аларга берерин бе?

¹⁸ — Ич, бийим, — кыс каруузын жандырып, жыракызын ийнинен түжүрген. Авраамның кулына сууны береле,¹⁹ айткан:

— Эмди тёөлөринге суу экелерим, тойо ичкителеп алзын.

²⁰ Ол жыракызының суузын тоскуурга түрген урала, ойто кутукка жүгүрген — анайып ончо тёөлөр тойгончо тажыган.²¹ Кул унчукпай, Кайракан јолын алкаган ба, јок по деп билип аларга, кысты аյыктап көрүп турган.²² Тёөлөр тойо берерде, кул кыска јарым шекель бескелў алтын сырға, он шекель бескелў эки алтын кобыкчы берип,²³ сураган:

— Сен кемнин кызы? Адан-эште биске конор јер та-былгай не?

²⁴ Ол каруузын жандырган:

— Мен Милька ла Нахордын уулы Бетуэлдин кызы.

²⁵ Онон кошкон:

— Бисте салам ла азырал кёп. Конор јер де табылар.

²⁶ Кул Кайраканга јерге жетире бажырып²⁷ айткан:

— Кайракан, Авраам бийимнин Кудайы, алкалзын! Ол менин бийиме Бойының быйанын жетирип, чындыгын көргүскен: мени кёнү јолло бийимнин төрөёндөринин айылына экелген.

²⁸ Кыс сыр-жүгүрикле барып, энзине айылчылар келгени керегинде айткан.²⁹⁻³⁰ Ревекканың карындажы Лаван

эјезинин сыргазын ла кобыкчызын көрүп, келген кижи нени айтканын уккан кийнинде, кутук jaар мендеген. Көрзö, Авраамнын кулы тёölöриле кожно кутуктын јанында турганча эмтири. ³¹ Лаван айткан:

— Кайраканнан алкышту кижи, мында не турун! Сеге ле сенин тёölöрине конор јер белен.

³² Авраамнын кулы айылга кирген. Тёölöрдин кожын алып, салам ла азырал экелип, айылчыга ла онын јолдошторына дезе буттарын јунарга суу бергендер. ³³ Курсак салгандар, је Авраамнын кулы:

— Мени бери не ийгендерин айтпаганчам, ажанбазым — деп айткан.

— Айт — дешкендер.

³⁴ Ол айткан:

— Мен Авраамнын кулы. ³⁵ Кайракан менин бийиме куйузы јок алкыжын јетирип, ого эңкезинен ажыра јööжö берген: койлор ло уйлар, күмүш ле алтын, кул эр ле ўй улус, тёölöр лё эштектер берген. ³⁶ Сарпа, бийимнин ўйи, карыыр јöбинде уул бала тапкан, менин Бийим не барын ончозын уулына берген. ³⁷ Бийим менен черт алган: мен онын уулын јербайынын ханаанеян кысла бириктирезим, ³⁸ ада-öбököзинин јерине, тёрööндöрине барып, анан уулына кижи экелип берерим деп. ³⁹ Мен бийимнен: «Кыс мениле кожно келбезе, канайдар?» — деп сурагам. ⁴⁰ Ол меге: «Үстимдеги Кайракан сениле кожно элчиzin ийип, менин угымнан, билемнен уулыма эш-нöкөр экелзин деп, јолынды алкаар. ⁴¹ Менин тёрööндörimе једип барзан — ол черт сөзинди бүдүргенин болор. Олор кызын бербезе де, сен бойыннын чертинди бүдүрип койгон»

⁴² Бүгүн кутукка келип, айткам: «Кайракан, Авраам бийимнин Кудай! Сен менин јолымды алкагадый болzon,

⁴³ мен кутуктын јанында турум. Суу аларга келген кыска: «Жыракыннан суу ичип аларга берерин бе?» — деп айдарым. ⁴⁴ Ол: «Ич, тёölöринди де сугараарым» — дезе,

менин бийимнин уулына эш-нöкөр эдип, Кайраканын көстöгөни ол болор.

⁴⁵ Мен мыны учына жетире санангалағымда, ийнинде јыракылу Ревекка келип, кутуктан суу алган. Мен онон суу сурагам. ⁴⁶ Ол јыракыны ийнинен түрген түжүрип: «Ич, тöölöriңди де сугаарым» — деген. Мен суунан ичиp алгам, ол тöölörimди сугарып берген. ⁴⁷ «Сен кемнин кызы?» — деп, мен сураарымда, ол: «Нахор ло Мильканын уулы Бетуэлдинг кызы» — деген. Мен ого тумчукка тагар сырга ла кобыкчы берип, ⁴⁸ Кайраканга јерге жетире бажыргам. Бийимнин уулына бойынын угынан кижи алып берзин деп, мени бери könü ѡолло экелген учун, Кайраканга, Авраам бийимнин Кудайына, алкыжым айткам. ⁴⁹ Эмди меге айдыгар: менин бийимнин сурагын бүдүрер күүнүгер бар ба? Нени эдетенимди билерге, каруузын береер».

⁵⁰ Лаван ла Бетуэл каруузын јандырган:

— Бу Кайраканын кереги, бис сеге «је» де, «јок» то деп айдып болбозыс. ⁵¹ Ревекка — алдында туру: бойынла кожо апар. Кайраканын күүниле, ол бийингнин уулына эш-нöкөр болзын.

⁵² Мыны угала, Авраамнын кулы Кайраканга база катап јерге жетире бажырган. ⁵³ Онон мёнүн ле алтын кееркедимдер, кеп-кийимдер чыгарып, Ревеккага берген, анайда ок онын карындажына ла энезине баалу сыйлар эткен. ⁵⁴ Мынын кийинде ол кожо јүрген улузыла ажанып, амыраарга жада берген. Эртен тура: «Мени бийиме божодыгар» — деген.

⁵⁵ Же Ревекканын карындажы ла энези айткандар:

— Кыс айлында ого јўк он кўн јўрзин.

⁵⁶ — Мени тутпагар — деп, Авраамнын кулы айткан. — Кайракан ѡолымды алкап койгон, мени божодыгар, бийиме бурылайын.

⁵⁷ Олор каруузына:

— Кысты алдырып, сёzin угактар — деген.

⁵⁸ Ревекканы алдырып, сурагандар:

— Бу кижиле кожо баарын ба?

Ол: «Баарарым» — деген.

⁵⁹ Олор Ревеккала, оны жаштан ала азыраган јалчы ўй кижиле, Авраамнын кулыла, онын ѡлдошторыла эзен-дежип, ⁶⁰ Ревекканы алкаган:

— Сенин калдыктарын, сыйныбыс, тоозы јок түмен болзын, ѡштўлердин куйак-каалгалары балдарынтын алдында аргазы јок болзын!

⁶¹ Ревекка ла онын јалчылары тёөлөргө минип, Авраамнын кулын ээчий јорткондор. Кул айылына јанып, Ревекканы апарып јаткан.

⁶² Исаак дезе — ол Негевте јуртаган — Беэр-Лахай-Роинен јаны ла бурылган болгон. ⁶³ Ол энирде јалантга соодоп чыгала, келип јаткан тёөлөрди көрүп ийген. ⁶⁴ Ревекка Исаакты көрөлө, төөдөн түжүп, ⁶⁵ кулдан сураган:

— Биске удура келип јаткан кижи кем?

— Ол менин бийим — деп, кул каруузын јандырган.

Айдарда, Ревекка јабынчыла јабынып алган.

⁶⁶ Кул јол-јорыгы керегинде Исаакка ўзе куучындап берерде, ⁶⁷ Исаак Ревекканы Сарра энезинин кийис айылына кийдирген. Анайып Ревекка онын ўйи болуп калган. Исаак Ревекканы сүүген, јада калган энезине карыкканы токунаган.

25 ¹ Авраам катап кижи алган, онын ады Кетура болгон. ² Кетура ого Зимран, Иокшан, Медан, Мидьян, Ишбак ла Шуах деп уулдар таап берген. ³ Иокшан Сава ла Дедан деп уулдарлу болгон. Деданнын калдыктары: ашшурейлер, летушейлер ле леуммейлер. ⁴ Мидьяннын уулдары: Эфа, Эфер, Енох, Авида ла Элдаа. Олор ончозы — Кетуранын калдыктары.

⁵ Авраам бойында не барын ончозын Исаакка артыргыс-кан. ⁶ Оскө ўй улустан туулган уулдарына дезе, бойы эзен јўрерде, јаан сыйлар эделе, кўнчыгыш јаар — кўнчыгыш јерлерге, Исаактан туураладып ийген.

⁷ Авраам јўс јетен беш јаш јажаган.

⁸ Ол јўрўмнинг бастыра јанын толо јўрўп, јажы једип божон — ада-ёбўкозине јана берген. ⁹ Уулдары, Исаак ла Измаил, онын сёёгин Мамреден ыраак ўокто Цохардынг уулы хетт укту Эфроннын кыразындагы куй-ташка — Махпелага јууган. ¹⁰ Авраам бу кыраны хеттерден садып алган. Анда Авраамнын ла онын Сарра ўйинин сёёги тудулган. ¹¹ Авраам јада каларда, Кудай онын Исаак уулын алкаган. Исаак Беэр-Лахай-Роининг јанында јуртаган.

¹² Бу Авраамнын уулы — Авраамга Сарранын кулы, египтян укту Агарь, таап берген Измаил ле онын калдықтары керегинде куучын.

¹³ Измаилдин уулдары јаандарынан ала кичўлерине јетире: тун уул Невайот, Кедар, Адбеэл, Мивсам, ¹⁴ Мишма, Дума, Масса, ¹⁵ Хадад, Тема, Иетур, Напиш ле Кедма.

¹⁶ Измаилдин уулдары, он эки уктын он эки башчызы, бу — олордын аттары, јурттары ла турлулары.

¹⁷ Измаил јўс одус јети јаш јажап, божон, ада-ёбўкёлёрине кожулган. ¹⁸ Онын калдықтары Хавиладан ала Египеттин Ашур јаар кыйузында турган Шурга јетире јуртаган. Олор карындаштарыла ёёндў јўрген.

¹⁹ Бу Авраамнын Исаак уулы керегинде куучын.

Авраам Исаак деп уулду болгон. ²⁰ Исаак тўртён јаштуда Падан-Арамнан арамей укту Бетуэлдин кызы Ревекканы, арамей укту Лаваннын сыйнын, алган. ²¹ Исаак бала таппас ўйи учун сурап, Кайраканга мўргўген. Кайракан онын сурагын уккан: Ревекка барланган. ²² Карындаш јўрген уулчактары согужып баштаарда, ол:

— Эмди мындый болзо, мени не сакып јат? — дейле, Кайраканнан угарга барган. ²³ Кайракан ого айткан:

— Сенин ичинде эки ук, сенин ичиннен эки башка калык бўдер. Бирўзи экинчизин эркитеер, јааны кичўзине јалчы болор.

²⁴ Айы-кўни једип, Ревекка игис балдар тапкан. ²⁵ Баштапкызы јеерен, аннын терезиндий јелмер тўқтў болгон;

оны Исав деп адагандар.²⁶ Ээчий, Исавтын чончойынан тудунгандар, экинчиизи туулган; оны Иаков деп адагандар. Олор тууларда, Исаак алтан јашту болгон.

²⁷ Уулчактар чыдаган. Исав јакшы анчы, ар-бүткенде јўрер, Иаков дезе айылдан кёп чыкпас, јобош кижи болгон. ²⁸ Исаак јерлик күштын эдин јакшызынатан, онын учун Исавты сүүген, Ревекка дезе Иаковты сүүген.

²⁹ Бир катап, Иаков курсак азып турарда, Исав андап јўреле, арыган-чылаган келген.

³⁰ — Меге бу мыны, кызылын јиирге бер! — ол Иаковко айткан. — Менин тымым бош чыгып калган!

Мынан улам оны Эдом (Кызыл) деп адагандар.

³¹ Је Иаков:

— Эмди ле «тун туулган» деп адынды меге толышыр болzon. — деп айткан.

³² — Мен ёлёргө барадала, «тун туулган» деп ададып кайдарым? — Исав айткан.

³³ Иаков:

— Меге эмди ле чертен! — деген.

Исав Иаковко «тун туулган» деп адымды берип јадым деп чертенеле,³⁴ ордына калашла мён алган. Ол ичип-жип, турала, јуре берген — ого «тун туулган» деп адалары керек те јок болгон.

26 ¹ Ороондо Авраам јўрген ёйдёзинен тын ачана-торо башталган. Исаак Герар дöён филистим каан Авимелехке барган. ² Кайракан ого кörüлип, айткан:

— Египет дöён барба, Мен сеге ороон айдып берерим, анда јат. ³ Ол сени кыйгаставас, Мен сенин јанында болорым, сени алкаарым. Меге ле калдыктарына бу јерлерди ончозын берип, Авраам адана чертengенимди бўдўрерим. ⁴ Сенин калдыктарынды тенгеридеги ѡлдистардый коптодип, бу јерлерди ончозын берерим. Сенин калдыктарын ажыра јердин ончо калыктары алкалар, ⁵ ненин учун дезе, Авраам Менин созимди угуп, Менин

бүдүрзин дегенимди ончозын бүдүрген: Мен берген јакылталаарды, јакаруларды ла ээжилерди.

⁶Исаак Гераада артып калган. ⁷Ол јердин улузы Ревекка керегинде сураарда, Исаак оны сыйным деп айткан.

«Үйим» деп айдарга коркыган: јараш, сүрлү Ревеккадан улам öлтүртип айабазым деп сананган.

⁸Кöп јылдар öткөн. Бир катап филистим каан Авимелех Ревекка ла Исаактын ойноң, сертежип тургандарын köзнöктöн кörüp ийген. ⁹Ол Исаакты бойына кычырала, айткан:

— Бу сенинг ўйин турбай. Не керек оны сыйным деген?

Исаак каруу јандырган:

— Ўйим дезем, мени öлтүргилеп айабас деп коркыгам.

¹⁰— Сен бисле не анайда эттин? — Авимелех айткан. — Эр улустын бир-бирүзи оныла уйуктап, бисти кинчекке кийдирер эдигер.

¹¹Оноң Авимелех бастыра калыкка јарлаган:

— Бу кижиге ле онын ўйине тийген кижи öлтүртер!

¹²Исаак бу ороондо јадып, аш салган. Кайракан ого алкыжын берген: ол јыл Исаак јаан түжүм јуунадып алган. ¹³Исаак там байып, чын байдың бойы боло берген:

¹⁴ондо оок ло јоон малдың ўүрлери, кöп кулдар болгон. Филистимдер ого күйүнүп баштаган. ¹⁵Олор Авраам эзен јўрерде, онын кулдары каскан ончо кутуктарды кöмүп койгон. ¹⁶Авимелех Исаакка айткан:

— Бистин јерден кöчүп бар. Сен сүреен кöчтү болуп калдын.

¹⁷Исаак оноортынан јўре берген. Герар öзёккё једип, кийис айылдарын тургузып, јуртай берген. ¹⁸Ол Авраам эзен јўрерде казылган, јада калган кийнинде филистимдер кöмүп койгон кутуктарды ойто казып арчыган. Кутуктарды адазы берген аттарыла адаган.

¹⁹Бир катап Исаактын кулдары öзёктö казып, кутук тапкандар. ²⁰Герардын кўдўчилери олорло сös blaажып: «Бу бистин суу!» — дешкен. Кутуктан улам öён-бökön

чыккан учун, оны анайда ла Эсек деп адагандар.²¹ База бир кутук казып аларда, база блааш-тартыш башталган, айдарда, оны Ситна деп адагандар.²² Исаак мынан барып, база бир кутук казып алган. Ол учун блааш-тартыш болбоды. Ол кутукты Реховот деп адаган, онызы: «Эмди Кайракан биске телкем берди, бис бу јерде ѡзёрис» — деген.

²³ Онон Исаак Беэр-Шевага бурылган.²⁴ Ол күн түнде ого Кайракан көрүлип, айткан:

— Мен, Авраам адантын Кудайы. Коркыба: Мен сениле кожно. Мен Авраам кулымга болуп сени алкап, калдыктарынды көп эдерим.

²⁵ Анда Исаак тагыл тургузып, Кайраканга бажырып, киийис айылдарын тургускан, кулдары кутук кассан.²⁶ Ого Герардан Авимелех бойынын јөп айдаачы Ахузатла, черүү башчызы Пихолло кожно келген.

²⁷ «Слер меге не келдигер? — деп, Исаак олордон суралган. — Слер мени јаман көрүп, бойыгардан сүрүп ийген јокпогор!»

²⁸ — Бис Кайракан сениле кожно болгонын жарт көрүп јадыбыс — деп, олор каруу јандырган, — онын учун бисти черт колбозын, сениле јөптөжү тургузар дештис.

²⁹ Биске јаман этпезим деп чертен: бистинг де сеге јаманыс эмес,jakшыбыс јеткен: сеге амыр-энчү јўре берер арга бергенис — эмди сен Кайраканнан алкышту.

³⁰ Исаак олорго јаан күндү-күрее эткен.³¹ Эртен турал туруп, бой-бойлорына чорт бергендер. Исаак олорды ўйдежип ийген, олор амыр-энчү јўре берген.³² Ол ло күн кутук кассан кулдар Исаакка суу таптыс деп јетиргендер.

³³ Исаак кутукты Шева (Черт) деп адаган. Онын учун ол каланы эмдиге јетире Беэр-Шева (Черт кутугы) деп адап јадылар.

³⁴ Исаав төртөн јаштуда хетт укту Беэрдин кызын, Иехудитти, хетт укту Элоннын кызын, Басематты, бойына ўй кижи эдип алган.³⁵ Исаак ла Ревеккага былар экилези күч болгон.

27 ¹Бир катап карып, көстөри мокоро берген Исаак
јаан уулын, Исауты, бойына алдырып:

— Уулым! — деген.

Онызы: «Угуп турум, ада!» — деп, каруузын јандыр-
ган.

²Исаак айткан:

— Мен карыдым, база канча кире јўреримди билбей
турум. ³Эмди мылтык-јепселинді — ок-јаанды ла согоон-
дорынды алыш, андап бар. Јерлик күш адыш, ⁴менин
сүүген курсагымды белете. Мен оны амзап, божоордон
озо, сени алкап салайын.

⁵Ревекка олордын куучынын угуп алган. Исаутынде
јүре берерде, ⁶Иаковко айткан:

— Адан Исаука ⁷јерлик күш адыш экелеле, курсак беле-
тезин деп јакарганын уктым. Адан ажанып алала, Кайра-
каннын алдына туруп, Исаука бойынын ёлёр алдындагы
алкыжын берер. ⁸Эмди, уулым, бери ук. ⁹Үүрге барыш, эки
уулак талдап экел. Мен олордын эдинен адантага сүүген
курсагын белетеерим, ¹⁰сен дезе, ол ажанып алала, се-
ге бойынын ёлёр алдындагы алкыжын берзин деп, оны
апарып берерин.

¹¹— Исаутын эди јелмер түк — Иаков каруу јан-
дырган, — менини дезе ару. ¹²Адам мени сыймап айа-
бас. Ол тушта мен тögүнчи болуп каларым, алкыштын
ордына каргыш аларым.

¹³Је энэзи айткан:

— Ол каргыш меге јетсин, уулым. Сен јаныс ла менин
сөзимди ук: барыш экел.

¹⁴Иаков барыш, уулактарды энэзине экелип берген, эн-
эзи адазынын сүүген курсагын белетеген. ¹⁵Онон јаан
уулы Исаутын айылда бар эн јакшы кийимдерин алыш,
кичү уулына, Иаковко, кийдирген. ¹⁶Колдорын ла ачык
мойнын уулактардын терелериле ороп, ¹⁷белетеп алган
курсагын ла калашты берген. ¹⁸Онызы адазына кирип:

— Ада! — деген.

— Угуп турум, уулым! — Исаак каруу јандырган. — Сен, кем, уулым?

¹⁹— Мен Исаев, тун уулын — Иаков адазына айткан. — Сенин күүнинди айтканынча бүдүрдим. Щёлёндойип отур, күштын эдинен жи, онон меге алкыжынды берерин.

²⁰— Уулым, — Исаак сураган, — сен күшты канайып мындый түрген адала экелдин?

Онызы каруу јандырган:

— Олорды меге Кайракан, сенин Кудайын, ийген.

²¹— Бери бас, уулым — Исаак айткан. — Сени сыймап көрөйин: сен чын ла Исаев уулым ба?

²²Иаков адазына базып келген, онызы уулын сыймап, айткан:

— Ўни — Иаковтын, колдоры дезе — Исаевтын.

²³Иаковтын колдоры Исаевтыйы ошкош јелмер түктүү учун, Исаак оны таныбай, ого бойынын алкыжын берген. ²⁴Онон сураган:

— Сен менин Исаев уулым ба?

— Эйе, мен — Иаков каруу јандырган.

²⁵Исаак айткан:

— Күжынтын эдин бер, уулым, мен јийле, тыным кирип, сени алкаайын.

Иаков адазына курсак ла аракы берген. Исаак ажанып алала, ²⁶айткан:

— Бери базып, мени окшо, уулым.

²⁷Иаков јууктап келеле, адазын окшогон. Уулынын кийиминин јыдын алыш, Исаак оны алкап, айткан:

— Менинг уулымнын јыды — Кайракан алкаган јалантын јыды. ²⁸Кудай сеге тенериден чалын, јерден түжүм, көп аш ла алама-шикир берзин. ²⁹Калыктар сенин сөзинди уксын, элдер сеге бажырып јўрзин. Карындаштарына бий бол, энендин уулдары сенин алдынга баштарын энилтсисин. Сени каргаганы каргадар, алкаганы алкышту болор.

³⁰Исаак Иаковты алкап божоордо ло, Иаков Исаактан чыгып барза, андап јўрген Исав јанып келген. ³¹Ол база курсак белетейле, адазына экелип:

— Ада! юндоийип, мен экелген күштын эдин ји, тынын кирип, меге бойынтын алкыжынды бер — деп айткан:

³²— Сен кем? — Исаак сураган.

Онызы каруу јандырган:

— Мен тун уулын, Исав.

³³Исаак чочып сураган:

— Сенен озо күштын эдин экелип, мени азыраганы кем болотон? Мен ого бойымнын алкыжымды берип ийгем, оны кайра алыш болбозым.

³⁴Бу сөстөрди угала, Исав ачу-корон кыйгырып ийген, онон адазын сурай берген:

— Ада, мени де алкап салсан!

³⁵Же адазы айткан:

— Карындажын сүмеленип келеле, алкыжынды алыш барды.

³⁶Исав айткан:

— Оны Иаков деп јолду адаган: ол мени эки катап сүмелиди! «Тун туулган» деп адаткан адымды блаап алган, эмди дезе — алкыжымды. — Онон сураган. — Сен меге алкыш артырбадын эмеш пе?

³⁷Исаак каруу јандырган:

— Мен оны сенинг бийин эттим, ончо төрёндөрди онын кулдары эттим, ого аш та, аракы да бердим. Сеге нени эдэйин, уулым?

³⁸— Канайып сенде јўк јаныс алкыш болгон? — деп, Исав Исаактан сураган. — Мени база алказан, ада!

Исав ёксөп ыйлай берген, ³⁹Исаак дезе ого айткан:

— Сенин јурттарын јакши јерлерден, тенгеринин чалынынан ыраак болор. ⁴⁰Сени кылышын азыраар, карында жына јалчыланып јўреринг. Же ёй келер — сен ѡрё туруп, мойнындагы комутты алыш чачарын.

⁴¹ Исаев адазынын алкыжын алган Иаковко ачынып јўрер болгон. Ол ичинде: «Адам удабас ѡада калар, бис карыгарыс, онон мен Иаков карындажымды ѡлтўрип саларым» — деп сананып јўрген. ⁴² Jaан уулы нени сананып алганын Ревеккага јетирип койгондор. Ол кичў уулын, Иаковты, бойына алдырып, айткан:

— Исаев аган сени ѡлтўрерге кекенип јат. ⁴³ Сеге нени айдарымды уќ, уулым: Харран дёён, Лаван карындажыма качып бар. ^{44–45} Аганынг чугулданганы ётпёгёнчö, сенин ого эткенинди ундып, токынаганча, анда јўр. Ол тушта кижи ийип, сени оноортынан экелерим. Онон башка, бир кўн экилегерди јылыйтып койорым.

⁴⁶ Ревекка Исаакка айткан:

— Хетт укту кыстардан јўрўм меге сўёнчилў эмес. Иаков то јербойынан, былардый хетт уктуны алза, јўрўп те алып кайдарым!

28¹ Исаак Иаковты бойына алдырып, алкайла, јакыған:

— Ханаан укту кижи алба. ² Падан-Арамга барып, энендинг адазы Бетуэл-эшке кир, кижини оноортынан, энендинг Лаван карындажынын кыстарынан ал. ³ Ўрё турган Кайракан сени алказын! Ол сеге кёп балдар ийзин, сенен кёп калыктар бўдўрзин, ⁴ Авраамга берген алкыжын сеге ле калдықтарына берзин, — ол тушта сен, туура кижи чилеп, коччўп јўрген јерингин, Кудай Авраамга берген јердин, ээзи болорын.

⁵ Исаак уулыла эзендежип, арткан, Иаков дезе Падан-Арам дёён Лаванга, арамай укту Бетуэлдин уулына барган. Лаван Иаков ло Исафтын энези Ревекканын карындажы болгон.

⁶ Исаак Иаковты алкап, ханаан укту кижи албазын, кижини Падан-Арамнан алзын деп јакыганын ла ⁷Иаков адазы ла энезининг сўзин угуп, Падан-Арам дёён јўре бергенин Исаев уккан. ⁸ Анайып Исаев адазы ханаан укту кыстарды јаратпай турганын билеле, ⁹измаилтядарга

барып, база бир ўй кижи эдип, Махалатты алган. Махалат Авраамнын уулы, Измаилдин кызы, Невайоттын сыйны болгон.

¹⁰Иаков Беэр-Шевадан чыгала, Харран дöён барган.

¹¹Жолдо түн кирип, карануйлай берерде, ол бир јерге токтойло, бажынын алдына таш салып, уйуктарга жада берген. ¹²Түш јеринде тенгери ле јерди бириктирген тепкиш көргөн; Кудайдын элчилери тепкишти ёрё чыгып, тёмён түжүп тургандар. ¹³Тепкиштин эн бажында Кайракан турган, Ол Иаковко айдып турган:

— Мен, Кайракан, Авраам адантын Кудайы ла Исаактын Кудайы. Сенин жаткан бу јеринди Мен сеге ле калдыктарына берерим. ¹⁴Калдыктарын јердин кумагындый кöп болор, олор күнбадыш ла күнчыгыш, түндүк ле түштүк jaар таркаар. Сен, сенин калдыктарын ажыра јердин ончо калыктары алкалар. ¹⁵Мен сениле кожо: кайдаар да барзан, Мен сени корулап, бу ороонго кайра бурырым. Мен сени артырбазым: сеге берген сöзимди бўдўремирим.

¹⁶Иаков ойгонып келеле:

— Чындал та, Кайракан бу јerde јўрўп жат, мен дезе билбегем! Бу јердин коркымчылузын! — деп, куды чыгып айткан. — ¹⁷Кудайдын байзыны, тенеринин каалгазы турбай бу!

¹⁸Эрте танда Иаков жастанган тажын алала, кереестеп тўс тургузып, ўстине май урган. ¹⁹Бу јерди Бет-Эл (Кудайдын Байзыны) деп адаган, каланын башкы ады дезе Луз болгон.

²⁰Иаков чертенген:

— Кудай мениле кожо болуп, мени бу ѡлдо чеберлеп, меге курсак ла кийим берип, мениле кожо болзо, ²¹мен эне-адамнын айлына эзен-амыр жанып келзем, Кайракан менинг Кудайым болор. ²²Тургускан байлу тажым Кудайдын байзыны боло берер. Меге Сенин бергениннин онынчы ўлўзин Сеге, Кудайым, берип турарым.

29 ¹Иаков јолго кёндүгип, күнчыгыш јерге једеле, ²јаланда кутук ла онын јанында ўч ўёр кой јатканын көрүп ийген. Бу кутуктан кой сугарып тургандар, онын оозын јаан ташла бёктөп койтыр. ³Ончо ўүрлер бого јуулып келгенде, күдүчилер ташты туура јылдырып, койлорды сугарала, кутукты ойто јаап салатан.

— Слер кажы јерден, карындаштар? — деп, Иаков олордон сураган.

— Харраннан — олор каруу јандырган.

⁵Иаков:

— Слер Лаванды, Нахордын уулын, билерер бе?

Олор:

— Билерис — дегендер.

⁶— Ол кандый јадыры? — Иаков сураган.

— Јакшы, — деп, ого каруу јандыргандар. — Туку онын кызы Рахиль койлор айдал келедири.

⁷— Из јабызагалак — Иаков күдүчилерге айткан, — койлорды јуурга эрте. Койлорды сугарып, одорго айдагар.

⁸Je күдүчилер айткан:

— Ончо ўёр јуулбаганча јарабас. Јуулза, кутуктан ташты јылдыргылаар, бис койлорды сугарарыс.

⁹Олор куучындажып турганча, адазынын койлорын айдал алган Рахиль (ол күдүчи болгон) базып келген.

¹⁰Иаков оны көрөлөө, кутуктын тажын јылдырып, энезинин карындашы Лаваннын койлорын сугарып берген.

¹¹Онон ол Рахильди окшоп, тын ёксөп ыйлайла, ¹²мен адантын тörööni, Ревекканын уулы деген. Рахиль мыны адазына айдарга јүгүрген. ¹³Олорго јеени Иаков келгенин угала, Лаван удура јүгүрип келеле, оны кучактап, окшоп, айылына кийдирген. Иаков бойы керегинде куучындал берерде, ¹⁴Лаван айткан:

— Чын, мен сенин балтырына эт бүдүрген, бажына түк бүдүрген таайын.

Иаков Лаван-эшке келгенинен бери бир ай ѿткон. ¹⁵Лаван ого айткан:

— Төрбөн лё кижи дейле, сен меге тегин иштейтен бе?
Айт, сеге кандый баа керек?

¹⁶ Лаван эки кысту болгон: јааны Лия, кичүзи Рахиль.

¹⁷ Лияның көстöри коомой, Рахиль дезе коо сынду, кеберкек болгон. ¹⁸ Иаков Рахильге күүнин салып, Лаванга айткан:

— Кичү кызын Рахиль учун мен сеге яти јыл иштеерим.

¹⁹ — Кайдар ол, — Лаван каруузын јандырган, — ёскö кижиғе барганча, сеге барзын. Артып кал!

²⁰ Иаков Рахиль учун яти јыл иштеген. Бу јылдар ого тоолу күндий билдириген, ненин учун дезе ол Рахильди сүүген.

²¹ — Менин ўйим кайда? — деп, Иаков Лаванга айткан. — Ол менин боловор ёй яетти.

²² Лаван бу јердин ончо улузын айттырып, јыргал эткен. ²³ Карапуйлай берерде, ол Иаковко бойынын кызын, Лияны, экелген, Иаков оныла кожо тёжёккө ѡада берген.

²⁴ Лаван Зелфа деп кулын Лия кызына јалчы эдип берген.

²⁵ Иаков эртен турға көрзө, коштой Лия. Ол Лаванга айткан:

— Сен мениле не анайда эттин? Мен сеге Рахиль учун иштеген эмезим бе? Сен мени не төгүндедин?

²⁶ — Бистин јerde кичү кысты јаанынан озо кижиғе берер јан јок. ²⁷ Тойдын чўм-јанынын яти күни ётсö, бис сеге оны да берерис, бу учун сен меге база яти јыл иштеерин.

²⁸ Иаков удурлашпаган. Тойдын чўм-јанынын яти күни тўгенерде, Лаван ого кичү кызын, Рахильди, берген.

²⁹ Кызына јалчы эдип, бойынын кул ўй кижиzin, Валланы, берген. ³⁰ Иаков Рахильле кожо тёжёккө ѡаткан. Ол Рахильди Лиянан артык сүүген, Лаванга база яти јыл иштеген.

³¹ Иаков Лияны сүүбей турганын көрёлёт, Кайракан оны бала табар эткен, Рахиль дезе бала таппас болгон. ³² Лия барланып, уул бала таап, оны Рувим (Кöр, уул) деп адаган:

— Кайракан менин кунукканымды кёрди — деп, ол айткан. — Эмди оббёним мени сүүр.

³³ База барланып, уул бала таап, айткан:

— Иаков мени сүүбей турганын көрүп, Кайракан меге база уул берди!

Уулчакты Симеон деп адаган.

³⁴ Онон база барланып, уул бала таап:

— Эмди оббёним меге тартылар, мен ого ўч уул таап берген инем — деп айткан.

Уулын Левий деп адаган.

³⁵ База барланып, уул бала таап,

— Эмди мен Кудайды мактаарым! — дейле, уулын Иуда деп адаган.

Мынын кийнинде бала таппай барган.

30 ¹Рахиль Иаковко бала таап болбой, сыйнына күйүнинип, Иаковко айткан:

— Меге балдар бер, онон башка юлүп каларым!

²Иаков Рахильге чугулданып айткан:

— Мен сеге бала бербей турган Кудай эмезим!

³— Бу Валла, менин кулем, — деп, Рахиль айткан. — Оныла кожо јурта: ол меге бала таап берзин. Кулемнан да болзо, менде балдар болор.

⁴Анайып Рахиль ого кулын, Валланы, ўйи эдип берип ийген. Иаков Валлала јуртай берген, ⁵онызы барланып, Иаковко уул бала тапкан.

⁶— Кудай бистин аайыбыска чыкты, — Рахиль айткан. — Ол менин јайнуумды угуп, меге уул берди.

Онын учун уулын Дан (Яргы) деп адаган.

⁷Валла ойто барланып, Иаковко база бир уул тапкан.

⁸Рахиль:

— Мен сыйнымла Кудайдын күчиле тартыжып јендим — дейле, уулчакты Неффалим деп адаган.

⁹Лия база бала таап болбозын билип, бойынын јалчызын Зелфаны Иаковко ўйи эдип берген. ¹⁰Зелфа Иаковко уул бала тапкан.

¹¹Лия:

— Мар болды! — дейле, уулчакты Гад деп адаган.

¹²Зелфа Иаковко экинчи уул тапкан.

¹³— Кежик! — Лия айткан. — ўй улус мени кежиктү дежер.

Ол уулчакты Асир деп адаган.

¹⁴Аш јуунадар ёйдö Рувим јалантнан мандрагор дейтен аламалар табала, Лия энезине экелген. Рахиль Лиядан:

— Меге уулын тапкан аламаларды берзен? — деп сурган.

¹⁵Је ол айткан:

— Ёбёөнимди блаап алганын ас болды ба? Эмди уулым тапкан аламаларды алайын деп пе?

— Уулыннын аламалары учун бу түнде ёбёөним сениле кожно уйуктаар — деп, Рахиль ого сөзин берген.

¹⁶Энирде Иаков јалантнан јанып келерде, Лия ого удура чыгып айткан:

— Меге кел. Уулым тапкан аламалар учун мен сени садып алдым.

Ол күн түнде Иаков Лияла кожно уйуктаган. ¹⁷Кудай Лиянын јайнузын уккан: ол барланып, Иаковко бежинчи уул таап:

¹⁸— Ёбёөнимди јалчымла кожно ўлешкен учун, Кудай мени кайралдады. — деп айткан.

Ол уулчакты Иссахар (Кайрал) деп адаган.

¹⁹Лия база барланып, Иаковко алтынчы уул тапкан.

²⁰— Кудай меге кайкамчылу сый этти! — Лия айткан. — Эмди ёбёөним мени ёрё көдүрер, мен ого алты уул таап берген инем!

Ол уулчакты Завулон деп адаган.

²¹Онон кыс бала таап, Дина деп адаган.

²²Кудай Рахильди де ундыбай, онын јайнузын угуп, бала табар эткен. ²³Ол барланып, уул бала таап айткан:

— Кудай мени уйатка тўжўрбеди.

²⁴Ол уулчакты Иосиф деп адап:

— Кайракан меге база уул бала берер — деген.

²⁵Рахиль Иосифти табарда, Иаков Лаванга айткан:

— Мени айылым, төрөлиме јандыр. ²⁶Үйлеримди, балдарымды бер. Төрөл јериме, айлымба бала-баркамла, үйлеримле јанарга јобинди бер. Мен олор учун сеге иштедим. Сеге канайда иштегенимди бойын билерин.

²⁷— Мени тындан уксан! — Лаван ого айткан. — Сананзам, сен ажыра Кайракан меге алкыжын берген. ²⁸Сеге нени тölöйтöнин айт, мен тölöп берейин.

²⁹Иаков каруу јандырган:

— Сеге канайда иштегенимди, мен тужымда малын кандый болгонын бойын билерин. ³⁰Менен озо малын ас болгон, эмди көр — канча кире! Менинг келгенимле Кайракан сени алкады. Же мен бойымнын билеме качан иштейтем?

³¹— Сеге нени берейин? — Лаван сураган.

— Меге сенен не де керек јок — деп, Иаков каруу јандырган. — Же сурагымды бүдүрер болzon, койлорынды мынан да ары кабырып кичеерим. ³²Бүгүн ўүрлеринди эбираип јортолык. Олордын ортозынан меге јўк ле ёл-чоокыр ла ёл, кара койлорды, анайда ок ёл ёл ёл-чоокыр эчкилерди айрып бер. Мынан ала андый мал менин жалым болор. ³³Менин ак-чегимди јенил билип аларын: жал эдип нени алганымды көрөргө келеле, ёл-чоокыр ла ёл эмес эчки, кара эмес кой тапсан, олорды сенен уурдал алгам деп бодо.

³⁴— Јöп. Сенин табын — деп, Лаван айткан. — Айтканынла болгой.

³⁵Ол күн Лаван ончо чоокыр ла ёл эчкилерди, бир эмеш ак ондю эчкилерди, ончо кара койлорды ылгап, уулдарына берген, ³⁶олор бу малды Иаковтон ўч күнге једер јерге айдагандар.

Иаков Лаваннын арткан оок малын кабырган. ³⁷Ол терек, миндалъ ла платан агаштардын јаны кескен будактарынын терезин бир ѡлдонг кажайта сыйрыган.

³⁸ Бу будактарды ол малдын сугадында тоскуурларга эчкilerге көрүнер эдип, салган. Мал бери суу ичерге келип, мында ла ээчижетен. ³⁹ Эчкiler бу будактарды көрүп ээчишкенде, олордон чоокыр, ёлө-чоокыр ла ёлө уулактар бүдетең. ⁴⁰ Койды дезе Иаков танынан тудуп, Лаванның ўүриндеги чоокыр ла кара мал jaар баштандыра тургузатан.

Эмди Иаков акту бойы ўўрлў боло берген, оны Лаванның ўүринен башка туткан. ⁴¹ Жакши мал ээчишкенде, Иаков будактарды олордын алдына, тоскуурдын јанына салатан. ⁴² Кўчи уйан мал ээчишкенде, будактарды салбайтан. Анайып уйан мал Лаванга, жакшызы дезе Иаковко једижетен. ⁴³ Иаков байып чыккан, ондо койлордын ла эчкilerдин ўўрлери, кул ўй ле эр улус, тёёлёр лў эштектер боло берген.

31 ¹ Лаванның уулдары: — Иаков адабыстын не барын эзленип, мензинип байыган — деп, айдыжып тургандары Иаковко угулып калган.

² Лаванның ол jaар көрўжи алдындагыдый эmezин Иаков бойы да сезип турган. ³ Кайракан Иаковко айткан: — Ада-обёённин жерине, тёрёлине јан. Мен сениле кожно болорым.

⁴ Иаков кижи ажыра бойының ўюри јўрген одорго Раҳиль ле Лияны кычырып, ⁵ айткан:

— Мен көрзём, адагардын мен jaар көрўжи кубулып калтыр. Же адамның Кудайы мениле кожно. ⁶ Бойыгар билеригер: мен адагарга кўчимди кысканбай иштегем, ⁷ ол дезе мени тёгүндел, кайралымды он катап кубултты. Же Кудай ого меге јаман эттиртпеди. ⁸ Адагар: «Сенин јалын ёлө-чоокыр оок мал болор — deerde, ончо оок мал ёлө-чоокыр болуп чыккан. — Сенин јалын чоокыр мал болор — deerde, ончо мал чоокыр болуп чыккан.

⁹ Анайып, Кудай адагардын малын айрып, меге берген.

¹⁰ Бир катап, мал ээчийтен ёйдö, мен тўш јеримде эчкilerди ээчип турган текелер чоокыр, ёлө-чоокыр ла

ölö болгонын көргөм.¹¹ Кудайдын элчизи түш јеримде меге: «Иаков!» — деген. Мен: «Угуп турум!» — деп, каруу јандыргам.¹² Ол айткан: «Кöр, ээчип турган текелер ончозы чоокыр,ölö-чоокыр лаölö. Лаван сениле нени эдип турганын ончозын Мен кöröp јадым.¹³ Мен сеге Бет-Элде кörüлгөн Кудай. Анда сен керес ташка оливанын ўзин уруп, Меге черт берген јогын ба. Эмди тур, бу орооннөн чыгып, тёрөл јерине бурыл».

¹⁴ Рахиль ле Лия Иаковко айткандар:

— Адабыстын айлында база ўлётубис ле энчибис бар ба?
¹⁵ Ол бисти ёскё улуска бодоп, садып ийеле, алган бааны јип койгон.¹⁶ Онын учун Кудай адабыстан айрыган ончо байлык — бистии ле балдарыстыйы. Анайдарда, Кудайдын сеге айтканыла эт.

¹⁷ Иаков балдарын ла ўйлерин тёөлөргө миндирип,¹⁸ ончо байлыгын алыш, Падан-Арамда ёскүрип алган малын айдап, Ханаан јерине, Исаак адазына ууланган.¹⁹ Лаван кой кайчылап барган ёйгө учурал, Рахиль адазынын айылдагы күрмүжектерин уурдай берген.²⁰ Анайып Иаков арамай Лаванды тögүндеп ийген: ого нени де айтпай,²¹ бойынынг бар јөөжөзин алыш, јўре берген. Jaan Suуны кечип, Иаков Гиладтын кырлары дöён ууланган.

²² Ўчинчи күнде Лаванга Иаков јўре берген дешкен.
²³ Лаван тёрёондöрин јууила, Иаковты сүрүшкен. Жетинчи күнде ого Гиладтын кырларында јаба једишкен.²⁴ Бу ла түнде түш јеринде арамай Лаванга Кудай кörüлип айткан:
— Токто! Иаковко нени де этпе!

²⁵ Лаван Иаковко јаба јеткен: Иаков Гиладтын кырларында одуланган, анда ла, Гиладтын кырларында, Лаван тёрёондöриле кожно одуланган.²⁶ «Сен не анайда эттин? — Лаван Иаковко баштанган. — Сен мени не тögүндединг, кыстарымды, јууда олжолоп алган чылап, не апардын?²⁷ Не туйка, менен јажынып качтын, меге нени де айтпадын? Мен сени сүүнчилү кожондорло, киннорлоп, ўйдежер эдим.²⁸ Сен онон болгой баркаларым ла

кыстарымды меге окшотподын.²⁹ Менин слерге јаманды эдер күчим бар, је бўгўн тўнде адагардын Кудайы меге: «Токто! Иаковко нени де этпе!» — деген.³⁰ Йаныксап калган кижи ѡёре ле беретен, је менин кудайларымды не уурдадын?»

³¹ — Мен коркыгам, — Иаков Лаванга каруу јандырган, — кыстарынды блаап аларын деп санангам.³² Кудайларынды кемибистен табарын, ол тирў артпас. Бистин тёрёёндöрис керечилер болгой: менде не барын ончозын көр, бойындыйы табылза, ал!

(Кудайлардын сўрин Раҳиль уурдап алганын Иаков билбес болгон).

³³ Лаван Иаковтын, Лиянын, эки јалчы ўй кижинин айылдарын тимирген, је неме таппаган. Лиянын айлынан чыгала, Раҳильдийине кирген.³⁴ Раҳиль дезе кўрмўжектерди тёёнин ээрининг алдына сугала, ўстине отурып алган. Лаван айылдын ичин тимирген, је неме таппаган.³⁵ Раҳиль адазына:

— Алдына туруп албазым учун бийим меге чугулданбазын: менде айдын³⁶ ичинде ўй кижиле болотон неме болуп јат — деп айткан

Лаван ончозын коскоргон, је кўрмўжектерди таппаган.³⁶ Иаков чугулданып, Лаванды бурулап баштаган:

— Ненин бурузы учун, ненин кинчегин эткен учун мени истедин?³⁷ Сен менин ончо немелеримди коскорып, бойындыйы деп, нени таптын? Кажы көргўс, бис экўнин аайыска тёрёёндöрис чыккай.³⁸ Мен сеге ѡирме јыл иштедим. Койлорын да, эчкилерин де ара салбады, ўўриннен куча сойып јибедим.³⁹ Јердин аны туткан малды сеге экелбайтем, онын ордына бойымдыйын тургузатам — ол менин коромжым болотон. Тўште беди, тўнде беди, јылыйган немени менен некайтен.⁴⁰ Тўште изўге, тўнде соокко чыдашпай, кўс јумбайтам.⁴¹ Мен сенде ѡирме јыл анайып јўрдим. Он тёрт јыл эки кызын учун, алты јыл малын учун иштедим, сен дезе менин алата

кайралымды он катап қубулттын.⁴² Адамның Кудайы — Авраамның Кудайы — Исаактың Коркудузы — мениле кожно эмес болзо, сен мени эмди как куру јандырар эдин. Је Кудай менинг түбегимди ле ижимди көрүп жат: бүгүн түнде Ол Бойы менинг адаанымды алды!

⁴³ Лаван Иаковко каруу јандырган:

— Кыстар — менийи, баркалар — менийи, мал — менийи. Сенинг көрүп турганын ончозы — менийи. Мен бойымның кыстарым ла баркаларымды тарындырарым ба?⁴⁴ Ортобыста јөптөжү тургузалы, бисте керечи болзын.

⁴⁵ Айдарда, Иаков jaан ташты алып, кереес эдип тургузала,⁴⁶ төрөёндөрине:

— Таш јуугар! — деп айткан.

Олор таштарды төстöйтö јууйла, онын јанына ажанган.⁴⁷ Лаван бу тёнди Иегар-Сахадута деп адаган, Иаков дезе оны Гал-Эд (Кере тёни) деп адаган.⁴⁸ Лаван:

— Бу тён — сен ле менинг ортомдо јөптөжүнин керечизи — деп айткан:

Онын учун бу јер Гал-Эд деп адалган.⁴⁹ База бир ады Мицпа, ненин учун дезе Лаван айткан: «Бис экү эки башка барып, кажыбыс ла нени эдеристи Кайракан көрүп тургай.⁵⁰ Менинг кыстарымды ёйрөтсөн эмезе кыстарыма ўзеери ѡскö ўй улус алzan, билип јүр: бистин керечибис кижи эмес, Кудай болор!»

⁵¹ — Köр, — деп, Лаван Иаковко айткан, — бу тён лö ортобыста тургускан кереес —⁵² бистин јөптөжүбистин керечилери. Мен јаман сананып, тёнди сен јаар ашпазым, сен де јаман сананып оны мен јаар ашпазын.

⁵³ Авраамның Кудайы ла Нахордың Кудайы бистин јаргычыларыс болгой.

Иаков бойынын Исаак адазынын Коркудузыла чертенген.⁵⁴ Онон Иаков кырда тайылга эдип, төрөёндөрин ажанарга кычырган. Олор ажанып, кырда конгон.⁵⁵ Эрте танда Лаван туруп, баркаларын ла кыстарын окшоп, алкайла, јанып ийген.

32 ¹Иаков бойынын јолыла барып јадарда, ого Кудай-дын элчилери туштаган. ²Олорды көрөлө, Иаков:
— Бу Кудайдын ўделейтен јери — дейле, бу јерди Маханаим (Эки оду) деп адаган.

³Ол Эдом ороондо, Сеир јеринде јуртаган Исау агазына элчилер ийип, ⁴олорго јакарган:

— Исаука, менин бийиме. Иаков јалчын мынайда айдып жат: Мен ёскö ороондо, Лаванда, узак јүргем. ⁵Эмди менде јоон мал ла эштектер, оок мал, кул эр ле ўй улус бар. Мен сеге, бийим, бу табышты ийип, меге бойыннын күүнинди јетириерин деп иженип турум.

⁶Элчилер Иаковко бурылып айткандар:

— Бис Исау аганда болдыс. Ол сеге удура келип жат, оныла кожно тört жүс кижи.

⁷Иаков сүрекей коркыган; бойынын улузын, оок ло јоон малын, тёölөрин эки јара б öлөп, ⁸айткан:

— Исау бирүзине табарып, ончозын кырып койзо, айса экинчизи качып, аргаданып алар.

⁹Онон јайнай берген:

— О, Авраам адамнын Кудайы, Исаак адамнын Кудайы, — Кайракан јерине, тёрөлине јан деп мени башкарған, корычылын боловорым деген Кайракан! ¹⁰Меге, Бойыннын кулынга јетирген ончо быйанына ла ончо јакшына мен турбазым. Мен Иорданын ары јанына колымда жүк тайакту кечкем, эмди дезе менде эки оток улус. ¹¹Мени Исау агамнан аргада! Мен онон коркып јадым: ол келип, бисти ончобысты ўй улусла, балдарла кожно ѡлтүрер! ¹²Сен мени корып, алкыжынды јетирер, калдыктарымды талайдын кумагындый тоолоп болбос эдерим деп, Сöзин берген јогын ба!

¹³Иаков анда конуп, эртезинде Исау агазына сый эдип нени беретенин белетеген: ¹⁴эки жүс эчки, јирме теке, эки жүс кой, јирме куча, ¹⁵саар одус тёö лö ботоондор, тортён уй, он чар, јирме тижи эштек, он иркек эштек. ¹⁶Кажыла ўүрди кулдарына танынан айдадып, олорго јакыган:

— Йүрлөрди бириктирбей, ээчий-деечий айдап, менен озо барыгар.

¹⁷Баштапкы кулга айткан:

— Сеге Исаң агам туштап: «Сен кемнин кулы? Кайдаар барып јадын? Кемнин ўүрин айдап алган?» — деп сураза, ¹⁸мынайда айт: «Бу Иаков кулынның сеге, Исаң бийине, сый эдип ийген малы. Иаков бойы кийнибисте келип јат»

¹⁹Исаңка туштазагар, мынайда айдыгар деп, ол ўүрлөрди айдап бараткан экинчи де, ўчинчи де, арткан да кулдарга јакарып, кыйалтазы ѡогынан ²⁰«Иаков кулын кийнибисте келип јат» — деп айдыгар деген. Аналып, Иаков озо ийилгөн сыйыла Исаңты јымжадарга иженген. «Оноң бойым да оның көзине көрүнерим, айса болзо, мени бойына јууктадар» — деп санангандар.

²¹Сыйларды озо ийеле, Иаков одуда конорго арткан.

²²Түнде туруп, эки ўйин, эки кул ўй улузын, он бир уулын алганча Яббок сууны кечкен. ²³Олорды ончозын, бойында не барын ол јаратка кечирип, ²⁴јаныскан арткан.

Удабай, та кем де оныла тудужып, таң атканча күрөшкөн. ²⁵Ол, Иаковты артыктап болбозын билип, оның јалмажына юйезин чыгара согуп ийеле:

²⁶— Мени божот! Таң адып јат. — деген.

— Мени алкабаганчан, божотпозым — Иаков каруу јандырган.

²⁷— Сенин адынг кем? — Онызы сураган.

— Иаков — деп, ол каруузын јандырган.

²⁸Айдарда, Онызы:

— Бүгүннен ала сенин адынг Иаков эмес, Израиль болор: сен Кудайла, улусла тартыжып, јенүчил болуп чыгып турунг не! ²⁹— Меге адынды айт! — Иаков сураган.

Же Онызы:

— Менинг адым сеге не керек? — деп, каруузын јандырып, Иаковты алкаган.

³⁰Бу јерди Иаков Пениэл (Кудайдын чырайы) деп агадан. Ол: «Мен мында Кудайдын Бойын көрүп, тирү арт-

тым» — дегени. ³¹Иаков Пениэлди таштап баарда, күн чыгып келген. Ол аксал турган. ³²(Израильдин калдыктары эмдиге жетире жалмаштын эдин жибей жадылар, не-нинг учун дезе Күрежеочи Иаковты жалмажына, жалмаш эдине соккон.

33 ¹Иаков Исавты, оныла кожо төрт јüs кижи келип жатканын көрүп ийген. Ол Лиянын, Рахильдин ле эки жалчы ўй кижизининг балдарын энелериле коштой турзын деген. ²Оноң ичкери алдында кул ўй улузын балдарыла кожно, олордын кийнинен Лияны балдарыла кожно, эң учында Рахиль ле Иосифти тургускан. ³Бойы олордон озо базып, агазына јууктаардан озо, жерге жетире жети катап бажырган. ⁴Исав удура тап эдип јүгүрип келеле, Иаковты кучактап, тёжине жаба тудуп, окшоп ийген, онон экү ыйлай берген. ⁵Ўй улусты ла балдарды көрөлө, Исав сураган:

— Бу кемдер?

Иаков каруузын јандырган:

— Сенинг кулынга Кудай ийген балдар.

⁶Кул ўй улустар балдарыла кожно јууктай базып бажырган. ⁷Оноң Лия балдарыла кожно бажырган, учында — Иосиф ле Рахиль.

⁸— Жолдо Меге јолыккан не јўрлер? — деп, Исав сураган.

Иаков каруузын јандырган:

— Мени јууктатсын деп, сени јымжадарга, менинг бийим.

⁹— Менде ончо неме жеткил, карындажым, — Исав айткан. — Бойындыйы бойында арткай.

¹⁰— Йок, — Иаков каруу јандырган, — менинг күүнимди ёчурбе, сыйларымды ал. Сениле көрүшкеним Кудайдын чырайын көргөмдий болды, сен менинг күүнимди көрдин.

¹¹Менинг сеге экелген алкыжымды ал. Кудай мени жаман көрбөгөн, менде ончозы бар.

Иаков жайнап сурал турарда, онызы сыйларды алган.

¹²— Жолго кыймыктаак — Исав айткан. — Мен сениле кожно баарым.

¹³ Іаков каруузын јандырган:

— Балдар арып, чучурап калганын билерин, бийим. Оок ло юон мал дезе саанты: айдаза, бир ле күнге ончозы ёлүп калар. ¹⁴ Бийим кулынан озо барзын, мен дезе малдын, балдардын барган аайыла араайынан Слерге, бойымнын бийиме, Сеирге једип келерим.

¹⁵ Исау айткан:

— Сеге улузымнын кезигин артырып койойын.

Је Иаков каруу јандырган:

— Кайдатан? Меге Сенин јакшы күүнин болор! Сен меге сүреен килемдин.

¹⁶ Ол ло күн Исау бойынын јолыла Сеирге бурылган, ¹⁷ Иаков дезе Суккот дёён уулланган. Анда ол бойына тура, малга тасқактар туткан. Онын учун бу јер Суккот (Тасқактар) деп адалат.

¹⁸ Иаков Падан-Арамнан бурылала, Ханаан јериндеги Шехем калага амыр-энчү једип, онын јуугында токтогон. ¹⁹ Ол кийис айылдарын тургускан јерди Шехемнин адазы Хаммордын уулдарынан јүс күмүш акча бескелеп, садып алган. ²⁰ Анда ол тагыл тургузып, бу јерди Эл-Элохе-Исраэл (Кудай, Израильдин Кайраканы) деп адаган.

34 ¹Лиянын Иаковко таап берген кызы Дина јербопынын кыстарын көрөргө барган. ²Бу орооннын башчызы хиввей Хамордын уулы Шехем оны көрөлө, тудуп, албадап койгон. ³Мынын кийнинде Ол Динага тартылып, күүнин салып, эрке сөстөр айдар болгон, ⁴ бойынын адазына, Хаморго:

— Бу кысты меге алыш бер — деген.

⁵ Дина кызы элек-уйатка калганы Иаковко угудып калган. Уулдары мал кабырып барган, Иаков олордын келерин сакып унчукпаган. ⁶Шехемнин адазы Хамор Иаковло куучындажарга келген. ⁷Иаковтын уулдары јанып келле, не болгонын угуп, тын ачынган. Олор чугулданып, сүреен калжуурган, ненин учун дезе Иаковтын кызын

албадаганы — Израильге шоодылган. Анайда болор учуры јок! ⁸Хамор олорго айткан:

— Шехем уулым кызыгарга санаа-күүнин салды. Кызыгарды ого беригер! ⁹Биске төрөён болыгар, кыстарыгарды биске беригер, бистин кыстарысты бойыгарга алыгар. ¹⁰Бисле јаныс јerde ядыгар, бистин ороон слерге ачык — ондо јуртап, јайым кочуп јүрүгер эмезе бир јerde — мында јуртагар.

¹¹Шехем бойы Динанын адазына ла агаларына айткан:

— Менинг күүнимди соотпогор, нени айдарыгар, ончозын берерим. ¹²Эн јаан калым салыгар, эн бай сыйлар шаагар — нени де бүдүрерим, јаныс ла бу кысты меге беригер.

¹³Иаковтын уулдары сүмеленип, Шехемге ле онын адазы Хаморго каруузын јандырган. Не анайда айткан дезе, Шехем олордын Дина сыйнын јаан уйатка түжүрген.

¹⁴— Бис мыны эдип болбозыс — олор айткан. — Сыйныбысты кестирү эттиртпеген эр кижиғе берери биске уйат.

¹⁵Бистин бир некелтебисти бүдүрзегер, јобисти берерис: бис чилеп, слердин эр киндиктүлер кестирү эттиртсин.

¹⁶Ол тушта слерге кыстарысты берерис, слердин кыстарыгарды бойыска аларыс, кожо јуртап, бир калык боло берерис. ¹⁷Созисти укпай, бойыгарга кестирү эттиртпезегер, сыйныбысты алыш, јүре берерис.

¹⁸Бу сөстөрди Хамор ло Шехем јарадып уккан. ¹⁹Шехем, Иаковтын кызын тын сүүген учун, кестирүни мында ла эттирткен. Ол дезе адазынын угында тоомъыда болгон.

²⁰Каланын каалгазынын алдына туруп, Хамор ло Шехем улуска айткан:

²¹— Бу улус бисле амыр-энчү јадар күүндү. Олор бистин јerde јуртап, јайым кочуп јүрзин. Јер телкем. Бистин уулдарыс олордын кыстарын алар, олордын уулдарына кыстарысты берерис. ²²Је бу улус бисле кожо јуртап, бир калык боло берерге јопсинер, бис бир некелтени бүдүрзебис: бистин ончо эр улузыс, олор чылап, бойына кестирү

эттирттер учурлу. ²³Мыныла јöпсинзебис, олор бисле кожно јуртаар, ўёрлери, ар-јöёжози, ак малы — ончозы бистийи болор.

²⁴Каланың улузы Хамор ло Шехемле јöпсинген: эр улус кестириү эттирткен. ²⁵Үчинчи күнде, олор оору јадарда, Иаковтың эки уулы, Динаның агалары Симеон ло Левий, кылыштарын алып, калага сакыбас јанынан табарып, эр киндиктүлерди ончозын öлтүрип койгон. ²⁶Хамордың бойын ла уулын, Шехемди öлтүре сайып, Динаны Шехемнинг айлынан алып, јўре бергендер.

²⁷Онон Иаковтың уулдары улусты кырган јерине бурылып, сыйнын шоодылган-уйатка тўжўрген учун каланы тоногондор. ²⁸Олор оок ло юон малды, эштектерди, кала-да ла јаланда не барын ончозын, ²⁹улустың ар-јöёжозин алып, балдарын ла ўйлерин олјолоп, айылдарын тоногон.

³⁰Иаков Симеон ло Левийге айткан:

— Слер мени тўбекке тўжўрдигер. Бу јердин улузы — ханаанейлер ле периззейлер мени јаман кўрёр. Менинг улузым ас, олор дезе биригип, мени öлтўрер, бистинг угыс кырылып калар.

³¹Је олор каруу јандырган:

— Бистинг сыйныбысты баскын ўй кижи кире бодоорго жараар ба?

35 ¹Кудай Иаковко айткан:

— Тур, Бет-Эл дöён бар, анда јўр. Анда Исаев аганнан качып барадарында сеге көрүлген Кудайга тагыл тургус.

²Иаков билезине ле ончо улузына айткан:

— Слерде бар туш-туура кудайлардың сўрлерин таштагар, аруланып, кийимдеригерди солыгар. ³Бис Бет-Эл дöён баарыс. Анда мен Кудайга тагыл тургузарым. Тўбек тушта Ол меге болужып, ѡлдо јўреримде јаантайын мениле кожно болгон.

⁴Олор Иаковко бар туш-туура кудайлардың сўрлерин, кулактарындагы сыргаларын суурып табыштырган. Мыны

ончозын Иаков Шехемнин јуугындагы эрмен агаштын тёзине көмүп койгон.

⁵ Олор јолго атангылаган. Кудайдан коркыгылап, каланын улузы Иаковтын уулдарын истебеген.

⁶ Иаков бойынын улузыла кожо Ханаан јериндеги Лузка (Эмди «Бет-Эл») келип, ⁷анды тагыл тургускан. Ол бу јерди «Эл-Бет-Эл» (Кудайдын Байзынындагы Кудай) деп адаган, ненин учун дезе, агазынан качып барадарда, анда ого Кудай көрүлген.

⁸ Ревекканы кичееп, алыш јүреечи Девора ѡада калган. Онын сёёгин Бет-Элдин јуугында эрмен агаштын тёзине јууп, бу агашты Аллон-Бахут (Сыгыттын Эрмен Агажы) деп адагандар.

⁹ Иаков Падан-Арамнан бурыларда, ого Кудай такып көрүлип, оны алкап ¹⁰айткан:

— Сенин адын Иаков болгон эди, је эмди мынан ары сени Иаков дешпес, сенин адын Израиль болор!

Анайып Кудай оны Израиль деп адаган.

¹¹ Кудай ого база айткан:

— Мен, Күчтүден Күчтү Кудай. Арбындап, ёс. Сенен бүткүл калык, тоозы јок калыктар, каандар бүдер! ¹²Авраам ла Исаакка берген јеримди Мен сеге ле сенин калдыктарынга берерим.

¹³ Кудай Иаковтон јүре берерде, ¹⁴Иаков оныла Кудай куучындашкан јерге кереес таш тургузып, ташка олива агаштын ўзин ле аракы урган. ¹⁵Бу јерди ол Бет-Эл деп адаган.

¹⁶ Олор Бет-Элден чыгып, Эфратка таш чачым јерге јууктап келерде, Рахиль бойынын оорузыла оорый берген. ¹⁷Ол бала таап, шыралап јадарда, кин-эне ого айткан:

— Коркыба, сен база бир уул бала таптын, көр!

¹⁸ Жулазы таштап, божоп јаткан Рахиль уулына Бен-Они (Ачу-коронымнын уулы) деп ат берген. Је адазы оны Вениамин (ОН колдын уулы) деп адаган.

¹⁹Рахиль јада калган, онын сёёгин Эфрат дёён (Эмди Вифлеем) барган ѡлдын куйында јууган. ²⁰Иаков онын сёёгине таш-кереес тургускан. Рахильге тургускан ол таш-кереес эмдиге јетире бар.

²¹Израиль юлын улалтып, кийис айылдарын Мигдал-Эдердин (Күдүчинин столмозынын) ары јанына тургускан.

²²Бу айда Рувим адазынын кичүү ўйлеринин бирүзиле, Валлала, кожо уйуктаган. Ол керегинде Израильге угуда берген.

Иаков он эки уулду болгон.

²³Лиянын уулдары: Рувим — Иаковтын тун уулы, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар ла Завулон.

²⁴Рахильдин уулдары: Иосиф ле Вениамин.

²⁵Рахильдин јалчызы Валланын уулдары: Дан ла Неф-фалим.

²⁶Лиянын јалчызы Зелфанын уулдары: Гад ла Асир. Иаковтын бу уулдары Падан-Арамда туулгандар.

²⁷Иаков Мамредеги Кирыят-Арбуда (Эмди Хеврон) Исаак адазына келген. Мында алдында Авраам, оноң Исаак јуртаган.

²⁸Исаак јүс сегизен јаш јажаган. ²⁹Јүрүмин толо јүрүп, ўле-коногы једип, јада калган, ада-обёкколёрине јўре берген. Онын сёёгин уулдары — Исаев ла Иаков — туткан.

36 ¹Бу Исаевтын, оны база Эдом дежетен, калдыктары керегинде куучын.

²Исаев ханаан укту улус алган — хетт Элоннын кызын Адуны ла хивей Цивеоннын барказын, Ананын кызын Оголиваманы, ³база Измаилдин кызы, Невайоттын сыйнын, Басематты. ⁴Ада Исаевка Элифаэты таап берген, Басемат — Реуэлди, ⁵Оголивама — Еушты, Ялам ла Корейди.

Былар Исаевтын Ханаан јеринде туулган уулдары.

⁶Исаев бойынын ўйлерин, уулдарын, кыстарын, ончо улузын, ўўрлерин, малын, Ханаан јеринде тапкан-ёёгөнин ўзе алганча, Иаков карындажынан ырада оскё ороонго

барган.⁷ Олор байып, јөйжөзи көптөп, кожо јадарга тапчы боло берген: јуртап јаткан јери олор экүге мал-ажыла кожо једишпей барган.⁸ Онын учун Исаев, оны Эдом дежетен, Сеирдин кырларында јуртай берген.

⁹ Сеирдин кырларында јуртаган эдомдордын ада-оббёкози Исаев ла онын калдыктарынын тооломолы бу.

¹⁰ Исаевтын уулдары: Исаевка Ада таап берген Элифаз, Исаевка Басемат таап берген Руэл.

¹¹ Элифазтын уулдары: Теман, Омар, Цефо, Гатам ла Кеназ. ¹² Тимна Исаевтын уулы Элифазтын кичү ўии болгон. Ол Элифазка Амалекти таап берген.

Былар Исаевтын ўии Аданын уулдары.

¹³ Руэлдин уулдары: Нахат ла Зерах, Шамма ла Мизза.

Былар Исаевтын ўии Басематтын уулдары.

¹⁴ Исаевтын ўии Оголивеманын — Ананын кызынын, Цивоннын барказынын уулдары: Еуш, Ялам ла Корей.

¹⁵ Бу Исаевтын калдыктарынын отокторы.

Исаевтын тун уулы Элифазтан Теманнын, Омардын, Цепонын, Кеназтын, ¹⁶ Корейдин, Гатамын, Амалектин одулары бүткен. Былар Аданант бүткен Элифазтын одулары. Олор Эдом јеринде јуртап јадылар.

¹⁷ Исаевтын уулы Регуэлдин калдыктары: Нахат, Зерах, Шамма, Миза. Былар Исаев ла Басематтын уулы, Регуэлден таркаган. Олор Эдом јеринде јуртап јадылар.

¹⁸ Исаевтын Оголивеманан туулган калдыктары: Иеуш, Ялам, Корей. Былар Исаевтын ўии, Ананын кызы, Оголивеманын, тазыл-тамыры.

¹⁹ Исаевтын, оны база Эдом дежер, калдыктары ла олордын тазыл-тамыры андый.

²⁰ Бу ороондо јуртаган хоррей Сеирдин уулдары: Лотан, Шовал, Цивен, Ана, ²¹ Дишон, Эцер ле Дишан. Былар Сеирдин калдыктары, хоррейлердин отокторы. Олор Эдом јеринде јуртаган.

²² Лотаннын уулдары: Хори ле Хемам. Лотанда Тимна деп сыйын болгон.

²³ Шовалдын уулдары: Алван, Манахат, Гевал, Шефоло Онам.

²⁴ Цивеонның уулдары: Айя ла Ана. Шак бу Ана адазының, Цивеонның, эштектерин кабырып јүреле, куба чөлдө суу тапкан.

²⁵ Ананың балдары: Дишон ло Ананың кызы Оголивема.

²⁶ Дишонның уулдары: Хемдан, Эшбан, Итран ла Керан.

²⁷ Эцердин уулдары: Билхан, Зааван ла Акан.

²⁸ Дишанның уулдары: Уц ла Аран.

²⁹ Хоррейлердин отокторының јаандары: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, ³⁰ Дишон, Эцер, Дишан. Бу Сеир јеринде јуртаган хоррейлердин одулары.

³¹ Израиль јеринде каандар табылгалакта, Эдом јеринде башкарған каандар. ³² Эдомдо озо Беордын уулы Бела башкарған, оның калазы Динхава деп адалган. ³³ Бела јада каларда, оны Боцрадан Зерахтын уулы Йовав солыган. ³⁴ Йовав јада каларда, Теманның калдықтарының јеринен келген Хушам башкарған. ³⁵ Хушам јада каларда, Бедадтын уулы Хадад башкарған. Ол Моавтын јеринде мидъяндарды оодо соккон. Оның калазы Авит деп адалган. ³⁶ Хадад јада каларда, Масрек јерлү Самла башкарған. ³⁷ Самла јада каларда, Саул башкарған. Ол сууны јараттай Реховоттон болгон. ³⁸ Саул јада каларда, Ахбордын уулы Баал-Ханан башкарған. ³⁹ Ахбордын уулы Баал-Ханан јада каларда, Хадар башкарған, оның калазы Пау деп адалган, ўйи дезе Ме-Захавтын барказы Матредтин кызы Мехетавель болгон.

⁴⁰ Исаутын тазыл-тамырының отокторы: Тимна, Алва, Етет, ⁴¹ Оголивема, Эла, Пинон, ⁴² Кенас, Теман, Мивцар, ⁴³ Магдиэл, Ирам. Эдомдордын отокторы ла олордын ээлениген ороондогы јурттары андый. Эдомдордын адабёкёзи Исау.

37 ¹ Иаков Ханаан јеринде, озодо адазы јуртаган ороондо јаткан.

² Бу Иаков ло оның калдықтары керегинде куучын.

Иосиф он јетилў болгон. Ол агаларыла: адазынын ўйлери Валла ла Зелфынын уулдарыла кожо кой кабырып, адазына олорды јабарлап туратан.³ Карыыр јёбинде табылган бала деп, Иаков Иосифти ончо уулдарынан артык сүүген, ого јўзўн ондў чамча сыйлаган.⁴ Адазы Иосифти олордон артык сүўп турганын көрўп, агалары оны кыйыктап, онылаjakшы куучындашпайтан.

⁵ Иосиф тўш көргён. Тўжин агаларына айдарда, олор оны онон тын көрбўй барган.

⁶ — Меге не тўжелгенин уғыгар — деп, ол айткан. —
⁷ Бис кырада снаптар буулап турган эмтириш. Менин буулаган снабым тўс тура берген, слердийи дезе оны эбире туруп, ого бажырган.

⁸ Агалары ого айткандар:

— Сен бистинг кааныс болорго мууканып турган ба?
 Бисти башкарадын эмеш пе?

Анайып агалары оны тўштери, куучындары учун там жаман көргён.

⁹ Иосиф база ла тўш көрўп, агаларына айткан:

— Мен база тўш көрдим: меге кўн ле ай, он бир јылдыс бажырган.

¹⁰ Ол бу тўжин адазына ла агаларына айдарда, адазы оны арабаган:

— Бу сеге кандый тўштер тўжелип турган? Бис ончобис: мен, энен, агаларын да — сеге келип, алдына кёнкёрө тўжерис деп пе?

¹¹ Агалары Иосифке кыртыштанган, је адазынын санаазына онын куучыны артып калган.

¹² Бир катап Иосифтин агалары Шехемнен ыраак јокто адазынын оок малын кабырып барган. ¹³ Израиль Иосифке:

— Агаларын Шехемнен ыраак јокто мал кабырып јат. Мен сени олорго ийейин — деген.

— Мен белен — Иосиф адазына каруу јандырган.

¹⁴ — Барып, олор эзен-амыр ба, малы кандый турганын көрўп кел. Онон келзен, меге айдып берерин.

Адазы Иосифти ийген, онызы Хеврон özöктөн чыгып, Шехемге келген.¹⁵ Же одордо ол азып, базып јўрерде, бир кижи туштап, сураган:

— Сен мында нени бедиреп турун?

¹⁶ — Мен агаларымды бедиреп јўрўм, — Иосиф каруузын жандырган. — Айтсан, олор малын кайда кабырып жат?

¹⁷ — Олор мынан кёчё берген — байагы кижи айткан, — олор Дотан баарыс дежип турганын уккам.

Иосиф агаларын ээчий барып, олорды Дотанда тапкан.¹⁸ Олор Иосифти ыраагынан танып, ол јууктап келеткенче, оны ёлтўрер деп эрмектежип алган.

¹⁹ — Бат, тўш кўрёчи келедири! — олор бой-бойлорына айдышкан. — ²⁰Оны ёлтўрип, јуугындан орого таштайла, ан-куш жип койгон деерис. Онын тўштери канайда бўдер эмеш, кўрёрис!

²¹ Рувим мыны угала, Иосифти аргадап алган.

— Онын тынын кыйбаар — ол айткан. — ²²Кан тёкпёгёр. Колыгарды канла уймаганча, оны туку ол орого таштап ийигер: мында аалга јер.

(Чынынча, ол Иосифти аргадап, адазына жандырып ийер кўйундў болгон).

²³ Иосиф агаларына базып келерде, олор онын јўзён ондў чамчазын ушта согуп,²⁴ бойын кап алыш, орого таштап ийгендер. Оро куру, суу ќок болгон.²⁵ Онон ажанарга отура тўшкилейле, Гилад жанынан измаилдердин кошту тёёлёри келип жаткандарын кўрўп ийгендер — кошто бальзам ла ѡарашиб ту сан болгон. Мыны Египет апарып жаткандар.

²⁶ Иуда айткан:

— Карындажысты ёлтўрип койзобыс, биске онон не болор? Тёккон канысты жакырарга келижер.²⁷ Колдорыс ару болзын деп, оны измаилдерге садып ийектер. Бистин каныс жаныс ине, кандай да болзо, карындажыс.

Карындаштар онын сөзине кирген.²⁸ Мидъян коюйымдар јууктап келерде, Иосифти ородон чыгарып, измаилдерге јирме күмүш акча бескелеп, садып ийгендер, олор дезе оны Египет дöён алып баргандар.

²⁹Рувим дезе орого бурылган. Көрөр болзо, Иосиф оро до јок. Рувим ачу-коронын бадырып болбой, бойынын кийимин јырта тарткан.

³⁰— Уулчак јок! — ол агаларына бурылып айткан. — А мен? Мен эмди канайдарым?

³¹Карындаштар текени сойоло, Иосифтин кийимин канла уймагандар. ³²Онон оны адазына экелип:

— Бис мыны таптыс. Көр, бу уулыннын кийими бе? — деп айткандар.

³³Адазы чамчаны көрөлө: танып, кыйгырып ийген:

— Уулымнын кийими! Оны казыр андар туткан! Иосифти жара тартып койгон, жара тартып койгон! — деп кыйгырып ийген.

³⁴Иаков кийимин јырта тарткан, жалмажында јўк лекату бўстинг ёёни арткан, уулынын ёлгёнине кородоп, кўп кўндерге улай ыйлаган. ³⁵Уулдары ла кыстары оны токунадарга келгилеген, ёе Иаковтын токунаар аргазы јок болгон.

— Јок! Уулымга ыйлаарым. Ыйлап-сыктап, Шеолго, ол жердеги уулыма, баарым — деп, ол уулынын божогоны на карыккан.

³⁶Мидъяндар дезе Иосифти Египетке апарып, Потифарга садып ийген. Потифар, фараоннын кижизи, онын коручылдарынын јааны болгон.

38 ¹Ол ёйдо Иуда карындаштарын артырып, Хира деп атту бир адулламиттин јуугында јуртай берген. ²Анда ол Шуа деп бир ханаанейдин кызын кўрўп, оны алган. ³Ол барланып, уул бала тапкан. Иуда оны Эр деп адаган. ⁴ўйи база барланып, экинчи уул таап, оны Онан деп адаган. ⁵Удабай, база бир бала таап, оны

Шела деп адаган (бу Кезивте болгон). ⁶Иуда тун уулы Эрге Тамар деп атту кыс алыш берген, ⁷је Эр Кайраканга јарабаган, онын учун, Кайракан онын тынын кыйып койгон. ⁸Иуда Онанга айткан:

— Аганын тул ўйиле јурта. Аганды солып, онын угын улалтарын.

⁹Онан, табылган бала онын болбозын, агазынын адын ададарын билип, агазынын ўйиле кожо јадар тушта, бала табылбазын деп, бойынын ўренин јерге төгötön. ¹⁰Онын мындый јаман кылыхы Кайраканга јарабаган, Кайракан оны да ёлтүрип койгон. ¹¹Иуда Тамарга айткан:

— Шела уулым чыдаганча, адантын айлында тул бойын јўр.

«Агалары чылап, бу да уулым ёлўп калар болды ба» — деп сананала, онын мынайда айтканы ол.

Тамар јанып, адазынын айлында јўрген.

¹²Кöп öй öткön. Шуанын кызы, Иуданын ўйи, јада калган. Карыкчалдын күндери түгенерде, Иуда нёköриле, адулламит укту Хирала кожо Тимна дöён бойынын койын кыркычыларга барган.

¹³Кайын адазы Тимна дöён кой кыркышка барып јатканын Тамар угала, ¹⁴тул ўй кижинин кийимин суурып, јабынтыла ороноло, Тимна јаар ѡлдогы Энаимнин каалгазынын јанына отурып алган. (Шела чыдап калганын ол көрүп те турза, је оны Шелага алыш бербей турган) ¹⁵Иуда Тамарды көрөлө, јўзи јабынтылу болгон учун, оны балыр јўрүмдү ўй кижиге деп бодогон. ¹⁶Жолдын кырында отурган ўй кижиге базып келеле:

— Мен сениле кожо уйуктаарым — деген.

Бу ўй кижиге бойынын келди деп билбеген. Онызы сураган:

— Мениле кожо уйуктазан, меге нени берерин?

¹⁷— Мен сеге ўўрден уулак ийерим — ол каруузын јандырган.

Je ўй кижиге айткан:

— Ийгелегинде, ордына неме артырарын ба?

¹⁸— Сеге нени артыратан? — Иуда сураган.

Онызы каруу јандырган:

— Сенин печет-танманды ла колындагы тайакты.

Иуда ого нени сураганын берип, оныла кожно уйуктаган, келди табынып калган. ¹⁹Оноң туруп, јўре берген, келинjabынтыны алыш, тул ўй кижинин кийимин кийген.

²⁰Иуда бойынын артырганын кайра аларга адулламит нёköриле уулакты ийген, онызы ўй кижини таппай, ²¹јербойынын улузынан сураган:

— Энаимде ѡолдын куйузында отураачы балыр јўрўмдў ўй кижи кайдада?

Же ого каруу јандыргандар:

— Мында кандый да балыр јўрўмдў ўй кижи болбогон.

²²Ол Иудага келип айткан:

— Мен оны таппадым. Јербойынын улузы анда кандый да балыр јўрўмдў ўй кижи болбогон дежет.

²³Иуда каруузын јандырган:

— Мен берген немелер ўй кижиде артып калгай — уйатка тўшпеек. Мен уулакты ийип, сен ўй кижини таппай.

²⁴Ўч ай кире ёйдин бажында Иудага айткандар:

— Тамар келдин балыр јўрўмле кылышын барланган.

— Оны ѡртёгилеп койзын! — Иуда јакарган.

²⁵Же Тамарды апарып јадарда, ол кайын адазына мынайда айтсын деп сураган:

— Мен бу немелердин ээзинен барлангам. Бу пичет-танта кемдийи, бу тайак кемдийи — аайына чыксын!

²⁶Иуда немелерин танып айткан:

— Ондо, меге кёрё, буру ѹок, ненин учун дезе мен оны Шела уулышма алыш бербегем.

Иуда оныла база уйуктабаган.

²⁷Тамардын айы-күни једип, игис балдар карындан жўргени јарталган. ²⁸Балазын таап јадарда, кол кёрёнип келген. Кин-энэ ого кызыл учук буулап, «Мынызы озо чыкты» — деген. ²⁹Же бала колын кайра тарткан. Ак-ярыкка

öскөзи чыккан. «Сен канайып ёдё кондын?» — деп, кин-эне айткан. Айдарда, баланы Парец (ёдё коноочы) деп адагандар.³⁰ Оноң экинчизи, колында кызыл учуктузы, чыккан. Оны Зерах (Кубакай) деп адагандар.

39 ¹Иосифти Египетке экелгендер. Анда оны Египеттинг Потифар деп кижиши — фараонның көдөчизи, оның коручылдарының jaаны — измаилдерден садып алган. ²Кайракан Иосифти таштабаган, оның учун оның керектериjakши барган. Иосиф бойының ээзинин айлында jүрген. ³Ээзи көрзө, Кайракан Иосифле кожо эмтири: ол нени ле эткенде, Кайракан ого једим берип жат. ⁴Иосиф Египтян ээзине jaраган, ээзи ого бойының айлын башкартып, не барын ончозын оның башкартузына берген. ⁵Оноң ло бери Кайракан Иосифке болуп, египтянның айлы-јуртына алкыжын берген. ⁶Ээзи нени ээленгенин ончозын Иосифтин колына табыштырып, бойы нени де этпей, jaңыс ла ичип-јип жадар болгон.

Иосиф коо сынду, кеберкек чырайлу болгон. ⁷Ээзинин абакайы Иосифке кös салып айткан:

— Мениле кожо уйукта.

⁸ Же ол мойнот:

— Ээм нени ээленгенин ончозын менин башкарту ма табыштырып, бойы нени де этпей жат. ⁹Бу айылда менин jaаны жок. Меге тудулу неме жок, jaңыс сеге тийерге жарабас: сен оның абакайы. Кудайдын алдына мындый кинчекти, кылыкты мен канайып эдетем? — деген.

¹⁰ Ол Иосифти күнүн сайын сураар болгон, же ол сöсkö кирбей, кожо уйуктабай турган. ¹¹ Бир катап Иосиф бойының ижин эдерге айылга кирип келген. Ўиде кижи жок болгон. ¹² Абакай Иосифти кийиминен кап алып,

— Мениле кожо тöжöккö жат! — деген.

Же Иосиф кийимин оның колында артырып, айылдан чыга jүгүрген. ¹³ Абакай дезе, колында оның кийими артып калганын, ол бойы кача бергенин көрлө, ¹⁴ жалчыларын алдырып айткан:

— Көрүгер, бу еврей бисти электеп-шоотсын деп, оны бери экелгендер! Ол келип, мени албадаарга сананган! Мен кыйгырып баштагам.¹⁵ Менин болуш сурап, кыйгырып турганымды угала, ол бойының кийимин артырып, чыга жүгүрген.

¹⁶ Обёёни јанганды Иосифтин кийимин бойында тудуп, ого анайда ла айткан:

— Сенин экелген еврей кулын мени албадаарга келип жүрди.¹⁸ Же мен болуш сурап, кыйгыра береримде, ол бойының кийимин де албай, кача берген.

¹⁹ Абакайының: «Сенин кулын меге мынайда этти» — деген куучынын угала, Иосифтин ээзи чугулданып,²⁰ оны тудала, каанын улузы отурган түрмеге суксын деп жакарган.

Анайып Иосиф түрмеге кирип калган.²¹ Же Кайракан оны таштабаган, ого быйанын жетирген: Иосиф түрменин јаанына јараган.²² Ол Иосифти түрмеде отурган улустың ончозының бажына тургускан. Олор учун Иосиф каруулу болгон.²³ Эмди түрменин јаанына санааркаар неме јок: Кайракан Иосифле кожо, ол нени де эткенде, ого ачык жол берип турган.

40 ¹ Бу керектин кийинде каанын аракы ураачызы ла калаш быжыраачызы бойының бийинин, Египеттин каанының алдына буруга түшкендер.² Фараон бойының жуук улузына: аракы ураачылардын ла калаш быжыраачылардын јаандарына чугулданып,³ олорды каруулдын јаанының айлында Иосиф отурган түрмеге суксын деп жакарган.⁴ Каруулдын јааны Иосифти олорды көрүп жүрзин деп көстөгөн. Олорды түрмеге отургысқанынан бир канча ой ёткөн.⁵ Бир катап түндө Египеттин каанының түрмеде отурган аракы ураачызына ла калаш быжыраачызына учурлу түш түжелген.⁶ Эртен тура Иосиф келип, олордын ал-санаага түжүп калгандарын көрөлө,⁷ сураган:

— Слердин чырайыгар не бўркўк?

Фараоннын кёдочилери, Иосифле кожо онын бийинин айылында түрмелеткен улус⁸ каруузын јандырган:

— Бис түш көрдис, је олорды јартаар кижи јок.

Иосиф айткан:

— Жартайтаны Кудайдан эмес беди? Меге айдып беригер.

⁹ Аракы ураачылардын јааны куучындаган:

— Меге ўзўмнин сабы түжелген.¹⁰ Сап ўч айры. Бат, олор özüp, чечектеп, јиилеги көрүнүп, быжа берген.¹¹ Колымда дезе — фараоннын чоёчёйи. Мен ўзўмди ўзўп, јулугын чоёчёйгө сыгып, оны фараонго туткам.

¹² Иосиф ого айткан:

— Сенин түжиннин јартамалы мындый: ўч айры — ол ўч күн.¹³ Ўч күннен фараон сени ойто бийикке кёдүрер: бойыннын јеринге бурыыр, сен ойто ло, озодо чылап, ого чоёчёй уруп турарын.¹⁴ Сеге јакшы болзо, мени эске ал, мен керегинде фараонго айдарга ундыба, мени мынан чыгар.¹⁵ Мени еврей јеринен уурдал алгандар, мында да түрмелеткедий нени де этпегем.

¹⁶ Иосиф түшти јакшы јартап турганын көрүп, калаш быжыраачылардын јааны ого айткан:

— Меге бажыма ўсти-ўстине тургузылган ак калаш салар ўч калама түжелди.¹⁷ Ўстиндеги каламада фараонго быжырган јўзўн-јўйр калаштар. Бат, бажымдагы каламадан күштар чокып турғандар.

¹⁸ Иосиф ого айткан:

— Сенин түжиннин јартамалы мындый: ўч калама — ол ўч күн.¹⁹ Ўч күннен фараон сени бийикке кёдүрер: сени олтүреле, агашка илер, күштар эди-канынды чокыыр.

²⁰ Ўч күннен фараоннын чыккан күни болгон. Ол бойынын јуук улузына јыргал эдип, ончозынын кёзинче экүни бийик кёдүрген: аракы ураачылардын јаанын ла калаш быжыраачылардын јаанын.²¹ Аракы ураачылардын јаанын озогы јерине бурыган, ол фараоннын колына чоёчёй туттырган.²² Калаш быжыраачылардын јаанын дезе бууп койгон. Ончозы Иосифтин олорго айтканынча

болгон.²³ Же аракы ураачылардын јааны Иосифти эске албаган, ундып койгон.

41 ¹Эки јыл адарда, фараонго түш түжелген: ол Нил суунын јарадында турган эмтирир. ²Суунан јарапш, семис жети уй чыгып, кулузында отогылап турган. ³Ээчий, суунан ён јок, кёдүртке база жети уй чыгып, суунын јарадындагы уйларга коштой тургулап алган. ⁴Он јок, кёдүртке уйлар јарапш, семис уйларды јуда салып ийген. Мында фараон ойгонып келген. ⁵Оноң ойто уйуктап, ѡскё түш көргөн: бир сапта тирү жети мажак özöп чыктыры. ⁶Ээчий ле тын јок, кызу салкынга јалаткан жети мажак özöп келди. ⁷Тын јок жети мажак ашла толо, тирү жети мажакты јуда салып ийген. Фараон ойгонып келген. Түжи андый болгон.

⁸Эртен тура ол ал-санаага түжүп, Египеттин ончо судурчыларын ла ойгорлорын алдыртсын деп јакарган, олорго бойынын түжин куучындаган, же оны јартаар кижи табылбаган. ⁹Айдарда, аракы ураачылардын јааны фараонго айткан:

— Эткен кинчегим санаамга кирди. ¹⁰Фараон бойынын кулдарына чугулданып, мени ле калаш быжыраачылардын јаанын коручылдардын јаанынын айлындагы түрмеге суксын деп јакарган болгон. ¹¹Бир катап түнде экилебиске түш түжелген, олордын кажызы ла аңылу учурлу болгон. ¹²Анда ок бисле кожо јиит еврей, фараонды корычылардын јаанынын кулы отурган. Бис ого түжисти айдып береристе, ол оны јартап, кажы ла түш не учурлузын айткан. ¹³Ончозы онын биске јартаганыла болуп калды: мен озогы јериме бурылгам, калаш быжыраачы дезе бууттырган.

¹⁴Фараон Иосифти алдыртсын деп јакарган. Оны түрмедин түрген чыгарып, сагалын јўлўп, кийимин солып, фараонго экелгендөр. ¹⁵Фараон Иосифке айткан:

— Меге түш түжелген, же оны јартаар кижи табылбады. Сени улустын түжин јартап турган дежет.

¹⁶ Иосиф фараонго айткан:

— Мен эмес, Кудай фараонго болуш эдип јартаар.

¹⁷ Фараон Иосифке куучынdagan:

— Түш јеримде мен Нил суунын јарадында турган эмти-рим. ¹⁸ Суунан семис, јараш јети уй чыгып, кулузында отоп турган. ¹⁹ Ээчий ён јок, кёдүртке база јети уй чыккан. Мен Египет ичинде мынан арык уйлар кёрбөгөм. ²⁰ Бу ён јок, кёдүртке уйлар јети семис уйды јудуп ийген. ²¹ Семис уйлар олордын ичинде де болзо, је ичтери тастайганы билдирибей турган: олор алдындагы ла ошкош арык болгон. Бу ла тушта мен ойгонып келгем. ²² Оноң мен ѡскö түш кёргөм: бир сапта тирү, ашла толо јети мажак ѡзўп чыккан. ²³ Ээчий тын јок, кызу салкынга јалаткан јети мажак кёдүрилип келген. ²⁴ Тын јок мажактар јети тирү мажакты јуда салган. Мен түштеримди судурчыларга айткам, је олор јартап болбоды.

²⁵ Иосиф фараонго айткан:

— Бу эки эмес, бир ле түш. Кудай нени эдерин фараонго јетирген. ²⁶ Јети јакши уй — ол јети јыл, јети јакши мажак — база јети јыл. Онын учун бир ле түш. ²⁷ Ээчий чыккан арык ла кёдүртке уйлар — ол јети јыл. Кызу салкынга јалаткан куру мажактар — ачана-торонын јети јылы. ²⁸ Мен фараонго айткам: Кудай нени эдерге турганын фараонго кёргүскен.

²⁹ Јети јылдын туркунына Египет ичинде ончо неме јеткил, элбек болор, ³⁰ ээчиде ачана-торонын јети јылы келип, алдында Египет јеринде ончо неме артыгынча болгоны ундылар. Ачана-торо ороонды ээнзиредер, ³¹ алдында ончо неме артыгынча болгоны ундылар — ол ачана-торо андый уур-күч болор. ³² Фараонго түш эки катап түжелген, ненин учун дезе Кудайдын сөзи чындык, мыны Кудай удабас бүдүрер.

³³ Айдарда, фараон керсү ле ойгор кижи талдап, Египеттин бажына тургуссын. ³⁴ Фараон бастыра ороон ичинде сайыттар тутсын, олор јакши јети јылда Еги-

петтин улузынан түжүмнин бежинчи ўл ўзин алзын,
³⁵ келип јаткан јакшы јети јылдын туркунына азык-түлүкке јараар не ле немени јууп, фараоннын башкартузыла, калалардын амбарларында чеберлезин. ³⁶ Ол тушта јети јылдын туркунына Египет јеринде ачана-торонын ѡйинде азык-түлүк болор, ороон ачана-тороны ёдүп чыгар.

³⁷ Мындый шүүлте фараонго ло онын көдөчилерине јараган.

³⁸ — Андый, бойында Кудайдын Тыны бар ёскö кижини, табарыс па? — фараон јалчыларына айткан.

³⁹ Онон Иосифке баштанган:

— Мыны ончозын сеге Кудай ачканда, сенен керсö ле ойгор кижи јок. ⁴⁰ Сен менин ээлленгенимди башкаарын, калыгым сеге багар. Іаңыс ширеемле мен сенен бийик болорым.

⁴¹ Онон кошкон:

— Мен сени бастыра Египеттин бажына тургузып јадым!

⁴² Ол бойынын темдектү јүстүгин суурып, Иосифтин сабарына кийдирген. Ого күделинен коктөлгөн јукадан јука кийим кийдирткен, мойнына алтын илјирме илген.

⁴³ Каандыкта учурала экинчи кижини тартар чўмдў абразын берген. Иосиф абралу келип јатса, мынайда јарлагар деген: «Туура турыгар! Туура турыгар!» Аналып, фараон Иосифти бастыра Египеттин бажына тургускан, башкараачы эткен.

⁴⁴ — Бу менин табым, фараоннын табы, — ол Иосифке айткан. — Бүгүннен ала Египет ичинде сенен јөп јок бир де кижи алтам этпес, колын да кыймыктадарга тидинбес!

⁴⁵ Фараон Иосифке Цафнат-Панеах деп ат адап, ого Гелиополь кам Поти-Перанын кызын, Аснатты, алыш берген. Онон Иосиф Египет јерин башкаарарга атанган.

⁴⁶ Фараоннын, Египеттин каанынын, керектерине јүрүп баштаарда, Иосиф одус јашту болгон. Ол фараоннон чыгып, Египет јерин эбирерге ѡлго кёндүккен.

⁴⁷ Жети јылдын туркунына јер бийик түжём берген. ⁴⁸ Бу јылдарда Египет јеринде јуунадылган ончо ашты Иосиф калалар сайын ўлештирген: кажы ла калага јакалай јерлерден алышылган түжём артырылган. ⁴⁹ Ол талайдын кумагы кире аш јууп, тоозын јылыйтып, тоолобой до барган.

⁵⁰ Ачана-торо јылдар башталардан озо Гелиопольдын камы Поти-Пераның кызы Аснат Иосифке эки уул таап берген. ⁵¹ Иосиф тун уулын Манассия (Кудай мени ачу-коронымды, ада-энемнин айылы-јуртын ундызын деп берген дегени) деп адаган, ненин учун дезе Кудай ого уур-күчтерди ле билезин ундыткан. ⁵² Экинчизин Ефрем деп адаган, онызы: «Кыйналып, шыралап јўрген јерде Кудай менинг јуртымды калын этти» — дегени.

⁵³ Египет јеринде болгон жети јакшы јыл түгөнген. ⁵⁴ Иосифтинг айтканыла, ачана-тороның жети јылы башталган. Бастьра ороондор ачана-торого алдырган, жаңыс ла Египетте аш жеткил болгон. ⁵⁵ Же Египетте де, ончо јерлерде чилеп, ачана-торо башталарда, калык фараоннон курсак сурал баштаган. Фараон айткан:

— Иосифке барыгар, ол слерге нени айдар — эдигер.

⁵⁶ Бастьра јerde ачана-торо болгон. Иосиф амбарларды ачып, Египеттинг улузына аш садып баштаган. (Бу ѡйдо ачана-торо Египет јеринде тынып турган болгон).

⁵⁷ Иосифтен аш садып аларга, Египет јерине айылдаш ороондордон база келип турғандар, ненин учун дезе кайда ла ачана-торо болгон.

42 ¹ Египетте аш барын угала, Иаков уулдарына айткан:

— Бой-бойыгарга не көрүп турдаар? ² Египетте аш бар дежет. Тирү артарга, ёлбоскө турган болзобыс, оноор барып, аш садып экелигер.

³ Иосифтинг он ага-карындажы аш садып алар деп, Египет дёён атанган, ⁴ Вениаминди, Иосифтинг ийнлизин, жеткер-түбек болбозын деп, Иаков агаларыла кожо ийбеген.

⁵ Израильдин уулдары Египеттен аш садып аларга келген улустын ортозында болуп калган, ачана-городон бастыра Ханаан шыралаган ине. ⁶ Олор келген орооннын башкараачызы Иосиф болгон — шак ол аш саткан. Агалар келип, Иосифтин алдына könкörö түшкендер. ⁷ Ол агаларын танып ийген, је таныбаачы болуп, кату сураган:

— Кайдан келдигер?

— Ханаан јеринен — олор каруу јандырган. — Аш садып аларга келдис.

⁸ (Иосиф агаларын таныган, је олор оны таныбаган).

⁹ Олор керегинде бойынын түштерин эске алып, Иосиф айткан:

— Слер кайучылдар. Бистин орооннын когус јерлерин кайып көрүп келгенигер.

¹⁰ — Јок, бийибис! — олор каруу јандырган. — Сенин кулдарын аш садып аларга келген. ¹¹ Бис ончобыс јаныс кишинин балдары, ак-чек улус. Сенин кулдарын кайучылдар эмес.

¹² — Јок, — Иосиф айткан, — слер бистин орооннын когус јерлерин кайып көрүп келгенигер.

¹³ — Бис, сенин кулдарын, он эки карындаш эдис — олор каруу јандырган. — Бис Ханааннын улузы, јаныс кишинин балдары болорыс. Кичүбис эмди адабысла кожо, база бирүбис — јок.

¹⁴ — Мен дезе айдадым: слер — кайучылдар — Иосиф айткан. — ¹⁵ Онын учун слер ченелеригер. Фараоннын жүрүмиле чертенип турум: кичү карындажар бери келбейинче, слер мынан чыкпазыгар. ¹⁶ Бирүгерди ийигер, ол карындажарды экелзин, арткандарыгар каруулга алылар. Ол тушта чын айдып турганыгар ба, јарталар. Јок болзо, фараоннын жүрүмиле чертенип турум: слер кайучылдар.

¹⁷ Иосиф олорды ўч күнге каруулга алзын деп јакарган.

¹⁸ Ўчинчи күнде айткан:

— Тирў артарга турган болзогор, мынайда эдигер, мен Кудайдан айап јадым ине: ¹⁹ слер, чын да, ак-чек улус

болжор, бирүгер мында артып калзын, арткандарайгар дезе торолоп јаткан билелерине ашты апарып,²⁰ кичү карындажын алганча ойто келзин. Ол тушта сөстöригердин чыны быжулалар, бойыгар да ёлбозигер.

Олор јёпсинип,²¹ бойлоры ортодо айдышкандар:

— Карындажыстын алдында бурубыс учун, чындал та, тölöp јатканыс бу. Бис онын кыйын-шыразын көргөнис, је јайнузын укпаганыс. Ол учун эмди бойыс шыралап јадыбыс.

²² Рувим олорго удурлажып, айткан:

— Уулчакты ёлтүрип, бойыгарга кинчек албагар — деп, слерге айткан јогым ба. Је слер мени укпаганыгар. Эмди онын каны учун каруузына туруп јадыс.

²³ Иосиф олордын тилин ондоп турганын карындаштар билбеген — Иосиф олорло тилмешчи ажыра куучындашкан.²⁴ Ол туура базып, ыйлай берген. Онон олорло ойто эрмектежип, Симеонды талдайла, оны карындаштар көзинче күлүзин деген.²⁵ Онон олордын таарларын ашла толтырзын, кажызынын ла таарына мёнүн акчазын туйка кайра салып, јолго азык берзин деп јакарган. Ончозын анайда ла эткендер.²⁶ Карындаштар эштектерине ашты коштоп, атанып ийген.

²⁷ Конор јerde олордын бирёзи эштегине азырал берерге таарын чечип, кöröp болзо — аштын ўстинде мёнүн акча.

²⁸ — Менин мёнүним бойымда! — ол карындаштарына айткан. — Көрүгер, ол менин таарымда!

Куды чыгып, тыркыражып, олор бой-бойынан сурай бергендер:

— Кудай бисле нени эдип туру болбогой

²⁹ Ханаан јериине, Иаков адазына келип, олор не болгопын ончозын айдып берген:

³⁰ — Ол јерди башкараачы кижи бисти кайучылдар деп, кату куучындашкан.³¹ Бис ого ак-чек улус эдис, кайучылдар эmezis — дегенис, — ³² бис он эки карындаш, јаныс аданнын балдары эдис, бирёбис жок, кичү карындажыс

эмди Ханаанда адабысла кожно дегенис.³³ Іе ол: «Слерди ак-чек улус па деп ченеерим: бирүгер мында артып калар, арткандарыгар дезе торолоп јаткан билелерине ашты апарып,³⁴ меге кичү карындажын алганча бурылзын. Ол тушта слер кайучылдар эмезигер, ак-чек улус деп бўдўп, карындажыгарды да божодып, слерди де орооныс ичиле јайым јўргўзерим» — деп айткан.

³⁵ Олор таарларын кодорып кўрзё, кажызынын ла таа-рында мёнүн акчалу тўёнчкетер. Мыны кўрёлёт, карын-даштардын да, адазынын да куды чыга берген.

³⁶ — Слер менинг уулдарымды ээчий-деечий блаап јады-гар — Иаков олорго айткан. — Иосиф юк, Симеон до юк, эмди дезе Вениаминди апарарга ба? Ончо тўбек меге тўжўп јат!

³⁷ Рувим адазына каруу јандырган:

— Вениаминди сеге экелбезем, эки уулымды ёлтўрип кой. Меге оны бўдўмじле — мен оны сеге кайра экеле-рем.

³⁸ — Йок, — Иаков айткан, — уулым слерле кожно барбас. Онын агазы божоп калган, ол менде јаныскан арткан. Йолдо јеткер болзо? Слердин буругарла, мен, буурыл башту карган, ачу-коронго алдырып, ол јерге атанарым.

43 ¹ Јер ўстинде ачана-торо тыныгган. ² Египеттен экелген аш божой берерде, адазы айткан:

— Ойто барып, бир де эмеш болзо, аш садып экелигер!

³ Иуда каруу јандырган:

— Ол кижи бисти кезе-быча јакарган, карындажарды экелбезер, кўзиме кўрўнбекер деген. ⁴ Ийнибисти бисле ко-жо ийер болzon, бис сеге ашты садып экелерис. ⁵ Ийбезен, барбазыс, ненин учун дезе ол кижи карындажар юкко кўзиме кўрўнбекер деген.

⁶ Израиль айткан:

— Ол кижиге слерде база бир карындаш бар деп айдып, меге не ачу-корон эттигер?

⁷ Олор каруу јандырган:

— Ол кижи бойыс, төрөёндөрис керегинде шылап, адагар эзен бе, база кандый-бир карындажыгар бар ба деп сураган. Бис онын сурактарына каруу јандырганыс. Карындажарды экелигер деп, јакаарын кайдан билейис?

⁸Иуда бойынын Израиль адазына айткан:

— Уулчакты мениле кожо божот, бис баралык. Ол тушта ончобыс: бис те, сен де, балдарыс та — тирү артар, ёлбözис. ⁹Карындаждым учун мен каруузына турарым, менен сураарын. Оны сеге кайра экелбезем, сенин алдына бастыра јүрүмиме бурулу болорым. ¹⁰Мынайып удатпаган болзобыс, ары-бери эки катап барып келер эдис.

¹¹Израиль олорго айткан:

— Андый болзо, мынайда эдигер: бистин јерис неле бай: бальзам, мёт, сан, јараш јытту чаганалар, фисташкалар, миндалдар — ончозынан алыш, ол кижиге сый эдип апарыгар. ¹²Эки катап кёп күмүш алышгар, таарларыгарга ийген күмүшти кайра јандырыгар. Айса болзо, олор болгобой салгандар. ¹³Карындажарды кожо алыш, ол кижиге ойто барыгар. ¹⁴Ол до карындажарды, Вениаминди де божотсын деп, Күчтүден Күчтү Кудай ол кижини слерге јууктатсын. А мен — мен балдарымды јылыйттар учурлу болзом, јылыйткайым.

¹⁵Карындаштар сыйлар, озогызынан эки катап кёп күмүш алыш, Вениаминди ээчиткенче, Египетке келип, Иосифтин кёзине көрүнгендөр. ¹⁶Иосиф олордын ортозында Вениаминди көрөлө, айыл-јурттын јаанына айткан:

— Бу улусты айылга кийдир. Мал сойып, курсак ас — бүгүн тал түште бу улус мениле кожо ажанар.

¹⁷Ол Иосифтин айтканыла эдип, карындаштарды онын айлына апарыган. ¹⁸Карындаштарды Иосиф-эшке апарып јадарда, олор коркып, бой-бойлорына айдышкан:

— Ол тушта таарларыста барган күмүштен улам бисти оноор апарып јадылар. Олор биске табарып, бойлорына кул эдип, эштектеристи алыш алар.

¹⁹ Айылдын бозогозы алдында олор башкараачыга айткандар:

²⁰ — Бисти уккан болзогор, бийибис! Бис мынан озо аш садып аларга келип јүрген эдис. ²¹ Жанып барадала, конор јерде таарларысты ачып ийзебис — анда бистин аш учун төлөгөн күмүжис. Бис оны колдон колго жандырып јадыс. ²² Аш садып аларга база күмүш экелгенис. Ол тушта таарларыска күмүжисти кем салганын билбезис.

²³ — Токынагар, коркыбагар — башкараачы айткан. — Слердин Кудайыгар — адагардын Кудайы, оны таарларыгарга туйка салган. Күмүжигерди ол тушта бүткүлинче алган болгом.

Ол Симеонды агаларына экелип, ²⁴ ончозын Иосифтин айлына кийдирип, суу берген, олор буттарын жунгандар; эштектерине азырал берген. ²⁵ Тал түште келетен Иосифке сыйларды белетеп алгандар: олор анда ажанар деп айдып койгондор. ²⁶ Иосиф жанып келерде, ого сыйларын табыштырып, көңкөрө түшкендер. ²⁷ Ол карындаштардын јадын-јүрүмин сурап, онон айткан:

— Слердин меге айткан адагар, карган ёрёён, кандай јүрү? Ол эзен бе?

²⁸ Олор:

— Сенин кулын, бистин адабыс, су-кадык јүрү, ол эзен — дейле, ойто катап көңкөрө түшкендер.

²⁹ Иосиф бойынын кожо чыккан Вениамин деп карындашы жаар көргөн.

— Слердин меге айткан кичүү карындашар бу ба? — деп сураган.

Онон кошкон:

— Сеге Кудайдын быйаны јетсин, уулым!

³⁰ Карындашына ичинде сүрекей карузыган бойынча, Иосиф ыйлай согорго жастаган. Түрген чыгып, ѡскё кыпта ыйлап ийген. ³¹ Онон јүзин жунуп, ойто кирип, бойын колго алып, курсакты салзын деп јакарган. ³² Иосифтин, айылчылардын, Египеттин улузынын алдына курсакты

танынан, анылап салгандар, ненин учун дезе Египеттің улузы быјартыбаска еврейлерле кожо ажанбайтан.

³³ Карындаштар Иосифтин алдында јергелей: jaанынан кичүзине јетири отурып, бой-бойына көрүжип, алан кайкаждып турғандар. ³⁴ Иосиф бойынын отурған јеринен олорго курсак ийип турған. Вениаминге ийгени, арткандарына көрө, беш катапка көп болгон. Олор ичип-јип, Иосифле кожо јыргап сайраган.

44¹ Иосиф бойынын айлы-јуртын башкараачыгаjakарган:

— Бу улустың таарларын апарар кирезинче ашла толтыр. Кажызынын ла таарына онын күмүжин кайра сал.

² Кичүзинин таарына дезе, аш учун төлөгөн күмүжиле кожо, менин мёнүн чёочёйимди сал.

Онызы Иосифтин айтканыла эткен. ³ Тан јарый берерде, олорды эштектериле кожо јандырып ийгендер. ⁴ Олор каланан ырагалакта, Иосиф айлы-јуртын башкараачыга айткан:

— Олорды сүрүжип јет! Јаба јетсен, айт: «Жакшы учун јаманды не эттигер? ⁵ Менен мёнүн чёочёйимди не уурдай бердигер? Бийим бу чёочёйдөн ичип, белгелеп јат. Слер јаман керек эттигер».

⁶ Онызы олорго јаба једижиپ, бу сөстөрди айткан. ⁷ Карындаштар каруу јандырган:

— Бийибис андый сости не айдып јат? Бис, сенин кулдарын, андый немени јүрүмисте эдип болбозыс. ⁸ Онон болгой, таарларыстан табылган күмүшти Ханаан јеринен сеге кайра экелип бердис. Ненин учун сенин бийиннин айлынан күмүшти эмезе алтынды уурдайтансы? ⁹ Кулдарыннын кемизинен табылза, ол ѡлтүртсин, бис дезе бийибиске кулдар болуп артып каларыс.

¹⁰ Башкараачы:

— Айтканыгарла болзын: је чёочёй кемигерден табылза, ол менин кулым болор, арткандарыгар бурулу болбос — деп айткан.

¹¹ Карындаштар таарларын јерге мендештү түжүрип, чечип ийгендер. ¹² Башкараачы јаанынан баштайла, кичүзине јетире таарларын тимирип, чёочойди Вениаминнин таарынан тапкан. ¹³ Карындаштар ал-санаага түжүп, кийимдерин јырта тартып, таарларын эштектерине коштоп, ойто калага бурылгандар.

¹⁴ Иуда ла онын карындаштары келерде, Иосиф ўйде болгон. Олор онын алдына кёнкёрө түшкендер. ¹⁵ Иосиф олорго айткан:

— Слер нени эдип койдыгар? Мендий кижи белгечи болбос аргазы јок деп канайып билбединер эмеш?

¹⁶ — Бийибиске нени айдарыс? — Иуда унчуккан. — Нени удара айдарыс? Неле актанарыс? Кудай кулдарынтын бурузын илезине чыгарды. Бүгүннен ала бис бийибистин кулы — кемибистен чёочой табылганы да, артканыс та.

¹⁷ Је Иосиф айткан:

— Јок, мен анайда этпезим. Кемигерден чёочой табылган — ол кулем болор, слер дезе адагарга амыр-энчүјаныгар.

¹⁸ Айдарда, Иуда ого айткан:

— Бийим! Кулына сös айдарга јёбин бер. Сен фараоннын бойындый инен. ¹⁹ Адагар эмезе карындашыгар бар ба деп, бийим бойынын кулдарынан сураган эди. ²⁰ Бис бойыстын бийибиске айтканыс: «Бисте карып калган адабыс бар, ондо база кичү уул, карыыр јёбинде туулган уул, бар. Онын энезинен туулган агазы божоп калган, ол јаныскан арткан. Адабыс оны сүүп јат». ²¹ Сен бойынтын кулдарынга: «Карындашарды экелигер, оны кörötöм» — деген. ²² Бис бийибиске айтканыс: «Уулчак адазын таштап болбос, таштап барза, олölлүп калар». ²³ Је сен бойынтын кулдарынга: «Слерле кожо кичү карындашар келбезе, козиме карюнбегер» — деп айткан.

²⁴ Сенин кулынга, адабыска, јанып барада, бийимнин сөстөрин јетиргенис. ²⁵ Адабыс айткан: «Ойто барып, бир эмеш аш садып экелигер». ²⁶ Бис айтканыс: «Биске баар-

га јарабас. Бисле кожо кичүү карындашыс болзо, баарыс, ненин учун дезе бисле кожо кичүү карындашыс болбозо, биске ол кишинин кёзине көрүнерге јарабас». ²⁷ Айдарда, сенинг кулын, бистин адабыс, биске мынайда айткан: «Үйим меге эки уул бала таап бергенин бойыгар билеригер. ²⁸ Бирүзи јылыйып калды. Оны андар жип койгон деп санангам. Мен оны база көрбөдим. ²⁹ Эмди экинчизин де апарып јадыгар. Ол база жеткерге учураза, слер мени, буурыл чачту карган кишини, ачу-коронго алдырып, ол жерге түжүреригер». ³⁰ Эмди бойыннын кулына, адабыска, сүнэзи тудуш уулы јокко канайып јанып баратам? ³¹ Уулчак јогын көрзө, ол божоор. Адабыс, бойыннын кулын, буурыл карган, кунук-карыкка алдырып, ол жерге түжер. ³² Мен, сенинг кулын, уулчак учун каруулу болорым деп чертенип, ого айткам: «Оны экелбезем, бастыра јүрүмиме алдына буруулу болорым». ³³ Анайдарда, мен, сенинг кулын, уулчактын ордина бийиме кул болуп артып калайын, уулчак дезе агаларыла кожо јанзын деп јёбин бер. ³⁴ Ол јокко јанып, адабыстын ачу-коронын көрөр аргам јок.

45 ¹Иосиф база тудунып болбой:
— Ончогор чыгыгар! — деп кыйгырган.

Иосиф агаларына кем болгонын ачарда, коштой ёскö кижи јок болгон. ²Ол ёксöп ыйлай берерде, онын ыйын Египеттин улузы угуп ийген, ол керегинде табыш фараоннын ёргөзине жеткен.

³ — Мен — Иосиф — ол агаларына айткан. — Адам эмдиге эзен бе?

Олор алаатып, ого каруу јандырар аргазы јок болгондор.

⁴ — Меге јууктай бассагар, — Иосиф айткан.

Олор базып келгендер.

— Мен — Иосиф, — олорго айткан, — слердин Египетке садып ийген карындашар. ⁵ Же эмди карыкпагар, мени бери садып ийгенигер учун кыйналбагар, ненин учун дезе слердин јүрүмидерди аргадазын деп, Кудай

мени бери слерден озо ийгени ол.⁶ Бу күйгек эки јылга улалып јат, база беш јыл кыра сүрүлбес, аш кезилбес.⁷ Слер ле слердин угыгар јер ўстинде тирў артсын деп, слерди аргадаарга, Кудай мени слердин алдыгардан ийген.⁸ Анайдарда, мени бери слер эмес, Кудай ийип, мени фараоннын адазы јоёжөзине ээ, бастыра Египеттин башчызы эдип койгон.⁹ Адама капшай барып, айдыгар: «Сенин Иосиф уулын мынайда айдат: Кудай мени бастыра Египеттин ээзи эдип койгон. Түрген меге кел.¹⁰ Сен уулдарынла, баркаларынла кожо ончо оок ло јоон малынды айдап алып, ар-юёжёнди алганча, меге јууктада, Гошен јерине кочёт аларын.¹¹ Сен бойын, одун, ончо малын эзен-амыр јүрзин деп, кичееп, көрүп јүрерим, ненин учун дезе ачана-торо база беш јыл болор».

¹²— Көр! Көр, Вениамин карындажым! Бу мен, мен слерле куучындажып турум.¹³ Менин Египеттеги магым ла нени көргөнигерди ончозын адама айдып беригер. Оны капшай бери экелигер!

¹⁴ Ол Вениамин карындажын кучактап, ыйлай берген, Вениамин де оны кучактап ыйлаган.¹⁵ Онон ончо агаларын кучактап, окшоп, ыйлат турган. Јўк мынын кийнинде агалары оныла куучындажа берген.

¹⁶ Иосифтин агалары келген деген табыш фараоннын ѡргёözине јеткен. Фараон ло онын јуук улузы сүүнип тургандар.¹⁷ Фараон Иосифке айткан:

— Агаларына мынайда айт: «Малыгарды коштоп, Ханаан јерине барыгар.¹⁸ Адагарды ла билелеригерди алып, бери келигер. Мен слерге Египетте эн артык јерлерди берерим, слер јерден алган эн артык курсак јиригер».¹⁹ Олорго мынайда айт деп, сеге јакарып турум: «Египет јеринен балдарыгарга ла ўй улузыгарга көлөсөлү абрагалар алыгар; бойыгарла кожо адагарды экелигер.²⁰ Артып калган јоёжётөр учун санааркабагар: слерге Египет јеринде не бар — эн артыгын берерим».

²¹ Израильдин уулдары анайда ла эткен. Иосиф олорго, фараонның јакарганыла, абраалар берген, анайда ок јолго азық, ²² кажызына ла — солып кийер кийимнен. Вениаминге ўч јүс күмүш акча бескелеп берген, солып кийер беш кийим берген. ²³ Адазына дезе Египеттин байлыгының эн артыгын коштогон он иркек эштек, аш, калаш ла адазы ѡлдо јиир азық коштогон он тижи эштек ийген.

²⁴ — Барыгар, коркыбагар, — ол агаларын ўйдежип айткан.

²⁵ Олор Египеттен чыгып, Ханаан јерине, адазына, келген.

²⁶ — Иосиф эзен, — олор Иаковко айткандар, — ол эмди бастыра Египетти башкарып жат.

Иаковтың јүргеги тоно бергендий болгон: ол бүтпей турган. ²⁷ Же уулдары ого Иосифтин сөстöрин јетирерде, оны экелzin деп Иосифтин ийген абрааларын кörölö, тыны кирип, ²⁸ Израиль айткан:

— Болор! Иосиф уулым эзен турбай! Барып, ѳлгölöгимде, ого ѡолугадым!

46 ¹ Израиль бойында не барын алганча атанып, Беэр-Шевага келеле, бойының Исаак адазының Кудайына тайылгалар эткен. ² Түнде Кудай Израильге кörüлип:

— Иаков, Иаков! — деген.

— Угуп турум! — деп, Иаков каруу јандырган.

³ Кудай айткан:

— Мен Кудай, сенин адантын Кудайы. Египет бааррага коркыба: анда Мен сенен улу калык бүдүрерим. ⁴ Мен Бойым сениле кожно Египет баарым, Мен ок сени сонында оноортынан чыгарарым. Иосиф бойының колыла сенин косторинди јабар.

⁵ Иаков Беэр-Шевадан атанып ийген.

Израильдин уулдары олорго адазын экелzin деп, фараон ийген көлөсөлү абрааларга Иаковты, балдарын ла ўйлерин отургызып алган. ⁶ Олор Ханаан јеринде ѡёөгөн

мал-ажын ла јёёжөзин апарып јаткан. Анайып, Иаков бойынын ончо билезиле Египетке көчүп келген: ⁷уулдарын, кыстарын, баркаларын — бойынын јуртын ол Египетке экелген.

⁸ Бу Египетке көчүп келген Израильдин уулдарынын ады-јолдоры.

Иаков ло онын уулдары.

Иаковтын тун уулы Рувим. ⁹Рувимнин уулдары: Енох, Паллу, Хецрон ло Карми.

¹⁰ Симеоннын уулдары: Иемуэл, Ямин, Охад, Яхин, Цохар, Саул — ханааней укту ўй кижинин уулы.

¹¹ Левийдин уулдары: Гершон, Кехат ла Мерари.

¹² Иуданын уулдары: Эр, Онан, Шела, Парец, Зерах. Эр ле Онан туку Ханаан јеринде јада калгандар, Парец Хецрон ло Хамул деп уулдарлу болгон.

¹³ Иссахардын уулдары: Тола, Пувва, Иов, Шимрон.

¹⁴ Завулоннын уулдары: Серед, Элон, Яхлеэл.

¹⁵ Былар Падан-Арамда Иаковко Лия таап берген уулдар. Иаковто Лиядан анайда ок Дина деп кыс болгон. Иаковтын уулдары ла кыстары ончозы одус ўч кижи болгон.

¹⁶ Гадтын уулдары: Цифион, Хагти, Шуни, Эцбон, Эри, Ароди, Арели.

¹⁷ Асиредин уулдары: Имна, Ишва, Ишви, Берия. Олордын сыйны — Серах. Берианын уулдары: Хевер ле Малхиэл.

¹⁸ Быларды Иаковко Лиянын јалчызы Зелфа таап берген бала-барказы. Зелфана Лияга Лаван адазы берген. Бу биледе ончозы он алты кижи болгон.

¹⁹ Иаковтын ўйи Рахильдин уулдары: Иосиф ле Вениамин.

²⁰ Египет јеринде гелиополь кам Поти-Перанын кызы Аснат Иосифке Манассия ла Епрем деп уулдар таап берген.

²¹ Вениаминнин уулдары: Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Эхи, Рош, Муппим, Хуппим ле Ард.

²² Олор — Иаковко Рахиль таап берген уулдар ла баркалар — ончозы он төрт кижи.

²³Данының уулы: Хушим.

²⁴Неффалимнин уулдары: Яхцеэл, Гуни, Иецер ле Шиллем.

²⁵Олор Лаван бойының Рахиль кызына јалчы эдип берген Валланың тапкан уулдары. Валла Иаковко јети уул таап берген. ²⁶Иаковло кожо Египетке келген, онын бала-барказы, келиндеринен башка, алтан алты кижи болгон.

²⁷Иосиф Египетте эки уулду болгон. Иаковтын Египетке көчүп келген ёрёкози јeten кижи болгон.

²⁸Иаков Иуданы бойының алдынан Иосифке ийген. Ол барып, олорды Гошенде уткызын деп, Иосифти сурайтан болгон.

Олор Гошенге келгендөр. ²⁹Иосиф бойының абразын јегип, адазын, Израильди, уткып, Гошен дöён барган. Ол адазын кучктай алыш, узак ыйлаган. ³⁰Израиль Иосифке айткан:

— Эмди, сенин чырайынды, тирү болгонынды көрөлөө, ёлзём дö алдырбас.

³¹Иосиф ага-карындаштарына ла төрөёндөрине айткан:

— Мен барып, фараонго айдадым: «Меге Ханааннан ага-карындаштарым ла төрөёндөрим келди. ³²Олор күдүчилер, койлор кабырып јадылар, бойлорыла кожо оок ло јоон мал айдап алган, не барын ончозын коштогон келген».

³³Фараон слерди алдырып, нени иштеп турганыгарды сураза, ³⁴айдыгар: «Бис, сенин кулдарын, адаларыс чылап ок, јаштаң ала күдүчилер эдис». Ол тушта слерди Гошен јеринде артырып койор, ненин учун дезе Египеттин улузы койчы улусты быјар дежип јадылар.

47 ¹Иосиф фараонго келип айткан:

— Адам, агаларым оок ло јоон малын айдап, ар-жоюзин алганча Ханаан јеринен келди. Эмди олор Гошен јеринде.

²Иосиф фараонго ончо агаларынан бежүзин талдап таныштырган. ³Фараон карындаштардан нени иштеп тургандарын сураарда, олор каруу јандырган:

— Сенинг кулдарын: бис те, адаларыс та — койчылар.

⁴База айткандар:

— Бис бу јерде јўрерге келдис. Сенинг кулдарында оок мал одорлодор ёр ѕок, эмди Ханаан јеринде тынг кўйгек. Јайнап турус, кулдарынга Гошен јеринде јуртаарга јёбин бер деп.

⁵Фараон Иосифке айткан:

— Адан ла карындаштарын сеге келген ине. ⁶Египет јери алдында јадыры: аданды ла агаларынды орооныстын эн артык јерине јатыр. Олор Гошен јеринде јаткай. Олордын ортозында јараар улус барын билер болzon, менинг ўўрлеримди кўрўп јўрзин.

⁷Онон Иосиф фараонло бойынын Иаков адазын таныштырган. Иаков фараонды алкаган.

⁸— Сеге канча јаш? — фараон Иаковтон сураган.

⁹Иаков каруу јандырган:

— Мен ак-јарыкта јўс одус јыл јўрўм. Бу кўп эмес, олор уур-кўч јылдар болгон. Менинг јажымды ак-јарыкта адаобёköлёрим јажаганыла тўндештирип болбос.

¹⁰Фараонго база катап быйанын айдала, Иаков јўре берген.

¹¹Фараоннын јакарганыла, Иосиф адазын ла агаларын Египеттин эн артык талазында, Раамсес јеринде јаттырып, анда олорго ээленерге ёр берген. ¹²Иосиф адазына ла агаларына, тёрёёндёрине балдарынын тоозыла аш берген.

¹³Ороондо аш артпаган, ненин учун дезе ачана-торо сўрекей тыныган. Египет те јери, Ханаан да јери ачана-торонон коркышту чучураган. ¹⁴Иосиф аш садып, Египет ле Ханаан јеринде бар кўмўшти фараоннын казназына јууган. ¹⁵Египетте де, Ханаанда да кўмўш короп каларда, Египеттин улузы Иосифке келип, айткан:

— Биске аш бер! Сенинг кўзингче ёлётёниш пе? Кўмўжис божоп калды.

¹⁶Иосиф каруу јандырган:

— Күмүжигер короп калган болзо, мал-ажыгарды айдал экелигегер, ашты малга толышырым.

¹⁷Олор бойлорының ўүрлерин айдал экелгилеген. Иосиф ашты аттарга, оок ло јоон малга, эштектерге толыган.

Ол јыл Иосиф ашқа олордың ончо малын толып алган.

¹⁸Бу јыл түгөнген, ээчиде јыл келген. Олор Иосифке келип, айткандар:

— Бийибистен јажырбазыс: күмүжис короп, мал-ажыс сеге барды. Тын бойыстан ла јерибистен башка, бийибиске берер немебис јок. ¹⁹Сенин көзингче јерисле катай јоголып каладыс эмеш пе? Бисти де, јеристи де аш учун садып ал — бис јерисле катай фараонның кулдары болорыс. Биске јаныс ла ўрен бер: бис тирү артак, бу јер ээнзиребезин.

²⁰Анайып Иосиф Египеттеги ончо јерлерди фараонго садып алган. Египеттинг улузы торого чыдашпай, кыраларын садып ийген. Ончо јер фараондый болуп калган.

²¹Иосиф Египеттинг улузын дезе ороонның бир учынан экинчи учына жетире фараонның кулдары эдип койгон.

²²Јаныс ла камдардың јерин садып албаган — фараон олорды жеткилдеп турған, онын учун бойлорының јерлерин сатпаган.

²³Иосиф Египеттинг улузына айткан:

— Мен слерди ле јеригерди фараонго садып бердим, эмди ўрен алып, кыраларды ўрендер. ²⁴Аш кессегер, түжүмнин бежинчи ўлүүзин фараонго береригер, төрт ўлүүзи ўренге артар — айылдагы улузыгарга ла балдарыгарга курсак болов.

²⁵Олор каруу јандырган:

— Сен бисти ѡлүмнен аргададын! Бийибис биске килеп жат. Бүгүннен ала бис фараонның кулдары.

²⁶Иосиф тургускан јасакты Египетте эмди де бүдүрип јадылар: фараонго түжүмнин бежинчи ўлүүзин бередилер. Јаныс ла камдардың јерлери фараонго кочпөгөн.

²⁷Израильдин улузы дезе Египетте Гошен јеринде журтап, оны ээленип, арбындап ёскён.

²⁸Иаков Египет јеринде он жети јыл јүрген, ол јүс төртөн жети жаш жажаган. ²⁹Коногы једип келерде, Израиль Иосиф уулын бойына кычырып айткан:

— Меге килеп турган болzon, сурагымды бүдүрерим деп, кору јериме алаканыңды салып, меге чертен: менин сёгимди Египетте јууба: ³⁰мен ада-обёкёлөриме коштой јадайын деп. Сёгимди Египеттен чыгарып, ада-обёкёлөримнин сёёги салылган јерге јуу.

— Сенин айтканынла эдерим — Иосиф каруу јандырган.

³¹— Меге чертен — Иаков айткан.

Иосиф чертengен, тёжөктө јаткан Израиль бажын энилткен.

48 ¹Бир канча юйдин бажында адазы коомойтыган деп угала, Иосиф ого эки уулын Манассия ла Ефремди экелген.

²— Сенин Иосиф уулын келди — деп, Иаковко айткандар.

Израиль чырмайып, тёжөккө отурып, ³Иосифке баштанган:

— Ханаан јеринде Лузада меге Күчтүден Күчтү Кудай көрүлип, мени алкап: ⁴«Мен сенин уғынды калын ла арбынду эдерим, сенен көп калыктар бүдүрерим, бу јерди калдыктарына ўргүлжиге берерим» — деп айткан.

⁵Мен бери, Египетке, келгелегимде, мында туулган эки уулынды эмди балазынып јадым. Ефрем ле Манассия, Рувим ле Симеон чылап, менин уулдарым болор. ⁶Олордын кийнинен туулатан балдарын сенийи болор, је олор бойлорынын агаларынын уғына кожулып, энчини олордын ўлүүзинен алар.

⁷Мен Падан-Арамнан келип јадарымда, Ханаанда, Эфраттан ыраак јокто, менин Рахилим јада калган. Мен оны анда Эфрат дöён жолдын жанында (эмдиги Вифлеем) јууп салгам.

⁸Израиль Иосифтинг уулдары jaар көрүп, онон сураган:
— Бу кемдер?

— Бу менинг уулдарым, — Иосиф каруу јандырган, — олорды мында меге Кудай берген.

— Олорды меге јууктат, — Израиль айткан, — мен олорды алкаайын.

¹⁰Иаков карыйла, көстöри мокорып, немени ылгаштыrbай турган. Иосиф ого балдарды јууктаткан. Иаков олорды окшоп, кучактап, ¹¹Иосифке айткан:

— Сенин чырайынды көрөrim деп иженбегем, је Кудай меге керек дезе балдарынды да көргүсти.

¹²Иосиф Израильдин тизезине јапшынган балдарын алып, адазынын алдына кёнкёрө түшкен. ¹³Онон Ефремди бойынан он јанына, Манассияны дезе сол јанына тургускан, анайып Ефрем Израильден сол јанында, Манассия дезе он јанында болуп калган. ¹⁴Је Израиль колдорын чалыштырып, он колын кичү Ефремнин бажына, сол колын тун уул Манассиянын бажына салган.

¹⁵Ол Иосифти алкап айткан:

— Алдында адаларымды, Авраам ла Исаакты алып јүрген Кудай, туулганымнан ала бўёунге јетире мени корып јўрген Кудай, ¹⁶мени не ле ѡаманнан аргадаачы элчи бу уулчактарды алказын! Олор менин адаларымнын, Авраам ла Исаактын, аттарын ададып јўрзин, олордын калдыктары јер ўстинде кўптолп ёссин!

¹⁷Адазы он колын Ефремнин бажына салганын көрёлө, Иосиф адазы јастырган деп, онын колын Ефремнин бажынан алып, Манассиянын бажына саларга сананган.

¹⁸— Анайда эмес, ада, — Иосиф айткан. — Тун уул бу, онын бажына он колынды сал.

¹⁹— Мен билерим, — Израиль каруу јандырган, — билерим, уулым. Манассиядан база калык бўдер, ол улу болор. Ё кичү карындажы оны артыктаар, онын канынан кўп ук-калыктар чыгар.

²⁰Ол кўн Израиль олорды алкап айткан:

— Слер ажыра Израильдин улузы алкалар. Олор бойбойлорын алкап айдыжар: «Кудай сени Ефрем ле Манассиядый эткей».

Анайып ол Ефремди Манассиядан озо тургускан.

²¹Онон Израиль Иосифке айткан:

— Мен удабас божоп каларым. Је Кудай слерле кожо болор, слерди адаларыгардың јериине бурыыр. ²²Сеге дезе кырлардың бирүзин, Шехемди, берип јадым: сен агаларыннан бийик болорын. Мен оны аморейлерден кылышла, согоондорло јуулап алгам.

49 ¹Иаков уулдарын бойына кычырып, айткан:

— Јуулыгар, келер ёйлөрдö слерле не болорын айдып берейин. ²Јуулып, уғыгар, Иаковтын уулдары, Израиль адагарды уғыгар!

³Рувим, тун уулым! Сен — менин шибеем, эр бойымнын ийде-күчимнин баштапкы түжүми, сен ончозынан бийик, ончозынан күчтү. ⁴Сен суу чылап шуулап, тудунып болбогон, онын учун баштапкы болбозын — адантын тёжёгине јадып, тёжёгимди быјартыткан.

⁵ Симеон ло Левий карындаштар — карам-кайрал јок кынду кылыштар. ⁶Олордын умзаныштары, јуулашкандары ичиме кирбей јат. Олор чугулданып, улусты ѳлтүредилер, соодогон айас малды кыйнайдылар. ⁷Чугулданганда, казыр, калјуурганда, каныгып турар кылыктары каргышка калзын! Олорды Иаковтын уулдары ортозына таркадып, Израильдин уулдары ортозына чачып койорым.

⁸Иуда, сени карындаштарын мактаар. Сенин колын ѿштүлерингинн арка-белин сый тудар, сенин алдына карындаштарын јабыс эңчейер. ⁹Сен, јемидине једишken јаш кара-куладый, Иуда, уулым. Сен тозуулга чыгып, јер тынданган кара-кула ошкош — кем кара-куланы түймедерге тидинер? ¹⁰Каланын чын ээзи келип, ончо албаты Ого баштанбаганча, Иуда темир тайагын ычкынбас, башкараачынын тайагы онын буды јанында болор.

¹¹ Ўзүмнин сабына эштегин буулаар. Кеп-кийимин ачу

ашка, ўзёмнин јулугына чайбаар. ¹² Көстöри ўзёмнин сузунынан артық, тиштери кажандайт сүттен артык.

¹³ Завулон керептер токтоочы талайдын јарадында журтаар, онын јери Сидонго жетире болор.

¹⁴ Иссахар — коштордын ортозына јада берген чыдамкай эштек. ¹⁵ Ол энчү јакши болгонын, јер кеен-јарааш болгонын көрүп, бел-арказын кошко тёгөп, кул чылап иштene берер.

¹⁶ Дан бойынын калыгын — Израильдин ук-калыктарынын бирүзин — башкаар. ¹⁷ Дан ѡлдо јаткан ок јылан, коронду јылан болор. Ол аттын будына чакса, ээрде отурган кижи чалкайт барып тўжер.

¹⁸ (Аргада, Кайракан! Сеге иженип јадым).

¹⁹ Гадка тонокчылар табаарар — Гад олорды истежер, бойлорын тоноорго.

²⁰ Асиредин аш-курсагы энкенинен ажыра болор, ол каанды аш-курсакла јеткилдеер. ²¹ Неффалим — јайым мыйгак, чўмдў јарааш бозулар табар мыйгак.

²² Иосиф — јемиттў сап, аржан суунын јанында јемиттў сап. Онын корболовы стенеге оролып ёзот. ²³ Иосифке табаргандар, оныла ѡштöшкёндöр, чечен ок-јаачылар јуулашкандар. ²⁴ Же онын ок-јаазы бек, колдорынын балтырлары бырчыт. Ийде-кўчи ол Иаковтын Кудайынан, Кўдўчиден-Израильдин Кайя-Тажынан алат. ²⁵ Ол — Сенин ада Кудайын, Ол — Кўчтўден Кўчтў Кудай. Ол сеге болужар. Ол сени алкаар. Кёк тенгеринин алкыжы, Тўби юктын алкыжы, карындап эмискен эненин алкыжы, ²⁶ кёк ёлёнгнин ле мажакту аштын алкыжы, јебрен кырлардын алкыжы, мёнкў ыйыктардын арузы Иосифтин санаа-укаазын — карындаштар ортодо талдалганнын тобёзин бўркезин. ²⁷ Вениамин — ач бўрў: эртен тура тутканын кемирет, энирде тапканын јара тартат.

²⁸ Израильдин он эки ук-калыгы бу, олорды адазы мынайда айдып алкаган, кажызына ла бойынын алкыжын берген.

²⁹Иаков уулдарына јакып айткан:

— Удабас ада-öбökölörime кожуларым. Сöögimdi ада-öbökölörime коштой, хетт Эфронның кыразындағы куйташқа жуугар.³⁰ Бу куй-таш — Ханаан јеринде Махпелдин кыразында, Мамреке коштой. Оны Авраам хетт Ефроннен сöök тудар жер эдип садып алган.³¹ Анда Авраам ла онын ўйи Сарраның, Исаак ла Ревекканаң сööktöri тудулган, анда мен Лияның сöögин туткам.³² Андагы кыраны да, куй-ташты да хеттерден садып алғаныс.

³³Уулдарын анайда јакыйла, Иаков тöjöгине јадып, божой берген, ада-öbökölörine кожулган.

50 ¹Иосиф адазының сöögинин ўстине öксöп ыйлап, јүзин окшоп турган. ²Израильдин сöögин ѡараш жытту сүркүшле сүркүштезин деп, бойының эмчи жалчыларына јакарган. ³Эмчилер, јан аайынча, сöökti тöртön күн сүркүштеген, египтядар жетен күн карыккандар.

⁴Сыгыттың күндери öдө берерде, Иосиф фараонның кöдöчилерине айткан:

— Менинг сурагымды угуп,⁵ фараонго мынайда айдыгар: «Адам менен черт алып айткан: “Мен удабас божоп каларым. Менинг сöögimdi Ханаанда белетеп койгон жерге тут”. Эмди адамның сöögин барып тударга, меге јöп керек. Жуyllа, кайра једип келерим».

⁶Фараон каруузын јандырган: «Бар, чертинди бүдүр, аданның сöögин жуу».

⁷Иосиф адазының сöögин тударга атанган, оныла кожно фараонның сайыттары, јамылулары, Египет јеринин ончо јаандары, ⁸Иосифтин ончо билези, ага-карындаштары, ончо тöрööндöри барган. Гошен јеринде јаныс ла балдар ла мал-аш артып калган. ⁹Оныла кожно анайда ок абравларлу, тан атту жуучылдар — кара-бајырт улус атанган.

¹⁰Иордан ары јанындағы Горен-Атадка једеле, олор улу ачу-корон сыгыт эткен — Иосифтин адазына јети күн карыккандар. ¹¹Ол жерде жаткан ханаанейлер Горен-Атадтагы сыгытты угла, айткан:

— Египтяндар кандый ачу-корон ыйлап јадылар!

Онын учун Иордан ары јанындагы бу јер Авел-Мицраим (Египеттин улузынын сыйыды) деп адалган.

¹² Иаковтын уулдары адазынын јакыганыла эткен:

¹³ онын сёбгин Ханаанга апарып, озодо Авраам хетт Эфроннон сёök тудар јер эдип садып алган кырада — Мамреге коштой Махпелдин кыразындагы куй-ташта туткандар.

¹⁴ Иосиф адазынын сёбгин тудала, ага-карындаштарын, кожо јүрген улузын ээчиткенче Египетке бурылган.

¹⁵ Эмди, адазы јада каларда, Иосифтин ага-карындаштары санааркай берген: «Иосиф биске удура нени-нени эдерге айабас. Ого эткен јаманыс учун оч куруп јүрген болзо, канайдарыс?» ¹⁶ Олор Иосифке кижи ийип, мынайда айтсын дегендер:

— Адан божоор алдында сеге кереестеп, айткан: ¹⁷ Иосифке айдыгар: «Ага-карындаштарынын бурузын ла кинчегин — сеге эткен јаманын — чечип кой. Эмди адантнын Кудайынын кулдарынын бурузын чеч».

Бу сөстөрди угуп, Иосиф ыйлаган.

¹⁸ Ага-карындаштар бойлоры да келип, онын алдына кёнкөрө түжүп, айткандар:

— Бүгүннен ала бис сенин кулдарын!

¹⁹ — Коркыбагар, — Иосиф каруу јандырган. — Мен Кудай эmezим. ²⁰ Слер меге јаман эдерге сананганыгар, је ол ёдүп калган, Кудай оны јакшыга баштандырган: мынаат улам кандый кёп улус аргадалган!

²¹ Коркыбагар! Мен слерди де, балдарыгарды да кичееп, кörүп јүрерим.

Бу сөстөр карындаштарды токынадып, јүректерине томулган.

²² А나йып Иосиф Египетте бойынын төрбөндөриле кожо јүрген. Ол јўк ле јўс он јаш жажаган; ²³ Ефремнинг балдарын ўч ўйеге жетире көргөн, Манассиянын уулынын, Махирдин, уулдарын койнына отургускан.

²⁴— Мен божоп јадым — Иосиф ага-карындаштарына айткан. — Је Кудай слерди кичееп, слерди бу јерден чыгарып, Авраамга, Исаак ла Иаковко берер болуп чертенген јерге апарар.

²⁵ Оноң Иосиф Израильдин уулдарынан черт алыш, мынайда айткан:

— Кудай слерди аларга келзе, менинг сөёгимди мынан апарыгар.

²⁶ Иосиф јүс он јаштуда јада калган. Онын сөёгин јарашибитту сүркүшле сүркүштеп, Египетте межикке салыш койгондор.

АДАКЫ СӨС

«Башталганы» деп бичиктинг ады ла онын Агару Бичиктеги јери

Агару Бичиктинг баштапкы бичигининг ады јебрен еврей тилде «Бэрэшит» деп угулат. «Бэрэшит» — «Башталганы» («Бажында») дегени. Јебренде бичиктердин адын онын баштапкы сөзиле эмезе сөстöриле адаар јаңжыгу болгон. Бу бичики алза, онын ады текстте тегин ле баштапкы сөс эмес, а учуры сүреен терен болор. «Башталганы» Агару Бичиктинг бир канча бólük түүкилик бичиктеринин бажында туруп жат. Бичиктер Кудайдын калыгынын, чокымдап айтса, израиль-тяңдардын түүкизин көргүзет.

Бичиктинг текши содержаниези

Бичики эки тös бólükке бöлиирге јараар. Баштапкы бólük (1:1–11:26) јер-телекейдинг бүткенинен ала албатылык түүкиде болгон эн башкы керектер керегинде куучындардан туруп жат. Бólük албатылар башка-башка тилдерле куучындашып, олордонт ук албатылар, ороондор, тергеелер тöзöлип, јер ўстине жайылып барганыла божойт. Куучындардын ортозында ук албатылар кемнен таркап барганы ла олордын тазыл-тамыры керегинде жетирүйлер бар. Темдектезе: Адам (5-чи бажалык), Ной (10-чы баж.) ло Сим (11:10–26). Былар керегинде жетирүйлер куучындардын ортозына кийдирилип калган. Бичиктинг экинчи бólüги (11:27–50:26) Кудайдын баштапкы улузынын, израиль-тяңдардын, ўйези керегинде куучындайт. Бу куучындарда тös учурлузы Авраам (озодо

ады Аврам), Исаак, Иаков (кийнинде Израиль деп адаткан), Иосиф, ле олордың билелери.

«Башталганы» деп бичиктинг кудайлык учурлы жана байлыгы

Бичикте төс јерде Кудай, Жайаачы. Онон башка ёскö күдай јок. Ёскö кудайлар јок, бар болзо, ол улустың сананып тапканы деп, бичикте чокым айдылган. Кудай — бистин телекейде эн жаан ийде-күч, жаң деп, бичик жарт жетирет. Кудай бийикте, тенериде де болзо, ол улустың јүрүміндеги туруждылықтың жат, телекейди керектү, чын жаңын дöён ууландырып жат. Кудай телекейди жайаган, Ол эмдиге жетире бисти эбира бар немелерде, бистин јүрүмісте турушканча.

Бичиктинг баштапкы болёрги Кудай канайда чын, жакшы телекейди (јерди) жайаганы керегинде куучыннан баштаплат. Јерди (телекейди) жайаганы керегинде куучын (1-2-чи баж.) Кудай жаңыс, ар-бүткеннен башка (ар-бүткенди Ол бойы жайаган); ар-бүткен онын күүнинен чыгар аргазы јок деп айдат. Јер Кудайдың жайым, агару күүниле жайалган. Кудайдың жайаандык күүни ару деген шүүлтө жазычниктердин телекей жайаларда алдынан бойы кинчектү эдип жайалган дегениле јөпсинбейт. Бастыра јер ле улус бүткүлиниче Кудайдың, бийик ийде-күчтинг колында деп, Агару Бичик чокым айдат. Јер-телекейдин төзөлгөни — Кудайдың күчи, онын салымы кандый болорында Кудайдың сөзи төс учурлу. Баштапкы болёктин бажы онойдо ок баштапкы кижиның јүрүми кандый болгоны керегинде куучындайт. Эдемнин садында (3-чи баж.) кижиның эткен баштапкы кинчеги керегинде куучын кинчек кижиның жайым күүнинен улам да болзо, је Кудайдың күүниле јөпсинбегени деп көрöt. Удабай улус ла бастыра телекей кара кинчекке кире берген. Кинчек Кудайдың күүнин керексибененин башталат, онын улалганы олтүриш. Айдарда, телекей — бажынан ала Кудайдың төзөгөн жаң-ээжилери онын жайаганыла жаантайын удурлаш тартыжуда турага јер. Удурлажу санаа-күүн телекейге чын ла чочыду боло берет, качан «кудайдың уулдары» ла «улустың кыстары» биригип, жүргөн (6:1-4). Кудайдың шүүгениле, јерди

быјардан арчыыр сок јаныс арга улу чайык болгон. Чайык керегинде јаныс та Агару Бичикте эмес, оноң до ёсқо јебрен кеп куучындарда ла бичимелдерде айдылат. Олордын башказы незинде дезе, Агару Бичикте айдылганыла болзо, Кудай чайыкты јўк ле јерди арутаар арга эдип талдап алган, онын кийнинде Ол јерге ойто јўрўм берер. Суу-јебрен улустын санаазында — јеткерлў, оодып-сайаар ийде, ого чыдан токтодор арга јок. Је чайыктын библей тўёкизинде ончонын бажы болгон Кудай суунын бастыра аргаларын тузаланат. Мынаң куучыннын тös шўйлези: јер-телекейде Кудайла, Јайаачыла не де тўнгайлекип болбос: Ол телекейдин тозолгён аайын чеберлеп аларга каный да кату эп-арганы тузаланар јаны бар. Агару Бичик мынайда Кудай — агару Јайаачы ла кату Йаргычы деп көргўзет. Агару Јайаачы ла кату Йаргычы телекей онын колында болгонын керелйт.

Телекейде албаты бир тазылдан таркап барган деп шўйлте Кудай баштапкы кижини эштў эдип јайаганы көргўзет (олордон телекейде албаты таркаган). Олордын тазыл-тамырынын ады-жолы ўйени ўйе солыгданын көргўзет. Кижилик бир билиде, бир биригў болгон деген шўйлтени «Албатылардын таблицасы» јарт керелйт (10-чы баж.). Таблицада улу чайыктан эзен арткан сок јаныс Нойдын ўч уулы ла олордын ўйлеринен ук албатылар таркап барган деп тазыл-тамырлу агаш көргўзет.

Бичиктин экинчи бўлгунде бастыра керектер ёткён кийнинде, Кудай талдылу албаты ёскўрерге Авраамнын билезин талдап алган. Кудай талдап алган албаты онын алкыжыла ўргўлжиге јеткил јўрўмдў ле ырысту ѡадар учурлу болгон. Бичикте бу јер (15:18–21) «кереес» деп адалат. Кудай агару кереес сўзин Израильдин албатызынын тазыл-тамыры болгон баштапкы улуска Бойы берген. Кереес сўзин Кудай тöрт ўйенин туркунына кыйалтазы юғынан канайда бўдўргени керегинде библей куучындарда айдылат. Кереес сўс улустын сананып тапканы эмес, а Кудайдын бойынын сўзи, нени эдетени чикезинче Кудайдан болгон деп, чокым айдылат. Кереес сўс Кудайдын ийде-кўчин ле агару кўүнин јўрўмде бўдўргени болуп јат. Кудай бойын улустын ѡадын-ђўрўмин ѿарандырарына учурлайт.

Бичиктинг баштапкы болүгинде куучынның төзөлгөзи Кудайдын агару күүни ле онын јайаганының ѡпкө кирбес кылышынын удурлажузы. Экинчи болүктө куучынның төзөлгөзи башка. Мында Кудайдын агару күүни ле Кудайдын талдап алган албатызының Оныла колбузы ўзүлбези, Ого бүдери, чындык ла уккур боловоры керегинде сурек тургузылат. Кудай жајы једип калган балдар јок Авраамга јер ле уул бала сыйлаарым деп сөзин берет. Бис черт канайды бүткени ле Авраам Кудайга чындык болгоны јүзүн-жүүр ченелтөлөрди ѡткөни керегинде кычырадыс. Ондый ок черт Исаакка (26:3–4) ла Иаковко (35:11–12) берилет.

Бичиктинг экинчи болүгинин калганчы бажалыктарында Иосифтин јүрүми керегинде айдалат (37:1–36, 39:1–50:26). Мында Кудайдын агару күүни бир эмеш ѡскө жанаң көргүзилеген. Куучынның төзөлгөзи: Кудай коомой до керектерди јакшы жана жаар ууламылаар аргалу (45:4–8) деп, Иосифтин бүдүмјизи. Күйүнчек карындаштары Иосифти Египетке кул эдип саткылап ийерде, Кудай олордын каршулу кылышын јакшы жана жаар уулалтат — ачана-торонын, ёлүмнин јылдарында Иосифти Египеттинг ле бойының билезинин аргадаачызы эдет — бу Кудайдын агару күүнин керелейт, ак санаа учы-түбинде кара кинчекти јенип чыгат. Онойдо ок Иосиф фараоннын — Египеттинг каанынын — ийдезин тыныдар учурлу кижи деп көргүзилет. Же ол ийде келер ѡйдо Иосифтин бойының төрөөндөрине, израильяндарга, удура тураг. Текст јоёжö лө жаң бириккенде, жеткерлү, албатыга удура тураг аргалу болгонын көргүзет; онын учун олор каруулла ла аярынкай болор учурлу.

Кöчүриштин ээжилери

Бу бичик алтай тилге јебрен еврей тилден көчүрилген. Көчүриштин амадузы — јебрен еврей тексттердин учурин ла содержаниеизин эмдиги алтай литературный тилле канча ла кире жарт, толо берери. Онын учун кычыраачы Агару Бичиктинг бу көчүрижи ле Синодальный орус көчүриштинг башказын сезер аргалу. (Орус көчүриш јебрен еврей тилге бўткўлинче тайланбаган ла алтай көчүреечилерге

көрө, көчүрерининг бир эмеш ёскö әэжилериле башкарынган).

Кöчүрилген бу текстти специалисттер јебрен еврей тилле, эмдиги алтай литературный тилдинг әэжи-некелтелериле түндештирген, шиндеген.

Бичикти кычырып, кандай бир келишпес эмезе эптү айдар арга (сöстöр) тапсаар, бис слерди бичикти чыгарган Россиядагы Библей Биригүге жетирер деп сурал турус.

ТӨС СТАТЬЛАР

Абыс — Абыстар кудай јаныла тудуш улус (эмезе «кудай јанынын устары»), олор кандый бир храмла, кудайла колбулу болот. Храмда мүргүйлдерди башкарат, улуска олордын кудайллык јандарын јартайт. Бичикте айдылган ёйлөрдө абыстар Кудайга тайылга эдерин база ёткүрген. Башталганы деп бичикте абыстар тоолу катап адалган, је Эртеги Кереестин бир кезик бичиктеринде, бөлүктөринге олор јаан учурлу.

Авраам: Израильдин албатызынын ук-тазылы. Кудай Авраамла Јөптөжү (кереес) тургускан. Јөптөжүнен озо онын ады Аврам болгон, оноң Авраам боло берген. Авраам — «köptin, ончоның адазы» дегени. Авраам Израильдин албатызынын ук-тазылы болордо, Јаны Кереесте бу албатызын кижизи «Авраамнын уулы», «Авраамнын кызы» деп адалат. Башталганынын 12–25 бажалыктарында Авраам Кудайдын күүнин канайда бүдүрип баштаганы ла Кайраканнын берген кереес сөзи бүткени керегинде айдылат.

Алқаганы: Учурыла «карғышка» удура. Жебренде алкыш тегин күүннен бийик, артык, алкаткан кижиге ангулу ийде-күч кожулат деп бодолгон. Башталганында адазы уулын алкап, биленин јааны, башкараачызы, јөйжөнин ээзи болгон бойынын учурын ого берет. База бир алкыш — Кудайдын алкышы — Кайракан кижигеjakшыны күүнзегени, ол ажыра кижиге тоомҗы, јөйжө келет.

Ару болоры: Іебрен израильяндардын чўм-јандарында Кудай агару. Улус Кудайга јууктаганда, кандый бир јарабас кылык эдип ийбеске сүреен чебер болор учурлу, н. у. д. јарабас кылык Кудайла колбуны ўзўп салар. Чўм-јандарды корулап аларга ла јўзўн-жўйр јарабастардан тууралаарга анылу система тозёлгён. Ол Моисейдин Ээжизинде жарт, толо бичилип калган. Чўм-јандардын системазынын тозёлгёзи «ару» болоры. Ончо неме ару, качан ол чўм-јанды буспай турган болзо, а «ару эмес» — ол јарабас кылык эткени. Ару болорына онайдо ок кижиини, не-немени арутаар анылу чўм болужар аргалу (35:2). Кезик не-неме олорды кандый бир чўм-јанда тузаланары жанаңдан жаантайын ару эмезе ару эмес деп көрўлет. Башталганында ару тындулар (7-8 баж.) — ол тайарга жараар тындулар.

Иаков: Исаактын кичў уулы, Авраамнын барказы, Исаактын кийнинен ук-уйанын жааны болгон. Иаков (бу ат «чончой» деп сўслö колбулу) ук-уйанын жааны болотон жанды жаан аказынан, Исавтан, тёгүндеп алган (27-чи баж.). (Иаковко билезин таштап, качарга келишкен. 21 ѡйл бойынын таайына иштеген. Кайра жаанын келеделе, ого кудайдын элчизиле (айса Кудайдын бойыла ба) кўрежерге келишкен, онон улам Израиль («Кудай тартыжат» дегени) деп атту боло берген. Кийнинде жылдарда Израильдин албатызынын улузы бойлорын Иаковтын 12 уулынын адыла адалган ук-уйалардан деп айдыжатан. Онон улам кийнинде онын Израиль деп ады бўтқўл албатызын ады болуп калган. Эмдиги ёйдо бу атла ороон, Израиль, адалат.

Иосиф: Иаковтын эки кичинек уулынын баштапкызы, адазынын сўүген балазы, ненин учун дезе ол сўүген ўйи, Рахельдин, тапкан баштапкы уулы болгон. Иосифтин (онын ады «кўптёдёр» деп учурла колбулу) карындаштары оны Египет тёён кул эдип садып ийгендер. Же ол анда Египеттинг башкару зында жаан учурлу кижи боло берген. Онын учун

ол бойынын билезин коркышту торонон аргадап алган. Табынча онын бастыра ук-уйазы Египетке көчүп келген ле мында көптөп ёскён. Израильдин ўйелерининг јанжыгып калган ук-системазында ук-уйалар Иосифтен эмес, а онын уулдарынан, Эфраим ле Манассиянан башталат.

Исаак: Авраамнын экинчи уулы; Исаак — «ол каткырат» дегени. Исаак Кудайдын Авраамга онын ук-уйазы керегинде берген черт сөзи бүткенининг кереези. Исаак Авраамнын јаан уулы эмес те болзо, ол биледе энчи алатаң төс кижи, ненин учун дезе онын энэзи, Сара, Авраамнын кару ўйи болгон. Мынан улам Исаак Израильдин ук-адаларынын бирёзи деп бодолот.

Кинчек — ол јанжыгу болуп калган ээжи-некелтelerди бусканы. Јанжыгу ээжи-некелтelerди бусканынан улам јаан кинчек (кыйнаш, ѳлтюриш, кырыш) башталат (4:8), (6:13). Кинчек кишини Кудайдан ыраадып жат. Кинчек эткен кижи бойынын эткени учун каруулу, кезедүзин алар учурлу. Жебренде эл-јондык ла кудайлых ээжилерди ылгаштырбайтандар. Телекей — Кудайдын јайаганы, о. у. онын бүдүми Кудайдын ачык күүнин көргүзет. Адакыда, кижиге удура эткен кинчек анайда ок Кудайга ууланган кинчек болуп жат. Башталганы улус турумкай эмес, кинчекке женил жайыла берет деп айдат. Онын учун кинчекке бис бастыра бар эп-аргаларла удурлажар учурлу (4:7).

Көрүм: Агару Бичиктеги көрүмле, јер-телекей бир канча каттан туруп жат. Орто кат — јер, тарелка ошкош жалбак. Улусты Кудай јерге жаттыргысан, оны жазасын, корызын деп (2:15). Жердин алдында «түп јок», «тамы», көп сабазында толо суулу (1:2). Жерден ѡрө «төнери» бар. Биске көрүнүп турган төнериинен ѡрө лө онон арыгызынын ортозында «багана» бар — кату, ѳткүре көрүнбес купол (күкпек). Анда Күн, Ай ла жылдыстар јүрет. Башталганында бичилгениле,

«багананын» төс учуры — јерди багананан ёрё бар суунан бўлиири. Кудай јер-телекейди ѡйап турга, кўчтў тўрген сууларды ёрден айрылзын деп ѡакарган, јerde сууны кыйулап, талайлар эдип артырган. Чайык тужында (6–8 баж.) Кудай јердин алдында ла багананын ўстинде сууны божодып ийген (7:11). Аналайп, Ол јерге батпас суунын кўчине бастыра бар тынду немени юголтор арга берген.

Кудай тенериде, «багананан» бийикте јўрўп јат, кезикте Ол јерге келип барат.

Улус божогондо, јердин алды дёён, кёлёткёниң каандыгы дёён кочёт, онын ады «Шеол». Онон улам Агару Бичикте улус Шеолго тўжўп јат деп айдылат (37:35). Шеолдон кайра келер арга ѕок, ё Шеолдын да ээзи — Кудай. Шеол база Онын колында ла башкарузында.

Кудай ла Онын аттары — (Кёдўринилў эпитеттер, аттар). Агару Бичик аайынча бир ле Кудай бар. Ол бастыра јер-телекейди ѡйаган, эмди де јердеги јўрўмге салтарын ётирип, ондо эрчимдў туружып јат. Кудай тенериде јўрўп јат, о. у. кезикте «Тенерининг Кудайы» деп адалат (24:7). Ол кезикте јерге келип турат (18-чи баж.)

Лебрен еврей тилле бичилген Агару Бичикте Кудайдын ады «Яхве». Озодо јангъикканы аайынча ол «Кайракан» деп кочўрилет. Кезикте ол атты танынан башка тузалангылайт (4:4), кезикте ол «Кудай» деп сўслў кожно турат (2:4). Кезик јерлерде «Кудай» деп учурла алдынданы «Эль» деп ат турат (33:20, 35:7). Бичикте бу ат кўп сабазында јердин аттарында ѡолугып јат (14:18).

Башталганы деп бичикте Кудайдын бир канча бийик эпитеттери ѡолугат. Кудай ончозынан кўчтў («Кўчтўнен кўчтў Кудай», 17:1), Ол неден де бийик ле ончоны башкарат. Ол — «Бийиктен бийик» («Эль Эльон», 14:18–20), Ол — Јер ле Тенерининг Јайаачызы (24:3), Ол ончозын ѡйаган, ончозы Онын. Кудай Израильдин албатызынын баштапкы

ўйезинин түўкизи керегинде бажалыктарла колбулу, о. у. оны «Авраамнын Кудайы» (31:42) эмезе «Исаактын Кудайы» (32:9) деп адагылайт. Агарь Оны «Мени көрүп турган» (16:13–14) деп адайт. Агарь мынайда адап, Кудай ол керегинде ундыбаган деп бўдип турганын көргўзет.

Тайары: Эртеги Кереес ёбрен израилъяндардын кудайjanыла колбулу бай, кўч чўм-јандарын көргўзет. Чўм-јандар Кудайла колбу тудар, куучындажар арга тозёёр амадулу, бу керекте тёс учурлузы тайылга эдетени болгон. Тайылга не керектў эдиллип јатканынан улам башка-башка бўдўмдў болгон. Тайылганы тагылда эдип јат. Тагылды јердеги таштардан эптешире чогуп салат. Тагыл удурумга (22:9) эмезе јаантайын тузаланарага (12:7, 13:4) эдилетен. Тайылганы тагылдын ўстине салала, онын алдында одынга от тудуп јат. «Кезип јаткан тайылга» — Кудайга да, улуска да учурлаган курсак. Ол Кудай ла улусты бой-бойына јууктاشтырат. Тайарга белетеген тындуны јан аайынча Ѽлтўреле, бир кезигин тагылда отко Ѽртёёр, арткан бўлгўгин кайнадала, келген улусты кўндўўлеер. Тайылганын база бир бўдўми — «Оттын тайылгазы» — ол тагылда салган отко кўйдўргени. Бу керегинде Башталганында кўп јолугат. Отко кўйўп јаткан тайылганын јыды «амтанду» деп бодолотон, онын учун оны Кудайга «јакшы јыт» дейтен.

Тын: Агару Бичик аайынча улуста тын бар. Ол кижинин анылузы: јангыкканы аайынча тындуларда тын јок деп бодолот. Ё Башталганы бу щўултени ѡомбобойт, ол кижи канайда тынду боло бергени керегинде куучындайт (2:7). Бичикте анайда ок «Кудайдын Тыны» керегинде айдылат (1:2, 6:3, 41:38). Термин Кудайдын јерге уулаган ийдези көрүнгенин темдектайт. Башталганында јўрўм «тирў тын» деп база айдылат (6:17). Колбуу мында иле: тыныш — јўрўм барынын темдеги.

Чайык: Озодо Іебрен Йуук Күнчыгышта јаткан улус қачан да јаан чайык чыгып, јердин ўстин туй алган ла бар жүрүмди ѡоголткон деп бўдўп туратан. Чайык — ол кенейте јерге батпас суу чыкканы ла ёротинен тўшкени. Бичикте Кудай чайыкты албатыны кинчектен коруп алар арга эдип талдап алат (6:9 баж.). Чайыктан јўк ле сегис кишини аргадаган: Ной, онын ўйи ле ўч уулы ўйлериле кожно. Чайыкты ийерден озо Кудай Нойды сўреен јаан кереп этсин (6:13–16) ле ого чайыкта божобозын деп, тындуларды улусла кожно отургыссын деп јакарган (6:17–21). Ол кереп «Нойдын кереби» деп адалат.

Черт: Нени-нени эдери керегинде кўдўрингилў сўзин бергени. Башталганы деп бичикте черт анылу кыймыгула колбулу. Кезикте колын кўдўргилейтен (14:22), кезикте сўзин берип јаткан кижи оны угуп турган кижиге колын тийгизет (24:3). Анаида берген черттин бузулар учуры ѕок деп бодолотон. Кем-кем Кудайла чертгенде, Кудайды кереечи ле черт бузулбазынын коручызы болзын деп кычырат.

Чындык — Агару Бичикте Кудай да, улус та чындык болор аргалу. Терминнин учуры — «берген сўзине, ёйтёжүге турар, чындык болоры». Кудайдын чындыгы деп Онын улуска кўёнзегени (килемјизи, ајарузы), сўўжи адалат. Авраам ошкош чындык кижи Кудайдын сўзин угар эмезе канайда этсе јакшы, чын болор деп, сананып турар кижи.

Эдемнинг сады: Кудай јерди јайаарда, онын ёзёгине анылу сад ёскўрген (Башталганы 2–3 баж. Палестинанын турган јериле келишитире көрзö, сад кўнчыгышта болгон; ол јер Эдем деп адалган). Садта баштапкы улус јадар учурлу болгон. Садтын ортозында эки анылу агаш ёскён. Бирўзинин јиилектери билгир берер, ады «Јакшы ла јаманды билерининг агажы». Экинчи агаш — «Жўрўмнинг агажы», јиилектери ўргўлji жўрўм берер аргалу болгон. Ол

Агашка бис база катап Агару Бичиктинг калганчы болүүгүндө, «Откровениеде» (22-чи баж.), жолугадыс. Баштапкы улус Кудайдын јакарузын бускан учун, Садтан сүрдүрген, онон улам олордын јўрўми кыска болуп калган. Онын кийнинде садка кирер откўлди ёдёр арга јок, оны «Кудайдын элчилери-херувимдер» каруулдайт.

Кыска статьялар

Адам — баштапкы кишинин ады. Јебрен еврей тилде «адам» онойдо ок «кижи, эр кижи» дегени.

Бальзам — башка бўдўмдў бир канча агаштын ѡарашиб јитту чаганазы, Палестинада, Трансиорданияда ѡарлу.

Билгирдин Агажы — Билгир берер агаш, Эдемнин садында.

Вавилоннын башиназы — Вавилондо сўрекей бийик тудум тударга ченешкени (11:1–9). Улус Кудайла тўнгайләжер кўёндў болгонын керелейт.

Ева — баштапкы ўй кишинин ады. Ева «ончо улустын энези» дегени (3:20).

«Жарашиб јит» — тайган тындуны ёртёғондё јитты Агару Бичикте мынайда адайт. (8:21)

Јўрўмнин Агажы — Йўрўмле колбулу агаш, Эдемнин садында (кўр. Эдемнинг Сады).

Израиль — Иаковтын экинчи ады, «Кудай тартыжып јат» дегени (кўр. Иаков).

Исаав — Исаактын јаан (тун) уулы, адазынан энчи јок арткан. Иаковтын карындажы.

Ишмаэль — Авраамнын јаан уулы, адазынан энчи јок арткан, Исаактын карындажы.

Кабага — тенерини бўлиген кату кўк купол (кўкпек).

Кеденнен эткен кийим — кату кеден бёстён эткен кийим, кижи божогондо, јуук улустары карыкканын көргүзип кийет. Оны онойдо ок кандый бир түбекке түшкенде, Кудайдын алдына бурузын алынганда, кийип жат.

Кök Тенери — Јерден ёрё ончо неме. Кök Тенери эки катту, олорды «кабага» бöлип жат. Кабаганан ёрё кат Кудайдын jýрер жери.

Кудайдын элчизи (ангел) — Кудайдын болушчылары.

Күрмүжектер — ёбёкölöринин эмезе биленин кудайларынын сўрлери.

Ной — чайыктан эзен арткан сок јаныс ук-уйанын јааны (кёр. Чайык).

Нойдын кереби — агаштан эткен сүреен јаан кереп, анда улус ла тындулар жер ўстинде чайыктан аргаданган (кёр. Чайык).

Оникс — баалу таш, башка-башка ёндү ѡлдорлу.

Ок ло јон мал — Јуук Күнчыгыштын кочкүндери эки бүдүм мал туткан. «Јоон мал» — уйлар, букалар, «оок мал» — койлор, эчкилер. Мал — кочкүндердин тös байлыгы болгон. Јебрен еврей тилде бу эки бүдүм малды башка сöstöрлө адаган.

Ӧскö орооннын кижизи — кандый бир ороондо удуруумга жаткан єскö орооннын кижизи, олор бир эмеш ээжилерлў.

Тагыл — таштан јууп эткен эдим, анда Кудайга тайылга эдилет.

Тун уул — адазынын баштапкы уулы. Адазы божозо, онын ордына тун уулы биленин, јöгöн јöйжöнин јааны болот.

Ук-тös (тазыл-тамыр) — уктын, биленин табылганынын түўкизи, «ёбёкозининг тазыл-тамыры».

Ханаан — Јер, Кудай оны Авраамнын калдыктарына берерим деп, сөzin берген. Ол јердин кöп сабазы эмдиги Израильдин јерине кирип жат.

Херувимдер — Кудайдын элчилери, Эдемнин садына ки-
рерötкүшти улустан каруулдазын деп тургузылган (3:24).

Яхве — Эртеги Кереесте Кудайдын ады (köр. Кудай ла
Онын түндештирулери/ көдүринилү аттары).



